

Т.С. УСМАНХОЖАЕВ, С.Г. АРЗУМАНОВ,
С.Т. УСМАНХОЖАЕВ

ДЕНЕ ТАРБИЯ

7—8-класстын окуучулары үчүн окуу колдонмо

Кайра ишгелген жана толукталган үчүнчү басылышы

*Өзбекстан Республикасынын Элге билим
берүү министрлиги басууга сунуш кылган*

«О‘QITUVCHI» БАСМА-ПОЛИГРАФИЯЛЫК
ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ҮЙУ
ТАШКЕНТ — 2017

УЎК: 37.037.1(075.3)

КВК 75.1я72

У 74

Р е ц е н з е н т т е р :

Т. Хайдаров – Ўзбекстан Республикасында эмгек сирирген мугалим;

Р. Д.Халмухамедов – ЎзМДТИ илмий иштер боюнча проректору, педагогика илимдеринин доктору, профессор.

**Республикалык максаттуу китеп фонду
каражаттары эсебинен басылды.**

ISBN 978-9943-22-114-7

© Т.С.Усманхожаев жана б.

© «O'qituvchi» БПЧУ, 2004.

© Т.С.Усманхожаев жана б., Кайра иштеген жана толтурулган, 2017.



КИРИШҮҮ

«Мекенибиздин келечеги, элибиздин эртеңки күнү, мамлекетибиздин дүйнөлүк коомчулуктун арасындагы аброю, оболу, перзенттерибиздин өнүп-өсүп, эрезеге жетип, турмуш жолуна кандай инсан болуп кирп баруусуна байланышкан. Биз мындаи курч чындыкты эч качан унутпастыгыбыз керек».

И. А. Каримов

Ардактуу окуучу, Сен дene тарбия боюнча белгилүү бир теориялык билимдердин негиздерин өздөштүрдүн. Ар түркүн спорттун түрлөрү боюнча баштапкы практикалык көнүкмөлөргө жана адаттарга үйрөндүн. Эми, сен жашың жана жеке мүмкүнчүлүгүндү эсепке алган түрдө мектептин алдындагы спорттук секцияларга, балдар жана өспүрүмдөрдүн спорт мектептерине каттасаң боло турғандыгын айтып өтүү орундуу. Эгерде тандаган спорт түрүндө жаштыктan астейдил, үзгүлтүксүз машыксаң мекендештерин — теннисчилер Денис Истомин, Ирада Төлөгөнова жана Акгул Аманмурадова боксчулар Фазлиддин Гайыпназоров, Шахрам Гиясов, Хасанбай Досматов, Шахабиддин Заиров жана Бектемир Меликозиев, самбо боюнча дүйнө чемпиону Шухрат Хожаев, күрөшчү Баҳрам Авазов, футболчу Миржалал Касымов, дзюдо-чү Абдулла Таңриев, Ришад Сабиров, сүзүүчү Саида Исқандарова, шахматчы Рустам Касымжанов, женил атлетикачы Анвар Күчмурадовдор сыйктуу дүйнөгө белгилүү кишилерден болуп жетишесин.

Ар бириңер өзүнөр каалаган спорттун түрү менен машыгууда жеке өзгөчөлүктөр, дene мүчөлөрүнүн өөрчүү даражасы, дene тарбиялык сапаттары (күч, ылдамдык, чыдамкайлык, шамдагайлык ж.б.)нын абалы, машыгып жаткан спорт түрүнүн кайсы денгээлде

экендигин, құн тартибине туруктуу амал қылышандығы, тамактануу, уйку жана ушул сыйктуулар менен байланышкан болуп, ал 1—3 жылга созулат. Буга ылайық, бул окуу китебинде сен каалаган спорт түрү, анын организм үчүн мааниси жөнүндө, күчтү, шамдагайлышты, реакцияны, көз менен чамалоо, қыймылдын координациясын өнүктүрүү боюнча қызыктуу маалыматтар берилет.

Сен азыр түрдүү өз алдынча дene тарбиялык көнүгүүлөрдү аткара ала турган өспүрүм жаштасың. Сенде күч жана чыдамкайлык активдүү өөрчүп жаткандастын, женил атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, күрөш, велоспорт, калак тартуу жана башкалар менен үзгүлтүксүз машига аласың. Бирок сен белгилүү бир эрежелерге туруктуу түрдө амал қылыш барышың керек болот.

«Ден соолугун жөнүндө сүйлөшөбүз» деп аталган биринчи бөлүмдө өзүндү кандай сезип жатканыңды, пульсунда карап ден соолукту тура көзөмөлдөөнү, туура тамактанууну, канча saat уктоо керектигин, көздү кантип сактоону, өсүп жаткан организмин үчүн өзүнө өзүн кандай жардам беришин мүмкүндүгүн үйрөнөсүн, өзүн өзү укалоо (массаж қылуу) эрежелери менен таанышасың.

«Өзүңө өзүң жардам бер» деп аталган экинчи бөлүмдө сен окуу программасындагы негизги спорт түрлөрү: женил атлетика, баскетбол, волейбол, кол тобу, футбол, гимнастика, күрөш жана сүзүнүн эрежелери менен кененирээк таанышасың. Программада берилген спорттун ар бир түрү боюнча дene тарбиялык сапаттарды өөрчүтүүчү атайын көнүгүүлөрдү аткарасың.

«Ден соолугум чың болсун десең» деп аталган үчүнчү бөлүмдө күчтү, ылдамдыкты, шамдагайлышты, ийкемдүүлүкту, чыдамкайлыкты өнүктүрүү үчүн кандай көнүгүүлөрдү аткаруу керектигин билип аласың.

Демек, сен алдына койгон максатка жетишүү үчүн көнүгүүлөрдү үзгүлтүксүз аткарып турушун керек. Күндөлүк көнүгүүлөр сенин организминди чындайт, эркинди күчтөт, қыйынчылыктарды жеңе алуу жөндөмүндү өөрчүтөт.

I бөлүм

ДЕН СООЛУГУНДА ЖӨНҮНДӨ СҮЙЛӨШӨБҮЗ



Өзүн сезүү, табит, уйку. Ар бир адам жашынан көз карандысыз түрдө, ден соолугу чың болушун каалайт. Ошондуктан, өзүндүн дene тарбиялык абалынды жана ден соолугунду чындоону канчалык эрте баштасаң, келечекте жашоондун ишенимдүү, мазмундуу жана бейкапар, көп кырдуу болушун камсыздайсын. Андай болсо ишти «Эмнеден баштоо керек? Кантип талыгуунун алдын алууга жана машигууларды туура уюштурууга болот?» деген суроо пайда болот. Ал үчүн организмдин эң негизги системалары — жүрөк-кан тамыр ишмердүүлүгүн жана дем алууну өөрчүтүүгө жардам берүүчү көнүгүүнүн түрлөрүнөн баштоо керек. Күндөлүк көнүгүүлөр организминди чындайт, эркинди бекемдеп, кыйынчылыктарды жеңе алуу жөндөмүнду өнүктүрөт. Демек, тынымсыз түрдө жүрүү, чуркоо, сүзүү, туризм, гимнастикалык көнүгүүлөр менен машигууну жолго коюу керек. Алар кишинин бой-келбетин, дene түзүлүшүн сулуу калыптандырат, басуусун женил, кыймылын шамдагай, эпчил кылат.

Булар организмге зыян тийгизбей, тескерисинче жардам бериши үчүн нагрузкалар сага ылайык келип же келбей жатканын билүүң максатка ылайык болот.

Эгерде сен дene тарбиялык көнүгүүлөрдү жан дилиң менен жасап жаткан болсон, демек, бардыгы жайында, нагрузкалар сага ылайык келет жана тынчсыздануунун кереги жок. Эгерде сен көнүлсүз абалда болсон же маанайын түшкүн болсо, өз машигууларындын программасын кайрадан көрүп чыгышың керек. Ашыкча нагрузка алган болушун мүмкүн. Андыхтан чындоочу көнүгүүлөрдүн көлөмүн кыскартуу керек, бирок машигууну толугу менен токtotуп койбо.

Кишинин өзүн кандай сезүүсү организмдин жалпы жана нерв системасынын абалына байланыштуу. Эгерде машигуулар туура уюштурулса жана

үзгүлтүксүз өткөрүлсө, адатта, өзүндү жакшы сезесин. Өзүндү сезүүнүн начарлоосу, көбүнчө дene тарбиялык нагрузканын көп-аздыгына, ошондой эле организмдин жалпы абалындағы өзгөрүлөргө байланыштуу болот. Буга ылайык, өзүн сезүү жакшы, канаттандырлык же начар деп бааланат: Жакшы абалда — тетиктик, маанайда көтөрүнкүлүк; канаттандырлык абалда — бир аз бошондук, көңүлдүн түшүүсү, эмгектенүүгө болгон шыктын төмөндөшү, кысылуу абалдары байкалат.

Табит — бул бүткүл организмдеги тиричиликтин ишмердүүлүгүнүн кандай жүрүп жаткандыгынын көрсөткүчү болуп саналат. Табиттин буулушу же кээде жоголушу ооруп калууга, дененин же нервдик жактан талыгуулары жана уйкуга тойбостукта байкалат.

Дене тарбиясы менен машыга баштагандан кийин, адамдын салмагы азайышы мүмкүн. Бул, албетте, энергия сартоонун артканы, чогулуп калган майлардын эрүүсү, тердөө аркылуу суюктуктун бөлүнүп чыгып кетүүсү менен байланышкан. Бул нерсе табиттин ачылышы менен бирге жүрсө, анда бул адаттагы көрүнүш.

Машыгуулар учурunda тердөөсү — зат алмашуусунун кескин күчөшүнүн натыйжасында болуп өтөт жана бул нормалдуу нерсе. Эмгектенип жатканда тердесе да, дененин температурасы өзгөрбөйт. Бул нерсе көбүрөөк организмдин өзгөчөлүктөрүнө, нагруззага, дene тарбиялык даярдыктын даражасына жана башка себептерге байланышкан. Ысык күндөрү машыгууларды жасоодо тердөө сезилерлик даражада артат.

Натыйжада, тер менен бирге организм үчүн зарыл болгон туздар, керектүү заттар чыгып кетет. Бул учурда организмдин нормалдуу суу-туз балансын сактоо керек. Ал үчүн көбүрөөк суюктук ичүү максатка ылайык болот. Машыгнуу учурunda көп тердөө ден соолугун үчүн зыяндуу экенин эстен чыгарба.

Уйку. Канып уктоо, бул — саламаттыктын белгиси жана жасалып жаткан дene тарбиялык нагрузкаларга чыдамдуулуктун айрым бир көрсөткүчү болуп эсептөлет. Эгер сен дароо, катуу уктап калып эртең менен өзүндү тетик, күчкө толгондой сезип ойгонсон, демек, уйкун өз чегинде (нормасында) экен. Уйкунун бузу-

луусу бул — уйкуга кетүүнүн кыйындашышы, тыңчсыз жана тез-тез ойгонуп уктоо, коркунучтуу (жаман) түш көрүү, аз уктоо, баш оорусу, эмгектенүүгө болгон шыктын төмөндөшү жана уйкудан кийин өзүн оор сезүү дегени.

Уйку организмдин эн маанилүү керектөөсү болуп саналат. Адамдын ийгиликтүү ишмердүүлүгү көп жағынан уйкуга байланышкан. Анткени, уйку учурунда дене-бой эс алат. Өзгөчө, баш мээ катмарынын клеткалары үчүн уйку маанилүү каражат. Уйкуга кетүүдөн мурда аткарылуучу көнүгүүлөр сага күч келбесин. Бул сенин уйкундуң бузулусуна себеп болот. Демек, уйку гигиенасын түркүтүү түрдө сактоо сен үчүн маанилүү шарт болуп эсептелет.

Кечки тамакты уйкудан эки saat мурда же. Кечки тамак жөнүл болушу керек. Ачуу чай же кофе ичүү туура эмес. Желдетилген бөлмөдө, б.а., жайды терезени, кышта форточкины ачып укташ керек. Көнүлгө тийүүчү өчүрүлбөй калган жарық, чуу жана башкаларды жоготуп, токтолуп уктаса, андан да жакшы болот. Он жакка жамбаштап, башты көп бийик кылбай уктаган он.

Уйкуга болгон талап ар кимде ар түрдүү болот. Бирок уйкуга ар күнү бирдей убакытта жатуу жана бирдей маалда турруу пайдалуу. Уйкудан турруунун эн жакшы учуру бул сенин тетик жана жакшы маанай менен турган убактың болот.

Күндүн биринчи жарымында окусаң сабак даярдоону түшкү тамактануудан кийин, оболу таза абада сейилде, дene тарбиялык көнүгүүлөр менен машык, андан соң сабак даярдоого отур. Эгерде күндүн экинчи жарымында окусаң үй тапшырмаларын эрте туруп даярда. Сабак даярдоону ортоочо татаалдыктагы тапшырмалардан баштаганың он. 45 минуттук машыгуудан соң 10 минуталык тыныгуу жаса. Бул убакыттын ичинде бир нече гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасап ал: ийил, отуруп тур, бойду айланма кыймылга келтир.

Көзүнди абайла

Кээ бир балдарда жакындан көрүү оорусу кездешт. Мунун алдын алууга болобу? Албетте, болот. Ал



1-сүрөт.

Учун сен жөнөкөй санитария-гигиена эрежелерин сактооң керек. Мисалы, көздүн жакшы көрүшүндөгү биринчи шарт, өз чегинде жарыктандыруу. Ошондуктан машигып жатканда столду терезеге жакыныраак жана жарык он жактан түшө турган кылышп коюш керек. Мектепте муну врач көзөмөлдөйт. Ўйдө да ушундай шартта иштөөгө амал кыл (1-сүрөт).

Көздү абайлоо учун партада, жумушчу столдо туура отуруу ошондой эле китең окуу, жазуу учурунда дептер көздөн жок дегенде 30 см алыстыкта турушу керек. Жатып окуган зыян. Жакындан көрүүчүлөр көз айнек тагынып алгандары он, анткени ал көздүн чар-choosunun жана көрүнүн начарлашынын алдын алат.

Көздү ар түрдүү сырткы жаман таасирлерден сактоо керек. Кээде бир көздүн жабыркашы экинчи көзгө да орчуундуу таасир этип, анын көрбөй калуусуна себеп болот. Балдар арасында көздүн жабыркашына көбүнчө алардын шоктуктары, б.а. бири-бирине түрдүү буюмдарды атып ойношу себеп болот. Булар түзөтүп болбос көнүлсүз окуяларга алыш келиши мүмкүн.

Устаканаларда иштегенде коопсуздук техникасынын эрежелерине туруктуу турдө амал кылышп, коргоочу көз айнекти тагынып ал, коргоочу экрандардан пайдалан, тарынды жана топондорду эч качан бири-бириңе үйлөбө. Мына ошондо сен көзүндү да, өзүндү да сактаган болосун.

Туура тулку бой жөнүндө

Туура тулку бой деген эмне? Бул адам денесинин жөнөкөй тик абалы болуп, ал туура жана туура эмес өсүшү мүмкүн. Тулку бойдун туура өөрчүгөн болушу омуртка тутумунун жана бут манжаларынын турушунан байкалат, жүргөндө бут женил жана оной көтөрүлөт, чуркоо, секириүү, басууда бардык ички органдарды: көкүрөк клеткасын, ичеги-карын бөлүгүн, денени туура абалда кармагандыктан, ал ар кандай кыймылды жасоону канаттандырат. Башты ийип, желкени кыйшайтып, ичи алдыга чыгарып, буттарды кандайдыр бир туура эмес таштап жүрүүчү адамдагы бул абал, тулку бойдун туура эмес өнүккөндүгүнөн болот. Эмнегедир кээ бирөөлөр тулку бойдун ушундай көрүнүшүн сымбаттуу, көркөм деп эсептешет. Чындыгында, бул көркөм тургай, чындыгында зыян да болуп саналат. Анткени ал ички органдардын иштөөсүн оордотот жана омуртка тутумунун кыйшашоусуна алыш келет. Тулку бойдун бузулусу эмнеден келип чыгат жана кантип анын алдын алса болот? Тулку бойдун бузулусу жана омуртка тутумунун кыйшайышы көбүнчө мектеп жашында болот. Бул балдарда жана өспүрүмдөрдө сөөк-булчун системасынын өөрчүшү али уланып жаткандыгы, сөөктөр ийилчек жана өзгөрүүгө жөндөмдүү болгондугу, о.э. партада туура эмес отуруу, туура эмес туруу ж.б. себептердин натыйжасында келип чыгат. Оор нерселерди кайра-кайра бир колдо көтөрө берүү, созулчак зымдан токулган тор орунга (кровать) жатуу, бойго ылайык келбegen мебелдерден пайдалануу зыян. Мектептеги гана эмес, үйдөгү мебелдер да бойго ылайык болушу керек. Мында стулдун бийиктиги тамандар жерге толук тийип, сан жана балтырлар тик бурчту түзгөндөй болушу керек. Эгерде стул бийигирээк болсо, буттун астына кандайдыр бир нерсе коюлат. Эгер кичине болсо, анда анын бутун керектүү узундукка созуш керек. Стол стулга ылайык келсе, көздөн китеңке чейинки болгон аралык 30—35 см болот жана кол о.э. алакандар столго тегиз коюлат, туура отурууга мүмкүн болот. Окуу, жазуу учурунда стул стoldун астына 3—5 см ге чейин кирип турушу керек. Көкүрөк менен

столдун четине жөлөнбөйт. Денеден столдун четине чейин алакан кендинде жай калышы керек.

Туура эмес тулку бой көбүнчө көп ооруган балдарда да учурайт. Алар жумуш учурунда тез чарчап калышат, натыйжада, туура эмес абалда туруп иштешет. Кийинчөрээк ушундай абалда иштөөгө үйрөнүп калышат. Бул болсо туура эмес тулку бойдун калыптануусуна жана омуртка тутумунун кыйشاюусуна алып келет. Сабак даярдоочу бөлмөнүн жетиштүү жарытылбаганынын натыйжасында да тулку бой бузулат, анткени окуу-жазуу учурунда китеп-дептерге үнүлүп жакын барууга мажбур болот.

Дене тарбиясы менен үзгүлтүксүз машыгуу туура тулку бойдун калыптануусуна жардам берет. Ошондуктан гимнастикалык көнүгүүлөрдүн комплексине түздөөчү (корректировкалоочу) көнүгүүлөр киргизилет. Туура тулку бойду калыптандырууда сүзүү, калак тарттуу, гимнастика, волейбол, баскетбол сыяктуу спорттун түрлөрү пайдалуу болуп эсептелет. Тулку бойдун туура эмес калыптанышы эми башталган болсо, ал эртен мененки дене тарбиялык көнүгүүлөрдүн жардамында жоюлат.

Күн тартибинин бузулушу

Күн тартибинин бузулушу – өз убагында тамактанбоо, уйкуга жатпоо жана башка себептерден улам болушу мүмкүн. Буларды убактылуу жана дайыма жасалуучу зыяндуу (жаман) адаттарга бөлүү мүмкүн. Убактылуу деп эсептелген жаман адаттарга көп тамак жеш, ачуу чай ичүү жана кофени ашыкча ичүү кирет. Дайыма жасалуучу зыяндуу адаттарга: чегүүнү, баңгилекти жана алкоголь ичимдигине үйрөнүп калууну мисал кылса болот. Натыйжада чегүүчү өспүрүмдөр дене тарбиялык нагрузкаларды көтөрө алышпайт, тез чарчашат, көп оорушат. Никотиндин таасири жүрөк жана өпкө ооруларына алып келет.

Алар бир даана тамекинин түтүнүндө жыйырмага жакын уулуу заттар бар экенин билишпесе керек. Сен тамеки чегүүнү баштоодон мурда эмне кылыш жатканынды жана жакын келечекте ал сага кандай зыяндуу кесепттерди алып келээрин терең ойлоп көр.

Тамактануу тартибинин бузулушу. Ашыкча тамактануу бир гана тамак сицируү системасын иштен чыгарбастан, семиздикке да алыш келет. Мындай абал болбостугу үчүн тамактанууну күн боюнча туура бөлүштүрүүгө аракет жаса. Тамактануу учурунда чалгыба, бул тамактын синишине терс таасирин тийгизет. Ашыкча «таши» болгондор дасторкондон өзүн бир аз тойбогондой сезген абалда туруп кетишсин, бул сезим бир аздан соң өтүп кетет.

Ардактуу окуучу, өз күн тартибине бир күндө төрт жолу тамактанууну киргизсөн пайдалуу болот: биринчи тамактануу — суткалык тамактын 25 % ын, экинчи тамактануу — 15 % ын, түшкү тамак — 40 % ын, кечки тамак — 20 % ын түзгөн болсун. Булардын арасында түшкү тамак эң тоюмдуу болсун. Кечки тамакты уйкудан жок дегенде 2 saat мурда же. Мүмкүн болушунча, дайыма бирдей маалда тамактан. Ушундай жол тутулса, адамда шарттуу рефлекс пайда болот жана ал тамактануудан мурда табитти ачат. Табит менен желген тамак жакшы синет. Илимий маалыматтарга караганда, адам 70 жылдык өмүрүндө 8 тонна кант, 11 тонна картошка, 6—7 тонна эт жана балык азыктарын, о.э, 10 миндүйн даана жумуртка жана 10 миндүйн сүт ичээри белгилүү болгон. Тамактанууга адам өмүрүнүн 6 жылы сарпталат экен.

Сергек бол! Бул сөз дарыгерлердин байыркы эрежелеринен болуп саналат. Дене тарбиялык көнүгүүлөр менен үзгүлтүксүз машыкмакчы болгон өспүрүм машыгуудан соң же машыгуу учурунда кандайдыр бир мүчөсүндө оору сезсе, муун ашыкча күчөнүү деп түшүнүү керек. Көбүнчө дене тарбиялык машыгуулар учурунда булчундарда, башта, он бөйрөктө жана жүрөктүн айланасында оору сезилет. Мындай учурда эч качан ооруну женип кетем деп ойлобо же машыгуу программанды аткарууга умтулба. Өзгөчө, жүрөктүн айланасында пайда болгон көнүлсүз ооруларгага токтоолук менен көнүл бур, сергек бол, машыгууну дароо токтотуп, врач менен кенеш.

Булчундардагы оору. Бул оору биринчи дене тарбиялык машыгуулардан кийин же узак тыныгуудан кийин көнүгүүлөр кайра жасалганда пайда болот. Ал мурдагы көнүгүүлөрдө катышпаган булчундардын кү-

чөнүшүнүн натыйжасында, о. э., дene тарбиялык на-
грузкалардын сезилерлүү даражада артып кеткенинен
да келип чыгат. Мындай абал болбостугу үчүн бул-
чундардын күчөнүүсүн эсепке алуу керек. Оорулар
бир нече күнгө созулушу мүмкүн, бирок ал коркунуч-
туу эмес. Булчундардын оорусун азайтуу үчүн өзүнө
өзүн массаж жаса, бассейн же сууда чөмүл, жылуу
ванна кабыл ал.

Оң бәйрөктөгү оору. Оору түрдүү себептерге көрө
пайда болот. Бирок алар нагрузкалардын натыйжа-
сында же тоюп тамактануудан келип чыккандыгынан
ал анчалык коркунучтуу эмес. Оорулар дагы боор, өт
сезгенишинин эсебинен жана карын-ичеги жолдоруна
суук тийишинин натыйжасында да пайда болушу
мүмкүн. Аны үчүн жөнөкөй талаптарга: дene тарбия-
лык нагрузкалардан 2—3 saat мурда тамактанууга,
ошондой эле денени кыздыруучу көнүгүүлөрдү жосоо-
го көнүл буруу жетиштүү болот.

Пульс

Пульс (тамырдын согушу) бул ден соолугундун
күзгүсү, анткени ал жүрөк-кан тамыр системасынын
ишмердүүлүгүн так чагылдырып берет. Адатта, пульс
сол колдун билек артериясына оң кодун 2-, 3-бар-
мактарын коюу менен табылат (2-сүрөт).

Пульсту 15, 30 жана 60 секундада канча соккону-
на карап эсептешет. Дене тарбиялык нагрузкалардан
соң пульсту эң жакшысы бирдей абалда турганда
өлчөгөн оң (жатып, отуруп же туруп). Эртең менен

уйқудан ойгонгондон кийин да өлчөп
койсо болот. Кыздарда балдарга кара-
ганда пульс 7—10 жолу көбүрөөк со-
гот. Балдарда жана өспүрүмдөрдө
пульс чондорго салыштырмалуу сези-
лерлүү көбүрөөк согот. Дене-тарбия-
лык нагрузкаларды аткаруу учурунда
пульс минутасына 100—130 жолу сок-
со, кыймылдуулукту аз деп эсептесе
болот. Пульс 120—130 жолу согуп
жаткан болсо — аны орточо деп,
эгерде пульс 150—170 жолу согуп
жатса анда кыймылдуулук чоң деп



2-сүрөт.

эсептелет. Пульс минутасына 200 жолуга чейин жетсе анда муну чек аралык нагрузка деп атаса болот.

Дене тарбиялық көнүгүүлөр менен үзгүлтүксүз машигуу (айрыкча, чуркоо, сүзүү, велосипедде жүрүү ж.б.) нун натыйжасында организмдин системасынын иши үнөмдүү болуп барат. Керек болгон чыдамкайлыкты эсепке алып машыккан адамдын жүрөгү кан айлануу системасынын иштөөсүнө азыраак күч сарптайт.

Дем алуунун тездиги. Бул жарайандын жүрүшү ар бир адамдын өзүнө байланыштуу. Башкача айтканда, жашына, ден соолугуна, даярдык даражасына, дене тарбиялық нагрузка учурунда болсо анын кыймылдуулугуна жараша болот. Дем тартуу жана дем чыгарууну саноо үчүн алаканды көкүрөктүн ылдыйкы, ичин жогорку бөлүгүнө коюу керек. Мында төмөнкү эрежелерге амал кылуу керек: 1. Демди 2—3 секундадан ашык токтотпо. 2. Мүмкүн болушунча терен дем ал, бул үчүн болсо демди толук чыгар. 3. Кыймылдардын жасалуу удаалаштыгын мүмкүн болушунча дем алуунун ритми (ыргагы)не ылайыкта. 4. Демди көкүрөк кенейгендей кылышп, мурун аркылуу, мисалы, дененин түздөнүшү учурунда тарт. Демди көкүрөк клеткасы жана ич булчундары кыскара тургандай кылышп, мурун жана ооз аркылуу, мисалы, бойду алдыга ийүү учурунда чыгар.

Дене тарбиялык өөрчүү көрсөткүчтөрүн билип ал



3-сүрөт.

Бой (дененин узундугу) — дене тарбиялык өөрчүүнүн эң негизги көрсөткүчтөрүнөн бири. Бойдун өсүшү кыздарда 17—19 жашка чейин, балдарда 19—22 жашка чейин уланаары бизге белгилүү. Үй шартында бойду эшиктин жан жыгачына сызып өлчөп алууга болот (3-сүрөт).

Мында эшиктин бетине арка менен бурулуп түз абалда, бел, тамандар, көчүк жана далыны дубалга тийгизип туруш керек. Баш түз кармалат. Андан соң башка сызгыч коюлат. Боюнду жылына жок дегенде эки жолу өлчө. Өсүүдөн артта калуу эмнелер менен байланышкан экендигин билүүгө аракеттен (оору, жаракат алуу, керектүү өлчөмдө тамактанбоо жана башка шарттардын натыйжасын-

да). Врач менен кенеш, ал сага жогоруда саналган тоскоолдуктарды жоюуга жардам берет. Күн бою табигый түрдө бойдо бир аз созулуп-кыскаруулар болушу мүмкүн. Эрте менен бойдун узарышы, кечке барып бой 1—2 см ге кыскарышы мүмкүн. Азыркы учурга келип акселерация абалы эрте башталып, дene тарбиялык жактан тез өөрчүү жана жыныстык тез же-тилүү болуп жатат. Адистер тарабынан акыркы 10 жылдын ичинде бой орточо 10 см ге өскөндүгү аныкталган.

Бойдун өсүүсүнө бир нече факторлор терс таасир көрсөтөт. Атап айтсак, тукум куучулук, тамактануу, жугуштуу оорулар, жүрөк оорулары, узакка созулган (хронические) оорулар (сөөктөрдүн, бөйрөк, боор, ичеги-карын жана ички секреция бездерин, калкансымал без, бөйрөк үстү бездеринин оорусу), географиялык чөйрө, климаттык шарт жана башка. Дене тарбия жана спорт менен дайыма машыгуу организмдин жакшы өөрчүүсүнө он таасир көрсөтөт, анын өсүшүнө ынгайлуу шарт түзөт.

Өсүү учүн өзгөчө созулуу көнүгүүлөрү (асылуу, тартылуу), секириүү көнүгүүлөрү (бийиктикке, аралыкка), алдыга жана аркага, капитал жактарга ийилүү, жеңилдетүүчүү көнүгүүлөр, массаж (укалоо), суу процедуналары жана күнгө күйүүнү колдонуу өтө пайдалуу болот. Баскетбол, волейбол, сүзүү менен машыгуу да өсүүгө жакшы жардам берет. Мына ошентип, 18—20 жаштарда өсүү үчүн атайын таасир көрсөтүү сезилерлүү жардам берет.

Боюн өстүрүүнү каалагандар төмөнкүлөрдү аткарын:

1. Туура тамактан. Гречкалуу, сүттүү ботколорду, бал менен быштакты, боор менен жумуртканы, түрдүү жер жемиштер менен мөмөлөрдү, зайдун майына бышырылган тамактарды, сабиз жана башкаларды жеп турууш керек.

2. Сергек жашоо мүнөзүнө амал кыл: күн тартибин түзүп, ага туруктуу түрдө амал кыл, зыяндуу адаттарды ташта, дene тарбия менен сөзсүз үзгүлтүксүз машыгып, көбүрөөк өсүүчү дene мүчөлөрүнө таасир көрсөтүүчүү көнүгүүлөрдү жаса, ошондой эле, баскетбол, волейбол сыйктуу спорт түрлөрүнө катыш.

3. Атайын көнүгүлөрдү жаса, б. а., жумасына 2—3 жолу бассейнде (дарыя, көлдө) сүз, саунага түш, массаж жана чындоочу көнүгүлөрдү жаса.

Бой өсүүсү үчүн жардам бере турган атайын көнүгүлөрдүн үлгүсү менен тааныштырабыз. Бирок, баштап, ишти жөнөкөй кыздыруучу жалпы өөрчүтүүчү көнүгүлөрдөн башта. Ал үчүн жүр, андан соң кол, бут, омуртка тутумдарынын муундары үчүн айланма кыймылдарды жаса, алдыга, жамбашка, артка ийил, кайрылуу, силкинүү көнүгүлөрүнөн пайдалан. Андан соң (3—5 минута) женил чуркап, аягында атайын көнүгүлөрдү жасоого кириш:

1. *Жогоруга тартылуу.* Дубалдын алдына туруп буттун учу менен сыйыктан үзүлбөстөн мүмкүн болушунча түздөнүп тартыл.

2. *Турникте тартылуу.* Баштап тартыл, кийин түздөнүп, мүмкүн болушунча бошош жана бир нече секундага асылып тур.

3. Асылып туруп буттарды онго-солго сааттын мајтниги сыйактуу термелт (булчундар мүмкүн болушунча бош коюлган болушу керек).

4. Бошошкон абалда асылып туруп, денени онго-солго бур.

5. *Бийиктикке секириүү.* Кезеги менен он, сол кийин эки бут менен теминип секир. Секирип, бийикте жайгашкан же асып коюлган нерсеге колунду тийгизүүгө аракет жаса.

6. *Баштапкы абал.* Чалкалап жатып, буттарды түз сун, колдорду эки жакка жаз. Кезек-кезеги менен бир он бутту, кийин сол бутту тик бурч кылып көтөр. Буттарды бириктирип, түздө жана алдыга ийип көтөрүп баштан «ашырууга» аракеттен.

Ар бир көнүгүнү 8—12 жолудан кайтала.

Массаж жасоо (укалоо)ну үйрөн

Ардактуу окуучу! Сен, денедеги урунган жерди же жыгылгандағы ооруган жайды сыйпалаганын көп көргөнсүн. Албетте, сен булардын массаждын баштапкы усулдары экендигин билбессин. Бирок, массаждын мааниси ушуну менен гана чектелип калбайт.

Дене тарбиялык талыгууну кантип жоуюга болот? Кээ бирөөлөр мунун жолу диванга жатып алуу же

ыңгайлуу креслодо отуруу деп эсептешет. Бирок, 3—5 минуталык массаж чарchoону жоготуп, тетиктештириши мүмкүн. Массаждын өзгөчө жакшы жагы, анын жөнөкөйлүгү, ыңгайлуулугу жана түрдүү абалдарда каалагандай түрдө жасалышы мумкундүгүндө. Массаж өз денесине жардамчы каражат катары, дene тарбия сабагынын алдынан булчундар о. э. муундарды дene тарбиялык көнүгүүлөргө даярдоо максатында кыздыруучу көнүгүүлөр катары, сабактан кийин болсо, чарchoону жоюу үчүн колдонулат. Бир сөз менен айтканда, сен ден соолугу чың жана сулуу, тетик, күчтүү жана шамдагай болууну каалайсыңбы? Сенден бардык сабактардан кийин да эч качан жакшы маанай кетпестигин каалайсыңбы? Демек, бул максатта сага массаж жардам берет.

Көпчүлүк массажды ким ойлоп тапкан жана аны каерде биринчи болуп колдонулгандыгын айтып бере албаса керек. Белгилүү болгондой, эрабыздан жыйырма беш кылым мурда да массаж усулдары (Индияда, Кытайда, Байыркы Египетте) пайдаланылган. Байыркы Грецияда жасалган көптөгөн вазаларда массаж жасоого байланышкан сүрөттөр сакталып калган. Гиппократ, Демокрит массажга өзгөчө көнүл буруп, аны спорттун, мектептин жана армиянын турмушунда колдонушкан. Ошону менен эле бирге Абу Али Ибн Сина өзүнүн «Тиб канондору» китебинде массаж (укалоо)ды биринчилерден болуп классификациялап (бөлүштүрүп) берген: тынчтандыруучу, бошондотуучу, тетиктештирүүчү ж. б. Окумуштуу массаждын адам денесин чың жана тетик кылуудагы маанисин негиздүү түрдө жазып калтырган. Спорт оюндарынын катышуучулары мелдешүлөрдөн мурда чөмүлүшкөн, денеге массаж жасашкан. Мелдешүлөрдөн соң күчтүү кайра калыбына келтириүү, толуктоо максатында суу куюудан пайдаланышкан. Ар түрдүү жаракаттанууларда да массаж колдонулган. Римдиктерде массажды колдонуу абдан кенири жайылган. Аны ошол учурда императордон баштап кулга чейин пайдаланышкан. Император Марк Аврелийдин сарай дарыгери массажды женил сыйпалоодон баштоону, кийин аны акырындык менен күчтүүнү жана дагы женил усулдарды колдонуу менен аяктоону сунуш кылган. Азыр-

кы күндө да массаж жана өзүн-өзү массаж қылуу ар бир адамдын турмуштук талабына айланышы, эмгек, окуу жана эс алууда, ооруну жоготууда жардамчы каржат болуп калышы керек.

Массажды туура колдонуу үчүн анатомия жана физиология боюнча элементардык билимдерден карбадар болуш керек. Киши организми миллиарддаган клеткалардан түзүлгөн. Клеткалардын топтору организмдин ткандарын пайда қылат. Мисалы, булчун клеткалары — булчун ткандарын, нерв клеткалары — нерв ткандарын, эпителий клеткалары — тери ткандарын пайда қылат. Биздин бардык мүчөлөрүбүз ткандардан түзүлгөн жана өз ордунда системаларга группаланат: баш мээ жана жүлүндөн чыгуучу нервдер — нерв системасын, булчундар — булчун системасын түзөт.

Массаж булчундарга өтө жакшы оң таасир көрсөтөт. Кишинин денесинде 400 дөн ашык булчундар бар жана алар дene салмагынын 35—40 % ын түзөт. Булчундар канчалык жакшы өөрчүгөн болсо, адам ошончолук күчтүү болот.

Массаждын таасиринде булчун ткандары кычкыл-тек жана азык заттар менен жакшыраак камсыз болот, а бул болсо бүткүл организмдин ишмердүүлүгүн арттырат.

Массаж да музыка сыйктуу көтөрүнкү маанай жаргууга, ооруну басандатууга, тетиктик жана женилдик сезимин пайда қылууга жардам берет.

Массаж, өзгөчө, 16 жашка чейин болгон балдар үчүн керектүү каражат. Дене-тарбиясы жана массаждан бир убакыттын өзүндө ан сезимдүү түрдө туура пайдалануу тарамыштар менен муундарды чындоо мүмкүнчүлүгүн берет.

Массаж жасоо жолдорун жакшы өздөштүрүп ал. Ал үчүн төмөнкүлөргө амал кыл:

1. Массаж жасаганда терини шылып жибербестиги үчүн кол териси жылма жана кол жумшак болушу керек.

2. Өзүнө өзү массаж жасоодо көбүрөөк кургак массажды колдоо керек, б.а., сүртүүчү каражаттардан пайдаланба.

3. Эгерде массаж алакандарда, муундарга, булчундарга жасалып жаткан болсо, анда атайын кремдерден пайдалан.

4. Массаж жасоочу кыймылдарды лимфа бездерине тийгизбей жасаш керек. Мисалы, колду массаждоодо бармак учтарынан баштап, билек муунуна чейин билек муунунан колтук астына чейин улантат, анткени ал жерде лимфа бездери бар. Мындай бездер тизе астында жана дененин башка жайларында бар экенин унутпа.

5. Массаж учурунда бүткүл дene мүчөлөрү бош коюлушу керек, анткени бул нерсе процедуранын (массаждын) пайдасын арттырат.

6. Массаждан мурда колду самындап жууну же одеколон менен сүртүнү унутпа.

7. Массажды мүмкүн болушунча жылаач денеге жаса, күн суук болсо ички кийимдин үстүнөн да жасасан болот.

8. Массаждан кийин оору болбостугу керек экенин эсинден чыгарба.

9. Массажды он колдо да, сол колдо да жосоону үйрөнүүгө аракеттен. Шашылба.

10. Жаракаттын үстүнөн массаж жасоо мүмкүн эмес.

Лимфа бездери шишигенде массажды токtot жана врачка кайрыл. Массаж жалпы жана айрым бөлүктөргө жасалуучу массаж болуп бөлүнөт.

11. Жалпы өзүн-өзү массаждоодо, баштан аяк бүткүл дененин мүчөлөрү массаж кылынат, ал 20—25 минутага созулат.

12. Айрым мүчөлөргө массаж жасалганда, мисалы кол, бут же далыга ж.б. массаж кылынат, ал 5—10 минутага созулушу мүмкүн.


Жалпы өзүн-өзү массаж кылуу. Бул массаждын өтө көп усулдары бар. Сен билип алышың керек болгондору менен тааныш: сыйпалоо; кысуу; силкитүү; укалоо; тез, жай жана каршы кыймыл менен уруу усулдары.

20 минуталык массажга сыйпалоо, силкитүү, уруу усулдары жана жай кыймыл менен ишке ашырылуучу массаждар кирет. Жай кыймыл усулу 2 минута, кысуу жана укалоо — 8 минута, эзүү усулу 10 минутага созулат.

Сыйпалоо. Бул усул алакан менен жасалат. Мында баш бармак өзүнчө,



4-сүрөт.



5-сүрөт.

калган төрт бармак бирге кыймылга келтирилет. Массаждалып жаткан жайга алаканды коуп женил басылат. Бул иш бир же эки колдо кезеги менен аткарылат. Сыйпалоодо бир алакан түз, экинчиси жылан изи түрүндө кыймылга келтирилсе натыйжа күтүлгөндөй болот (4-сүрөт).


Кысуу. Бул усулда баш бармак сөөмөй менен биритирилет, манжалар алакан менен ылдыйга бурулат, ал массаж кылынып жаткан жайга капиталынан коюлат жана ушул жер баш бармак менен кысылат. Кысуу алакандын капиталы менен да жасалышы мүмкүн, мында бармактар женил бүгүлгөн болот. Манжалар да булчундарга салыштырмалуу капитал боюнча жайгашканынча калат. Кысууну дагы да натыйжалуу кылуу учун усулду жасап жаткан колдун үстүнө экинчиси коюлат (5-а, б сүрөттөр).

Эзүү. Бул — булчундарга массаж жасоодогу негизги усул болуп саналат.

Ординардык эзүү. Бул усул жоон санга, желкеге, колго, көкүрөккө, жамбашка, курсакка, балтыр булчунуна жасалат. Булчунду бармактар менен капиталдан каттуу жана түз кармап, кийин бармактар жыйрылып, булчун акырын тартылат жана төрт бармак жакка карай айланма кыймылы жасалат. Андан соң булчунду женил коё берип, алакан менен сөөккө кысылат. Ушул тартипте акырындык менен жогору көздөй кыймыл жасалат (6-а сүрөт).



6-а сүрөт.



6-б, в, г, д, е сүрөттөр.

Кош гриф. Бул усул чоң жана жакшы өөрчүгөн булчундар — балтыр, жоон санга колдонулат. Аны жасоодо бир кол экинчи колдун үстүндө болот (6-б сүрөт).


Кош айланма эзүү. Бул усулда булчундар эки колдун бармактары менен эзилет жана кол акырындык менен төрт бармакты көздөй жылат (6-в сүрөт).

Бармактын жастыкчалары (муунчалары) менен эзүү. Бул усул бир, эки же бардык бармактар менен аткарылат (6-г сүрөт).

Муш кылып женил түйүлгөн бармак (кол) менен эзүү. Бул усулду жасоо үчүн төрт бармак женил гана бир аз бүгүлүп муш кылынат. Андан соң булчунду сөөктү көздөй эзип, чыканакты көздөй кол жылдырылат, баш бармак болсо алдыга жасалуучу кыймылды женилдетүү жана эзүү күчүнүн бирдей болуусун камсыздоо максатында массаждалып жаткан жерге тиреп коюлат (6-д сүрөт).

Силкитүү. Бул усул бошошкон ири балтыр, жоон сан, желке, куйрук булчундарын бармактын учу менен силкитип аткарылат (6-е сүрөт).

Укалоо. Бул — бир, эки же бардык бармактардын



7-сүрөт.

жумшак жайы менен түз сзызктуу түрдө жана айланма тартипте укалоо (7-а сүрөт).

Алакан менен түз сзызктуу (узунуна) укалоо (7-б сүрөт).

Чымчып, түз сзызк бойлоп укалоо (7-в сүрөт).

Муш кылып түйүлгөн бармактар менен таажысымал укалоо (7-г сүрөт).

Тез, жай жана каршилык көрсөткөндөй кыймылдар. Бул усул баш, кол, бутта ишке ашырылат (8-сүрөт).

Уруу усулдары (муштоо, шапылдатып уруу жана «кесүү»):

1. Муштоо — бармактар муш кылынып, алакандын капталы менен аткарылат.

2. Шалыпдатып урууда алакандын бармактары төмөнгө каратылат жана бармактар алаканга кысылат. Сокку бармактар менен берилет.

«Кесүү» усулунда алакандар жайылып, бармактар кең керилет жана бош коюлат. Уруу усулдары бир калыпта



8-сүрөт.



жана 1 секундада үчкө чейин аткарылат (9-сүрөт).

Шилтөө. Бул амал массаж бүткөндөн соң, отурған, жаткан же турған абалда аткарылат. Шилтөөдө булчундар мүмкүн болушунча бош коюлат.

9-сүрөт.



Бөлүм боюнча суроолор

1. Сен ден соолугунду чындоо үчүн кайсы денетарбиялык көнүгүүлөрдөн пайдаланган болоор элең?
2. Дене тарбиялык көнүгүүлөрдүн табит үчүн кандай таасири бар?
3. Каңып уктоо, женил гимнастикалык көнүгүүлөр жана ачық абада сейилдөөнүн кандай мааниси бар, айтып бер?
4. Күн тартибинин бузулушу адам организмине кандай таасир этет?
5. Сен өз күн тартибинде тамактануу нормаларын кандай уюштургансың?
6. Түрдүү көнүгүүлөрдү жасагандан кийин булчундар жана башка дене мүчөлөрүндө оору сезилсе, эмне кылуу керек?
7. Пульс деген эмне, аны кантип өлчөөнү, кимде канча болуусун билесинбى?
8. Сен туура дем алууну билесинбى? Аны кыймылдарга ылайыктап аткаруунун пайдасы эмнеде?
9. Дене тарбиялык өөрчүү көрсөткүчтөрү кайсылар? Боюндуң жана денендин өсүшүнө дене тарбиясы жана спорттун таасири кандай?
10. Эртең менен өзүн-өзү массаждоо, сыйпалоо жана башка процедуralардан машыгууларга чейин жана кийин пайдалануунун организмге таасири кандай?

II бөлүм**ӨЗҮНӨ ӨЗҮН ЖАРДАМ БЕР**

Мектепте окутуунун негизги түрү бул сабак. Ошондуктан, окуучулар мындан ары дene тарбия сабактарында көнүгүүлөрдүн жаны түрлөрүн, спорт илиминин негиздери, мелдешүүнүн эрежелери менен таанышышат. Сабак аркылуу ар бир окуучунун дene тарбиялык мүмкүнчүлүктөрү жана жөндөмдөрү аныкталат. «Алпамыш» жана «Барчынай» тест нормативдерин тапшырып, классаштары арасында өзүнүн ар таралтуу ордун тактап алышат. Мисалы, чуркоодо, секириүүдө, алыска предмет атууда жана спортун башка түрлөрүнөн нормативдерин (белгиленген чекте) тапшырышканда классаштар өз орундарын ким бириңчи, ким экинчи деп дароо эле аныктап алышат, анткени бардык окуучулар бир шартта мелдешке катышышат. Класстык курама команданы түзүү үчүн сабак учурунда бир нече окуу оюндарын өткөрүү жетиштүү болот. Окуучулар дene тарбиясы боюнча өткөрүлгөн сабактарда булардан сырткары, спортун түрлөрүнүн тарыхына байланыштуу маалыматтар, машыгуу учурундагы коопсуздуктун эрежелери, нагрузкалардын чегин (нормасын) аныктоого байланышкан билимдерге ээ болушат, ошондой эле денедеги айрым булчундар үчүн үйгө тапшырма алышат. Балдар программада көздө тутулган тапшырмаларды эсепке алган түрдө, туруктуу удаалаштыкта спорт түрлөрүнүн техникасын аткаруу жөнүндө, мелдешүүнүн эрежелери, татаал кыймылдарды бат өздөштүрүү жана дene тарбиялык сапаттарды өрчүтүүгө байланышкан үй тапшырмаларын алышат. Буларды өздөштүрүп алгандан кийин, алар өздөрүнө өздөрү жардам беришет жана белгилүү бир спортун тармагы боюнча астейдил машыгуу үчүн өздөрүнө өздөрү жол ачышат.



ГИМНАСТИКА

Спортун бул түрү тулку бойдун бардык булчунда-рынын өрчүүсү жана чыныгуусуна жардам, бой-келбетке көрк, кыймыл-ракетте женилдик берет жана

сулуулуктун болуусун камсыздайт. Гимнастикалық көнүгүлөрдү жасабай туруп, спортчулар дene тарбиялык даярдыктарынын бекем пайдубалын қурууга мүмкүнчүлүк ала алышпайт. Башкача айтканда, булчундардын системасын жана сөөк-муун аппаратын гимнастика (ийилчектик, ийкемдүүлүк боюнча көнүгүлөр) жана акробатика (баштан ашып тоголонуу, «көпүрө» пайда кылуу) гана бекемдейт. Дене тарбиялык көнүгүлөр үзгүлтүксүз аткарылып турганда жана машыгуу сабактары туура уюштурулганда гана гимнастика ден соолукту чындоого, кыймыл аппаратын өөрчүтүүгө, ар тараптуу дene тарбиялык өнүгүүгө жана ар түркүн кыймылдоо көнүкмөлөрүн өздөштүрүүгө жардам берет. Гимнастика менен машыгуу гана ылдамдык, күч, чыдамкайлык, ийилчектик сапаттарын ээлөө үчүн жана муундардын кыймылдуулугу, кыймылдын координациясы, булчундарды бошоштура алууну камсыздоо жана көнүкмөлөрдү пайда кылуу мүмкүнчүлүгүн түзөт.

Гимнастиканын түрлөрү

Адамда түрдүү кыймылдарды аткаруу жөндөмү бар. Ошондуктан да гимнастикалық көнүгүлөр ар түркүн жана бул көнүгүлөр түрлөргө бөлүнгөн.

Негизги гимнастика — гимнастиканын салыштырмалуу көз карандысыз түрү болуп, түрдүү жаштагы адамдардын жалпы дene тарбиялык өнүгүүлөрү жана саламаттыктарын чындоосу учүн дene тарбияда колдонулат.

Машыгууларды катарга тизилүү, жалпы өнүктүрүүчү жана практикалык көнүгүлөр, түрдүү секириүүлөр, гимнастика шаймандары менен көнүгүүлөр жасоо, көркөм гимнастиканын жөнөкөй элементтери жана акробатика көнүгүүлөрү аткарылат. Организмдин иш жөндөмүн арттыруу, туура тулку-байду калыптандырууда негизги гимнастика чоң мааниге ээ. Машыгуулар так иреттүүлүк, туруктуу тартип жана музыканын коштоосунда алып барылат.

Аялдар гимнастикасы негизги гимнастика түрлөрүнөн бири болуп, анда аялдардын организминин өзгөчөлүктөрү эсепке алынат.

Анда ийилгичтики, тартылғычтыкты өнүктүрүү, кыймылды эстетикалык жактан мұнөздөө, ритм жана темпти тууу тажрыйбалары ээленет, тулку-бой, жүрүү жакшырат, өркүндөйт. Машыгуулар, адатта, музыканын коштоосунда өтөт. Аларды жумасына 2—3 жолу өткөргөн он.

Атлетикалык гимнастика күчтү өнүктүрүүгө арналған дene тарбиялык көнүгүүлөрдүн системасы болуп, әркектердин сырткы көрүнүшүн жана ар тараптуу дene тарбиялык даярдыгын калыптандырууга багытталган.

Кесиптик-практикалык гимнастика дene тарбиясынын курамдык бөлүгү болуп, машыгуучуларды жалпы дene тарбиялык өнүктүрүүгө, алардын кыймыл жөндөмүн өркүндөтүүгө, тандаган кесиптерин ийгиликтүү ээлөөсүнө багытталган.

Жалпы орто билим берүүчү мектептерде дene тарбиясы боюнча окуу иштери жарайянында балдарды ар тараптуу дene тарбиялык жактан даярдоо үчүн **аскер-дик-практикалык гимнастикадан** пайдаланылат.

Спорттук-практикалык гимнастика ар бир спорт түрүнүн жалпы жана атайын дene тарбиялык даярдашуу бөлүгү саналып, спорттук натыйжаларынын өсүүсүн тездетүү мүмкүнчүлүгүн берет. Демек, гимнастиканын бул түрү татаал кыймылдар менен байланышкан спорт түрлөрүндө (суга секириүү, күрөш жана башка), акробатика көнүгүүлөрүндө кенири колдонулат.

Гигиеналык гимнастика адамдарды дene тарбиялык жактан тарбиялоо жана ден соолугун чындоонун кең тараптан каражаты эсептелип, алар менен түрдүү топтордо, мектептерде сабактардын башталышы алдынан машыгуу мүмкүн. Машыгууну эртең менен, же күндүзү (тамактанып болгондон 1,5—2 saat өтүп) жана кечинде уйкудан 1—2 saat мурда өткөрүүгө болот. Мектеп күн тартибинде гигиеналык гимнастикадан окуучулардын окуу-иш жөндөмдөрүн арттыруу, талыгуусун жоюу, түрдүү оорулардын алдын алууда пайдаланылат.

Жалпы спорттук гимнастиканын түрлөрүнө, мисалга, спорт гимнастикасы, көркөм гимнастика жана спорт акробатикасы кирет. Алар спорттун өз алдынча түрлөрү катары калыптанган жана өнүгүп жатат. Бул түрлөрдүн өзүнчө башталгыч элементтери жалпы би-

лим берүүчү мектептердин дene тарбия программысына киргизилген. Алардын жардамында «Алпамыш жана Барчынай» атайын тесттеринин айрым жеке милдеттери чечилет. Спортчуларды даярдоо жана спорт мелдештерин өткөрүү практикасында көнүгүүлөрдүн эки классификациялык программысы колдонулат. «Б» классификациясы боюнча спортчулар жалпы мелдештерге даярдык көрүшөт. Бул программа «А» классификациясына салыштырмалуу жеңилдештирилген жана бир топ татаал көнүгүүлөргө даярданган спортчулар үчүн, мамлекетте жана эл аралык аренада ири масштабдагы мелдештерди өткөрүү үчүн киргизилген.

Спорт гимнастикасы эркек жана аялдардын көнүгүүлөрү, көпкүрөштүн түрлөрүнөн турат. Эркектердин көпкүрөшүнүн курамына эркин көнүгүүлөр, кен көнүгүүлөрү, алкак, брус жана турниктеги көнүгүүлөр кирет. Ал эми аялдардын көпкүрөшүнө болсо эркин көнүгүүлөр, таянып секириүүлөр, жалгыз устунда жана ар түрдүү бийиктиктеги брус көнүгүүлөрү кирет.

Көркөм гимнастика ар түрдүү спорт шаймандары менен же аларсыз аткарыла турган чоң сандагы түркүн көнүгүүлөрдү өз ичине алат.

Спорт акробатикасы ар түркүн көнүгүүлөргө бай: акробатикалык секириүү, жуптук көнүгүүлөрү, «үчтүктөгү» (аялдар) жана «төрттүктөгү» (эркектер) көнүгүүлөр, о.э., аралаш жуптуктар үчүн көнүгүүлөрдөн турат.

Танкы гигиеналык гимнастика жалпы өнүктүрүүчү кыймылдар менен чогуу аткарыла турган гигиеналык гимнастикалык топту түзөт. Аларды ден соолукту чындоо максаты, жалпы шарт жана көнүгүүлөрдү өткөрүү эрежелери бириктирип турат. Демек, бардык көнүгүүлөр машыгуучунун жашы жана даярдыгына төп келиши зарыл. Көнүгүүлөр организмге ар тараптуу таасир көрсөтүшү, дene муундары жана булчундарын кыймылга келтириши керек. Кыймылдар түрдүү бағыттарда аткарылышы керек: өзгөрмөлүү ылдамдык жана ар түрдүү мүнөздөгү күчөнүү менен (тез, жай, күчөнүп жана бошошуп ж.б.). Ошону менен бирге, ар түрдүү дем алууларды (көкүрөктө, диафрагмалуу, аралаш) өздөштүрүүгө көнүл буруу жана демди узак убакыт тутуп турууну үйрөнүү керек.

Адам уктап жатканда булчундары гана эмес, о.э., эң оболу, нерв ткандары да эс алат. Аларда азық заттарына жана кычкылтекке болгон талап азаят. Жүрөктүн иши жана анын кубаттуулугу төмөндөп, дем алуу азаят, булчундардын тонусу нормалдуу болот, ткандар аралык суюктук алмашуусу ақырындайт. Адам ойгонуп, ақырындап тетиктеше баштайт жана иш жөндөмүнө кайтат. Атайын уюштурулган дене тарбиялык машыгуулар — таңкы гигиеналык физзарядка иш жөндөмүнүн салыштырмалуу тез калыбына келүүсүнө таасир этет, организмге зарыл болгон дене тарбиялык нагрузканы берет. Кантип таңкы гигиеналык физзарядканы үзгүлтүксүз машыгууларга айландыруу мүмкүн? Эң оболу, аны жетерлүү узак мезгилге пландаштыруу керек, мисалы, бир жылга. Ар айда көнүгүүлөр комплексин алмаштырып туруу жана ар бир көнүгүүнүн санын 1—2 даанага көбөйтүп баруу зарыл. Көнүгүүлөрдү аткаруу маалында дем алуунун ылдамдыгы эсепке алынат.

Таңкы гигиеналык дене тарбиянын кәэ бир көнүгүүлөрү спортчуларга бир аз женил көрүнөт, илгери мындай дене тарбиясы менен машыкпагандарга болсо татаал туюлат. Ошондуктан ар бир спортчу машыгууларга өзү ондоолор киргизиши, жадагалса толук комплексти өзү кайра түзүшү мүмкүн. Мында гигиеналык жактан өзүн актаган көнүгүүлөрдүн төмөнкү удаалаشتыгынан пайдаланылат:

1. Таңкы гигиеналык дене тарбияны организмдин тетиктик абалына тез өтүүгө таасир көрсөтө турган көнүгүүлөр менен башташ керек (терен дем тартуу, жүрүү, тартылуу, эркин чуркоо).

2. Кийин кол булчундары учүн көнүгүүлөрдөн пайдаланылат (колдорду жазып-бүгүү, түрдүү багыттарда кескин аракеттерди, бүгүлгөн же түз колдор менен айланаларды жасоо). Бул көнүгүүлөр муундарда кыймылдуулуктун артуусуна таасир этет.

3. Андан соң болсо буттар үчүн көнүгүүлөрдү аткаруу сунуш кылынат (тизени бүгүп-жазуу, шилтөөлөр, жарым отуруу, отуруулар, ар түрдүү шилтенип төминүүлөр).

4. Кийинки орунда дene жана бел булчундары үчүн көнүгүлөр аткарылат (алдыга-артка, капитал жактарга ийилүлөр, бурулуулар, баш жана дene менен он жана солго айланма кыймылдар). Бул көнүгүлөрдүн тобу окуучулар үчүн өтө маанилүү, анткени сабак учурунда көп убакыт партада отурууга туура келет. Бул болсо булчундардын алсыроосуна, белде оору пайда болушуна алтып келиши мүмкүн...

Гимнастика сабактарында сен көнүлүндү, оболу, акробатика көнүгүлөрүн аткарып, шамдагайлык, ийкемдүүлүк, кыймылдар координациясын, күч, бардык муундарда кыймылдуулукту өнүктүрүүн, арканга чыгууну машыгып, күчтү, чыдамкайлыкты, шамдагайлыкты өстүрүүн, гимнастикалык, «Козёл»дордон таянып секирип өтүп, жалгыз устун жана брустарда асылып, таянып (ийилчектик, чыдамкайлык), залда же мектептин саламаттык шаарчасында тосмолорду женип өтүп, шамдагайлыкты, эпчилдикти өркүндөтүүн керек. Кыздар жалгыз устундун үстүндө алкакта, топ, секиргич жип, кеглилер менен көнүгүлөр аткарып, ийкемдүүлүкту өнүктүрүштөт. Санап өтүлгөн көнүгүү түрлөрү өткөн класстарда да үйрөнүлгөнү себеп, алар жөнүндө толук токтолуп өтүү шарт эмес. Бирок сабактарда гимнастика боюнча дene тарбиялык көнүгүлөрдү аткарган маалында, аспап-шаймандардан пайдаланууда өзүн тууунун негизги эрежелерин билип ал:

1. Бузулган курулмалардан пайдаланба.
2. Кызытуучу көнүгүлөрдү аткарбай туруп негизги көнүгүлөрдү баштаба.
3. Шеригин же чондордун жардамы зарыл болгон татаал көнүгүлөрдү өз алдынча аткарба.

Таңкы дene тарбия көнүгүлөрү

Эркин машыгуулардын баштапкы эң оной жана жөнөкөй формасы — бил таңкы гигиеналык гимнастика болуп саналат. Гимнастика уйкуну бат ачып, тетиктештире, организмдин ишин активдештире, борбордук нерв системасын тынчтандырат, бир сөз менен айтканда, бүткүл организмге чындоочу таасир көрсөтүп, көнүлдөгүдөй маанайды жаратат. Ошондуктан ар күнүндү таңкы гимнастика менен башта.

Гимнастикалык көнүгүүлөрдү аткарууга киришкенде ушул эрежеге амал кыл: машыгууну жөнөкөй көнүгүүлөрдөн башта, соң татаалыраак көнүгүүлөргө өт. Нагрузка бардык булчун топтору — колдор, буттар, денеге белгилүү даражада таасир көрсөтсүн. Дем алуунду күзөтүп бар — ал терең, бир калыпта, кыймыл ылдамдыгына ылайык болсун. Татаал кыймылдарды аткарғандан соң 30—35 секунд эс ал жана булчундарды бошоштур. Машыгуунун аягына барып нагрузканы акырындык менен азайт.

Көнүгүүлөр комплексин жашың жана дene тарбиялык өнүгүүнө ылайыктуусун танда. Алар күчтү да, ийилчээктити да, шамдагайлыкты да өнүктүрсүн. Арада булчундардын бир тобуна нагрузка берип, башкасына дем берүүнү да көздө тутсун.

Таңқы гимнастиканы жакшысы ачык абада терезе же форточеканы ачып коюп аткар.


Жалпы нагрузка көнүгүүлөрдүн көлөмү жана алардын мазмунуна гана эмес, о.э. кайталоолордун саны жана аткаруу ылдамдыгына да байланыштуу экендин унутпа. Бул орунда баштап өзүндү кандай сезип жатканыңа, чарчоондо көнүл бур. Булчундардагы оорудан коркпо, алар акырындап өтүп кетет. Бирок алсыз болуп, өзүндү жаман сезгенинде машыгууну убактылуу токtot.

Эми сен төмөнкү көнүгүүлөр комплексин (кыймылдарды 8—10 жолудан) аткарууга өтсөң болот:

Секириүчү жип менен аткарылуучу көнүгүүлөр

Секириүчү жипте көнүгүү жасоону эң биринчи бир орунда туруп секирип, колдор менен жипти айландырып жаткандай кыймылдарды жасоодон башта.

Эгерде сен да секириүчү жипте машыгууну кааласан, анда төмөнкү көнүгүүлөрдү жаса. Секириүчү жипте көнүгүү жасоодо женил, пружина сыйктуу кыймылдап, бойду түз карманп, дene жана башты тууралап, желкелерди кең жайып, булчундарды ашыкча күчөнтпө. Жипте секиргенде тизелерди мүмкүн болушунча бүкпөстөн секир. Топтой женил секирип, жерден көтөрүлүүдө жиптей катуу тартылууну үйрөнүү үчүн се-



10-сүрөт.

кирүнү жипсиз да көп жасашың керек. Секириүү учурнда адашсан, чалышсан уялба, секириүүнү улант. Шашпастан секир, бирок бошошуп да кетпе. Сабырдуулук менен көнүгүүлөрдү жаса (10-сүрөт).

Эгерде бир орунда бирдей эле секирие берүүдөн тажасан, биринчи он бутта, кийин сол бутта алдыга, артка жылып секириүүнү үйрөнүүгө аракет жаса.

Эгерде айтылган болсон, анда секириүүчү жипти алыш алдыга секирип чурка, солго-онго бурулуп, айланып, ар секиргендөн мурда жипти эки жолу айландырып көнүгүү жасоону үйрөн. Секириүүчү жиптин узундугун төмөнкүчө аныктап аласын: аны үчүн таманың менен жиптин орто-сунан басып, аны колунда түз тарт, эгерде ал желкене бир аз жетпесе, анда бул секириүүчү жип сага туура келет. Ал өтө женил да, узун да, өтө оор да болбостугу керек, мындай жипте адамдын колу тез талып өзү бат эле чарчап калышы мүмкүн.

Тегеренип туруп аткарылуучу көнүгүүлөр


Спорттук практикада тегеренип туруп алыш жасалуучу көнүгүүлөрдүн да түрү бар, анын негизги мазмуну көнүгүүлөрдүн түрү боюнча да, мазмуну боюнча да тандалышында. Мында, дene тарбиялык сапаттарды өрчүтүү үчүн алдын ала буга ылайык келе турган көнүгүүлөр тандалат, анда бул көнүгүүлөр белгиленген бир так тартипте, удаалаштыкта аткарылат.

Тегеренип туруп аткарылуучу көнүгүүлөр азыркы учурда жогорку деңгээлдеги спортчуларды даярдоонун

Эн натыйжалуу, учур талабына жооп бере турган түрлөрүнүн бири болуп саналат.

Күчтүү өстүрүү учун жасалуучу көнүгүүлөрдүн комплекси


1. Отуруп, колдорду артка кылып таянуу. Буттарды тар бурч пайда болгондой кылып көтөрүү, кайра баштапкы абалга кайтуу.
2. Алды менен жатып колдорду бүгүп-жазып денени көтөрүп түшүрүү.
3. Негизги, тик турган абалдан гантель кармаган колдорду алдыга түз сунуп, жарым отуруп туруу.
4. Көмкөрөсүнөн жатуу, колдорду баштын аркасына коюу, белди ийип, денени көтөрүү жана түшүрүү.
5. Баштап чалкалап жатуу, кийин бурч түзүлгөндөй кылып отуруу, колдор менен балтырдан кармап бут жана денени тик көтөрүү.
6. Жипти алдыга айлантып секирүү (11-сүрөт).



11-сүрөт.

Шамдагайлыхты өөрчүтүү учун жасалуучу көнүгүүлөрдүн комплекси

1. Эки теннис тобун бир эле учурда жерге чекитип, кайра илип алуу.
2. Алкакты кол менен айлантып секирүү.
3. Топту жогору ыргытуу жана ал түшкөнгө чейин колду жерге тийгизүү.




12-сүрөт.

4. Гимнастикалык таяқчадан кезеги менен алдыга жана артка аттап өтүү.
5. Көмкөрөсүнөн жатып, 1, 2 теннис тобун жогоруға атуу жана илип алуу (жонглёрдун кыймылын жасоо).
6. Дубалдан бир аз алыстыкта тик туруп (аралыкты ар ким өзү тандайт), кол менен ага таянуу жана түртүлүп баштапкы абалга кайтуу (12-сүрөт).

Ийилчектиki өөрчүттүү учун жасалуучу конгурулөрдүн комплекси

1. Буттарды кең коюп, акырындык менен жатуу жана колдор менен таянуу.
2. Гимнастикалык дубалга арка менен таянып, анын кармагычтарынан кол менен кармап, «көпүрө» пайда кылуу.
3. Буттарды кең жазып, алқакты белде айлантуу.
4. Гимнастикалык дубалда бир аз көтөрүлүп, буттарды кең коюу. Акырындык менен колдорду гимнастикалык дубалдын кармагычтарынан кармап түшүп, ийилип, асылган абалга өтүү.
5. Таянычка капитал менен туруп, бир бутту шилтөө.
6. Буттарды кең коюп, колдор менен гимнастикалык дубалдын кармагычтарынан кармоо жана денени пружина сымал кыймылга келтирүү (13-сүрөт).




13-сүрөт.

Буюмсуз аткарыла турган көнүгүлөрдүн 1-комплекси

1-көнүгүү. Б.а. — Буттарды кең коюп, колдорду бөйрөкө така (*14-а сүрөт*). 1—3 — сол бутту сол жакка тизеден бүгүп, сол колду он жакка баштан ашырып түз сун жана пружина сымал ийилип дем чыгар; 4 — баштапкы абалга кайтып, дем ал. Ушунун өзүн сол жакка да кайталап жаса. Ар эки учурда тең кыймылдарды бир калыпта жаса.

2-көнүгүү. Б.а. — буттарды кең коюп, колдорду капиталга түшүрүп тур (*14-б сүрөт*). 1—3 — манжалардын учун жерге тийгизип, үч жолу пружинасымал энкейип-тур. Кезек-кезеги менен сол бутка, жерге жана он бутка ийилип дем чыгар; 4 — баштапкы абалга кайтып, түздөнүп дем ал. Ушунун өзүн он бутка ийилүү менен башта. Ийилгенде буттарды тизеден бүкпөстөн аткар.

3-көнүгүү. Б.а. — тизелеп туруп, колдорду капиталга соз (*14-в сүрөт*). 1 — тулку бойду онго буруп, ийилип он колдун манжаларынын учун таманга тийгиз жана дем чыгар; 2 —баштапкы абалга кайт (дем тарт); 3—4 — ушунун өзүн экинчи жакка да аткар. Бурулуу учурунда отуруп калба, тизелеринди да ордунан козгобо. Башты бурулуу жагына ий.

**14-сүрөт.**

4-көнүгүү. Б.а. — чалкалап жатып, колдорду эки жакка түз кылып сун жана алакандарды жерге карат (*14-гүйдүүлөрдү*). 1 — сол бутту жогору көтөр; 2 — аны онго түшүр жана буттун учун жерге тийгиз; 3 — бутту кайра жогору көтөр. Кыйымылдарды бутту түз туткан абалда аткар. Тазды бурууда кол жана желкени жерден үзбө. Демди каалагандай, токтотпостон чыгар жана тарт. Көнүгүүлөрдү сол жана оң буттарда кезек-кезеги менен аткар.

5-көнүгүү. Тизелерде туруп колуна таян (*14-дүйнөдүүлөрдү*). 1—2 — сол бутту бүгүп, оң бутту артка түз кылып көтөрүп сун, колдорду бүгүп, көкүрөктү жерге жакындаштырып дем тарт; 3—4 — колдор менен түртүлүп баштапкы абалга кайтып демди чыгар. Ушунун өзүн сол бут менен жаса. Таянган буттун тизесин жайынан козгобо, экинчи бутту түз кармап алдыга сун. Таянганда колдорду желке көндигинде коюш керек.

Буюмсуз аткарыла турган көнүгүүлөрдүн 2-комплекси

1-көнүгүү. Б.а. — түз туруп, сол бутту алдыраак кой (*15- а сүрөт*). 1 — колдорду желкеге кой; 2 — онғо бурулуп, буттун учунан көтөрүл, колдорду жогору сунуп дем ал; 3 — солго бурулуп буттун таманын жерге толук түшүр; 4 — колдорду ылдый түшүрүп дем чыгар. Ушунун өзүн сол жакка да кайтала.


2-көнүгүү. Б.а. — негизги түз туруу абалы (*15-б сүрөт*). 1 — отуруп, колдоруна таян; 2 — колунду жерден үзбөй тизенди түздөп көтөрүл эңкейген абалда дем чыгар; 3 — буттарды кайра бүгүп колго таянып отур; 4 — негизги түз туруу абалын ээлеп дем ал.

3-көнүгүү. Б.а. — отуруп, кол жана буттарды эки жакка сун (*15-в сүрөт*). 1 — он бутка эңкейип сол кол менен он буттун учун карма, он колду артка сунуп дем чыгар; 2 — баштапкы абалга кайтып дем ал; 3—4 — ушунун өзүн сол бутка кайтала. Баштапкы абалга кайтып башты жана желкелерди түз карма.

4-көнүгүү. Б.а. — түз, буттарды бириктирип туруп, манжаларды аркадан бири-бирине чиркелиштири (*15-сүрөт*). 1 — колдорду артка сунуп, буттардын учунан көтөрүл; 2 — баштапкы абалга кайт жана кыймылдарды кол менен тез, бирок женил, бир аз эңкейип туруп аткар. Бир калыпта дем ал.


5- көнүгүү. Б.а. — түз туруп, буттардын учун бир ач (*15-д сүрөт*). 1 — он бутту жана эки колду каптал бойлоп көтөр, бутту шилте, дем ал; 2 — он бутту өз жайына коюп, колдорду көкүрөк тушунда кайчылаشتырган абалда сун, жарым эңкейип дем чыгар; 3 — баштапкы абалга кайтып, ушунун өзүн экинчи жакка жаса. Колдорду эки жакка сунганда желкелерди кен карма.

6-көнүгүү. Б.а. — тизелерге таянып, алдыга ийилип колдорго таян (*15-е сүрөт*). 1—2 — сол бутту артка сунуп учун менен жерге кой, он колду артка жогоруга түз сун (баш кошо бурулат), дем ал; 3—4 — баштапкы абалга кайтып демди чыгар. Ушунун өзүн экинчи кол жана бутта аткар. Андан соң бул көнүгүүнү тезирээк аткарууга аракеттен.



a


б



в

г

д



ж

з

15-сурөт.

7-көнүгүү. Б.а. — чалкалап жат (15-ж сүрөт). 1 — алдыга тез энкейип, буттарды тез бүгүп отур жана тизени күчактап дем чыгар; 2 — ушул абалда бир аз тур; 3—4 — баштапкы абалга кайт. Жыйрылган учурда башты тизелердин арасына катууга аракеттен, кол менен көкүрөккө карай буттарды кыс. Кайра чалкалап жатып, өзүндү бош кой.


Гимнастикалык таяк менен аткарылуучу көнүгүүлөрдүн 1-комплекси

1-көнүгүү. Б.а. — түз, буттарды желке кендигинде коюп тур, таякты ылдый түшүрүлгөн колдор менен желкеден кенирәэк карма (16-а сүрөт). 1 — отуруп, таякты жерге коюп дем чыгар; 2 — негизги түз туруу абалында дем ал; 3 — алдыга энкейип таякты ал жана дем чыгар; 4 — баштапкы абалга кайтып дем ал. Бутту тизеден бүкпөй, ийилүүнү тез аткар. Туруп тулку бойду, желкелерди толук түздө.

2-көнүгүү. Б.а. — жерге отуруп буттарды бириктирип алдыга түз сун жана таякты буттун үстүндө желке кендигинде карма (16-б сүрөт). 1—2 — бир бутунду бүгүп таяктын үстүнөн өткөр; 3—4 — баштапкы абалга кайтып буттарды жерге кой. Ушунун өзүн кийинки бут менен кайтала. Артка азыраак ийил. Бир калыпта дем ал.

3-көнүгүү. Б.а. — түз буттарды бириктирип туруп, таякты баштын артына кой (16-в сүрөт). 1 — онго ийилип, солго бир кадам таштап бутту тизеден бир аз бүк жана таякты жогоруга сунуп дем ал; 2 — баштапкы абалга кайт; 3—4 — ушул эле көнүгүүлөрдү экинчи жакка да аткар. Бардык кыймылдарды бир калыпта, кыйشاюусуз ишке ашыр.

4-көнүгүү. Б.а. — буттардын учун бирдей коюп түз тур жана чыканактын ичи менен таякты белге кыс (16-г сүрөт). 1—2 — тизе жана буттун учунда отуруп, колду бүк жана таякты белге кысып дем чыгар; 3—4 — буттун учу менен артка кайра туруп, баштапкы абалга кайт жана дем ал. Көнүгүүнү эки-үч жолу кайтала.



16-сүрөт.

5-көнүгүү. Б.а. — буттарды бир аз жазып, түз тур жана таякты ылдыйда желкеден кеңирээк карма (*16-д сүрөт*). 1 — 2 — жарым эңкейип, колду түз алдыга сунуп дем чыгар; 3 — таякты кайра ылдыйга түшүр; 4 — баштапкы абалга кайтып дем ал.

Гимнастикалык таяқ менен аткарылуучу көнүгүүлөрдүн 1-комплекси

1-көнүгүү. Б.а. — буттарды бириктирип, түз тур жана колдорду таяктын эки учунан кармагандай кылыш артка узат (мында таяк жерге перпендикуляр абалда болот) (*17-а сүрөт*). 1—2—отуруп дем чыгар; 3—4—туруп дем ал. Тулку бойду түз кармап таякты колдор менен башына жана жонуна басып тур. Көнүгүүнү бир нече жолу кайтала.


2-көнүгүү. Б.а. — буттарды кең ачып түз тур, таякты ылдыйда-алдыда карма (*17-б сүрөт*). 1—2—таякты жогору көтөрүп, тулку бойду онго буруп дем ал; 3—4—баштапкы абалга кайтып дем чыгар. Ушунун өзүн сол жакка кайтала. Колдорду жогору көтөргөн абалда онго солго бурулуп туруп көнүгүүнү аякта.

3-көнүгүү. Б.а. — буттарды бириктирип түз тур жана таякты ылдыйда-артта карма (*17-в сүрөт*). 1—2—таякты балтырга түшүрүп, алдыга пружинасымал Эңкей жана дем чыгар; 3—4—түздөн жана дем ал. Эңкейгенде буттарды бүкпө.

4-көнүгүү. Б.а. — буттарды бириктирип түз тур, таякты ылдыйда-артта карма (*17-г сүрөт*). 1—отуруп жатып таякты жоон сан менен балтырдын арасына алып кыс; 2—колдорду алдыга сун; 3—4—колдорду түшүрүп, баштапкы абалга кайт жана бир калыпта дем ал.

5-көнүгүү. Б.а. — буттарды бириктирип түз тур, таякты ылдыйда-алдыда карма (*17-д сүрөт*). 1—сол колду баштын үстүнө бүгүп көтөрүп таякты он капиталга түз алып кел; 2—таякты артка-ылдыйга түшүрүп белгэ така. Эми он колду көтөрүп таякты сол капиталга түз абалда алып кел. Баштапкы абалга кайт. Таяк айланы бойлоп кыймылдагандай болсун. Бир калыпта дем ал.

6-көнүгүү. Б.а. — чалкалап жат, түз сунулган колун менен таякты көкүрөк тушунда желкеден кенирээк карма (*17-е сүрөт*). 1—2—тизелерди алдыга көтөрүп, таякты тизенин астына кысып, дем чыгар; 3—таякты кайра тизенин астынан чыгарып, баштапкы абалга



17-сүрөт.


кайт. Мында оной болсун үчүн бир аз алдыга үнкүйгөн он.

Чоң топ менен аткарыла турган көнүгүлөрдүн комплекси

1-көнүгүү. Б.а. — толук отуруп, жерде турган топту карма (*18-а сүрөт*). 1—2 — туруп топту эки колдо жогоруга көтөрүп он бутту артка учу менен коюп


керил жана дем ал; 3—4—баштапкы абалга кайтып, ушунун өзүн сол бут менен кайтала. Башты жогору көтөрүп топту кара.

2-көнүгүү. Б.а. — буттарды желке кеңдигинде коюп, колдорду эки жакка сунуп, топту алаканда карма (*18-б сүрөт*). 1 — тулку бойду онго буруп топту эки колду түз сунуп карма жана дем чыгар; 2 — баштапкы абалга кайтып, дем ал; 3—4 — ушунун өзүн экинчи жакка аткарып баштапкы абалга кайт, колдор-



а

б



с

д

18-сүрөт.

ду бир калыпта кыймылдат. Бурулууларда буттарды жайынан жылдырба.

3-көнүгүү. Б.а. — буттарды бириктирип, түз туруп, топту ылдыйда карма (*18-в сүрөт*). 1—3 — алдыга эң-кейип топту буттардын айланасында айландырып дем чыгар; 4 — баштапкы абалга кайтып, дем чыгар. Көнүгүүнү бутту бүкпөй аткарууга аракеттен. Топту кезеги менен он багытта жана сол багытта айландыр.

4-көнүгүү. Б.а. — буттарды бириктирип, түз тур, топту ылдыйда-алдыда карма (*18-г сүрөт*). 1 — топту эки колдо кармап жогоруга көтөр жана тулку-бойду онго ийип, он бутту артка учу менен кой жана дем чыгар; 2 — баштапкы абалга кайтып дем ал; 3—4 — ушунун өзүн сол жакка кайталап аткар. Көнүгүүнү аткаруу учурунда кол жана бутту бүкпө. Бир калыпта дем ал.



ЖАЛПЫ ӨНҮКТҮРҮҮЧУ КӨНҮГҮҮЛӨРДҮН КОМПЛЕКСИ

Ақыркы учурларда массалык маалымат каражаттары саламатчылык үчүн үй шартында гимнастика менен машыгууну жайылтууга өзгөчө көнүл бурууда. Бул организмди чындоо, өөрчүтүү үчүн эң натыйжалуу жол болуп саналат. Сен телевидение аркылуу берилип жаткан ритмикалык гимнастикага карап 30—40 минут машыксаң жетиштүү. Ал үчүн атайын жерлерге баруунун да кереги жок. Көпчүлүктө бул боюнча видео дисктердин тобу бар жана аларды тез-тез алмаштырып турушат, себеби алардагы көнүгүүлөрдүн ар бир тобу өзүнчө багытка, максатка ээ жана анык бир булчундар системасын өрчүтүүгө жардам берет. Эгерде силер, кыздар ден соолугубуз чың болуп гана калбастан, буга кошумча, сулуу болууга, көркөм кыймылдоого үйрөнүүнү кааласанар, анда бул көнүгүүлөрдүн аткаруу сапатына да өзгөчө көнүл буруунар керек. Бүкчөйбөй, башты түз кармоо керек, желкелерди жайып, арка жана ич булчундарын «тартып», тизелерди, эгерде көнүгүүдө айтылбаган болсо бүкпөө керек.

Көнүгүүлөрдүн ар бир түрүн жасоонун так, белгиленген эрежелери болот. Мисалы, моюн үчүн бардык

көнүгүүлөрдү жөніл, жай, кескин бурбастан, кыймылдарды мүмкүн болушунча кененирәэк айлантуу, керүү менен жасаш керек. Колдорду алдыга, артка, эки капиталга кыймылдатып, сунганда аларды бүгүп-жаз. Булчун құтқорун ишке салып, колдорду сунуп, белгиленген абалды бир аз сактап турууга аракет жаса. Алдыга ийилип жатканда, белди түз тутууга аракеттен, башты өтө ийип жибербе, ээкти көтөр. Артка ийилгенде, башты алдыга ий жана далыларды бириктir. *Жамбашка ийилгенде*, бүкчөйбө жана бойду алдыга ийбе. Тулку бойду тик туруп бурууда омуртка тутумун так тике абалда тутуп ийилбе, бүгүлбө, башты бийик көтөр.

Бут үчүн жасалуучу көнүгүүлөр өз ичине түрдүү баштапкы абалдарды түрдүүчө отуруп-турууларды, жамбашка таштоолорду, силкитүүлөрдү, жарым отурууларды, буттун учу жана таманда жүрүү ошондой эле бий кадамдары менен жүрүүлөрдү камтыйт. Буттун учунда көтөрүлүүдө балтыр булчундарын мүмкүн болушунча тартып, бутту түздө. Шилтөөлөрдү жасоодо таяныч бутуна жөніл отур, бирок белинди түз тут.

Ичтин пресси үчүн көнүгүүлөрдү жасаганда ич булчундарын түйүлгөн абалда карма жана кыймылдарды мүмкүн болушунча так кайталоого умтул.



Таз булчундары үчүн көнүгүүлөрдү жасоо учурунда тазды көтөргөндө көчүктү түйүлтүп, тазды кайра түшүргөндө бошоштур, ич булчундарына күч келтирген түрдө аткар.

Чуркоо жана секириүү учурунда негизгиси — кыймылдын ылдамдыгын сакта жана өзүндү кандай сезип жатканынды көзөмөлдөп бар. Чуркоону аткарғанда, буттарды бийигирәэк көтөр. Демди ичинде карманап калба. Бардык наружаны биринчи машыгууда эле аткарууга умтулба. Наружаны машыгуудан-машыгууга карай акырындык менен арттырып бар. Чуркагандан кийин бир-эки женилдетүүчү көнүгүүлөрдү жаса. Ушул айтылгандарды өтө туруктуулук менен аткарсан, алар сага ритмикалык гимнастика менен өз алдыңча машыгууда пайда болуучу кыйынчылыктарды женүүгө жардам берет. Эгерде сен чындал эле өз ден соолугун


жана сырткы көрүнүшүндү жакшыртуу үчүн астейдил кам көрмөкчү болсон, анда чыдамкайлык жана туруктуулук менен белгиленген комплекстерди өздөштүрүүгө кириш.

Кыздырууучу көнүгүүлөрдүн 1-комплекси

1-көнүгүү. Баштапкы абал (Б.а.). Буттар кенен жазылган, колдор ылдый түшүрүлүп, өз ара бириктирилген (19-*a* сүрөт). 1 — буттун учунда туруп, колду алакандарын жогоруга каратып көтөрүү. 2 — жамбашка ийи-лип, дene салмагын он бутка түшүрүп, солго бир аз ийилүү. 3 — солго бурулуп, колдорду эки жакка сунуу. 4 — баштакы абалга кайтуу. Ушунун өзүн экинчи жакка кайталап жасоо.

*a**b*

19- *a*, *b* сүрөттөр.


19- *б, г* сүрөттөр.

2-көнүгүү. Б.а. — колдорду капиталга түшүрүп, түз турруу (19-*б* сүрөт). 1 — он бутту алдыга чыгарып, учу менен жерге коюу. 2 — он колду сол буттун үстүнө чалыштырып коюу. 3 — буттарды керип, колдорду эки жакка сунуу жана бир аз созулуу. Ушунун өзүн экинчи жакка да кайталап жасоо.


3-көнүгүү. Б.а. — түз турруу, буттарды бир аз жазып, колдорду эки жакка сунуу (19-*г* сүрөт). 1 — онго бурулуп, он бутту бүгүү жана буттун учунда туруп, бутту көздөй жарым ийилүү, колдорду алдыга сунуу. 2 — жарым отуруп, онго ийилүү. Сол колду билектен бүгүп, башты көздөй көтөрүп, он колду билектен бүгүп, бөйрөккө коюу. 3 — баштапкы абалга кайтып, ушунун өзүн экинчи жакка да кайталап жасоо.

4-көнүгүү. Б.а. — колдорду капиталга түшүрүп, буттун учунда түз турруу (19-*г* сүрөт). 1 — сол бутту бүгүп, он буттун жанына коюу. Тулку бойду бир аз буруп, колдорду сол жакка созуу. 2 — баштапкы абалга кайтуу жана ушунун өзүн экинчи жакка да кайталап жасоо.


5-көнүгүү. Б.а. — түз турруу, буттарды керүү жана колдорду бөйрөкө такоо (20-*а* сүрөт). 1 — буттардын учунан көтөрүлүп, тизелерди бир аз бүгүү. 2 — буттун бармактарынын алаканы менен туруп, тамандарды ичкериге карай буруу жана тизелерди түздөө. 3 — тизелерди бир аз бүгүп, буттун учтарына көтөрүлүү жана



a



b



c

20-сурөт.


колдорду бәйрәккә тақоо. Ушунун өзүн экинчи жакка да кайталап жасоо.

6-көнүгүү. (*моюн булчунчдары үчүн*). Б.а. — Буттарды бир аз кең коюп, түз туруу, колдор белде (20-б сүрөт). 1—онг бутту алдыга кадамдап, онго бурулуу жана башты артка ийип, колду чыканактан бүгүп, белге коюу. 2— баштапкы абалга кайтууда башты алдыга ийип жана колду чыканактан бүгүп, белден ылдыйга каратып коюп, алдыга чыгаруу. Ушунун өзүн экинчи жакка да кайталап жасоо.


7-көнүгүү (*ийин алкагы үчүн*). Б.а. — түз туруу, бутту бир аз керип коюу (20-в сүрөт). 1—онг бутту бир аз бүгүп, учуна көтөрүү жана он колду ага коюу. Он ийинди жогору көтөрүп, аны кулакка чейин жеткирүү. 2— баштапкы абалга кайтуу. 3—онг бутту бир аз бүгүп, учуна көтөрүү жана он ийинди алдыга чыгаруу. Ушуларды экинчи бутта да жасоо.

8-көнүгүү (*ийин алкагы жана колдор үчүн*). Б.а. — түз туруу, буттарды бир аз керүү, колдорду алдыга сунуу жана алакандарды бириктируү (21-сүрөт). 1—Алдыга ийилип, колдорду түз кылып сунуу. 2— баштапкы абалга кайтуу.

9-көнүгүү (*түлкү бой үчүн*). Б.а. — түз туруу жана буттарды бир аз керүү (22-а сүрөт). 1—онго бурулуп,




21-сүрөт.



a



b



c

22-сүрөт.

алдыга төмөн карай ийилүү жана баштапкы абалга кайтуу. 2— бармактар жерге тийгенге чейин алдыга ийилүү, кайра баштапкы абалга кайтуу. 3—ушуларды башка жакка да кайра кайталоо.


10-көнүгүү (*түлкү бой учун*). Б.а. — түз туруп, буттарды бир аз керип, колдорду муш кылып түйүп желкеге коюу (22-б сүрөт). 1—онго ийилип, колдорду түз кылып сунуу. 2—баштапкы абалга кайтуу. 3—буттарды тизеден эки жакка бүгүү. 4—көнүгүүнү жарым отурган абалда кайталоо. 5—баштапкы абалга кайтуу жана ушулардын бардыгын экинчи жакка да кайра кайталоо.

11-көнүгүү (*түлкү бой учун*). Б.а. — түз туруп, буттарды бир аз керип, сол колду капиталга сунуу, он колду белгө коюу (22-в сүрөт). 1—онго ийилип, он бутту жамбашка түздөп сунуу, сол колду баштан ашырып, түз тутуп, он колду белгө коюу. 2—он бут алдыда, сол бут артта, бир аз бүгүлгөн, онго бурулуп, түз сунулган колдорду аркада бириктириүү. 3—баштапкы абалга кайтуу.


12-көнүгүү (*буттар үчүн*). Б.а. — буттардын учун бир аз ачып, түз туруу (23-а сүрөт). 1—он бут алдыда, сол бут артта учу менен коюлган. 2—сол бутту алдыга шилтеп көтөрүү жана он бутка жарым отуруу. 3—баштапкы абалга кайтуу.




23-а сүрөт.



б



в



г

23-б, в, г сүрөттөр.


13-көнүгүү (буттар үчүн). Б.а. — жарым отурган абалда тизелерди эки жакка буруп, колдорду сандардын үстүнө коюу (23-б сүрөт). 1 — он бутту учу менен коюп, он колду сандын үстүнө коюу. 2 — он тизени

белден жогору көтөрүп оң колду тизени көздөй жылдыруу. Баштапкы абалга кайтуу.


14-көнүгүү (буттар үчүн). Б.а. — жарым отурган абалда буттарды тизеден эки жакка керүү жана колдорду сандын үстүнө коюу. 1—буттарды ичкериге каратай буруп, тизелерди бириктируү. 2—баштапкы абалга кайтуу. 3—буттарды түздөбөстөн учуна көтөрүлүү. 4—баштапкы абалга кайтуу.

15-көнүгүү (буттар үчүн). Б.а. — оң жак менен чыканакка жөлөнүп жатып, сол бутту бүгүп, түз турган оң буттун тизесинин алдына коюу (23-г сүрөт). 1—оң бутту көтөрүп-түшүрүү. Ушунун өзүн сол жак менен жатып кайталоо.

16-көнүгүү (буттар үчүн). Б.а. — колдорго таянып отуруп, сол бутту тизеден бүгүп, оң бутту алдыга сунуу жана бүгүлгөн буттун үстүнө коюу (24-а сүрөт). 1—2—оң бутту жогору көтөрүп түшүрүү. 3—баштапкы абалга кайтуу. 4—эки бутту тең түз кылып алдыга сунуп, оң бутту онго айланы боюнча кыймылдатуу. 5—колдорго таянып, көнүгүүнү әкинчи бут менен жасоо, кийин баштапкы абалга кайтуу.



24-а сүрөт.

**24-б сүрөт.**

17- көнүгүү (*буттар үчүн*). Б.а. — тизелеп, колдорго таянган абалда оң бутту бұгүп, жан жакка көтөр (24-б сүрөт). 1 — бұгүлгөн оң буттун тизесин желкеге жакыннат. 2 — бутту артка түз қылыш сунуп, шилте. 3—4 — 1—2 — көнүгүүлөрүн кайтала. 5 — бутту түз абалында алдыга сун жана шилте. Ушунун өзүн әкинчи жакка да кайтала.


18-көнүгүү (*иch жасана буттун булчуңдары үчүн*). Б.а. — чалкалап жатуу (25-а сүрөт). 1—2 — буттарды бұгүп, тизelerди көкүрөккө жакыннаттуу. 3—4 — тизelerди онго буруп, бутту түздөө, мында мүмкүн болушунча желкелерди кыймылдатпоо керек. 5—6 — баштапкы абалга кайтуу. 7—8 — көнүгүүнү әкинчи жак менен жатып алыш жасоо.

19-көнүгүү (*иch булчуңдары үчүн*). Б.а. — чалкалап жатып колдорду башты көздөй сунуу (25-б сүрөт). 1—2 — бир убакыттын өзүндө баш жана желкени көтөрүп сол колду көтөрүлгөн оң бутка тийгизүү. 3—4 — баштапкы абалга кайтуу. 5—8 — ушунун өзүн әкитнчи бутка кайталоо жана баштапкы абалга кайтуу.


20-көнүгүү (*иch булчуңдары үчүн*). Б.а. — онго жамбаштап жатып, чыканакка таянып, сол колду баштын



a




б



в

25-*а*, *б*, *в* сүрөттөр.

артына коюу (25-*в* сүрөт). 1—он бутту бүгүп, сол чыканакты он тизеге тирөө. 2—сол чыканакты баштын аркасына коюп, сол бутту он бутка параллель кылып бүгүү. Тамандарды жерге тийгизбөө керек. Ушунун өзүн сол жак менен кайра кайталоо.



25-г сүрөт.


21-көнүгүү (*иич булчундары үчүн*). Б.а. — буттарды тизеден бұғуп, колдорго таянып отур (25-г сүрөт). 1 — тамандарды жерге тийгизбей буттарды алдыга сун жана денени ийип колго таянуу. 2 — баштапкы абалга кайт. 3 — солго бурулуп, сол бутту бұғуп алдыга кой, кийин баштапкы абалга кайт.

22-көнүгүү (*жалпы таасир берүүчү көнүгүүлөр*). Б.а. — буттарды тизеден бұғуп, колдорго таянып отур (26-а сүрөт). 1—2 — тизелерди түздөп, колдорго таянып тур. 3 — баштапкы абалга кайт. 4 — он бутту артка түз узатып, шилте. 5 — баштапкы абалга кайт.

23-көнүгүү (*жалпы таасир берүүчү көнүгүүлөр*). Б.а. — чалкалап жат жана сол бутту бұғуп он буттун тизесине кой (26-б сүрөт). 1 — белди бир аз көтөрүп түздөн жана он буттун учунда туруп, сол бутту он буттун тизесине кой. 2 — баштапкы абалга кайт. 3 — 1-көнүгүүнү кайталоо. 4 — буттарды тизеден бұғуп,




26- а сүрөт.

**26-б сүрөт.**

аларды бири-бирине тире жана жамбаштап жат. 5—баштапкы абалга кайт.


Кыздырууучу көнүгүлөрдүн 2-комплекси

1-көнүгүү. Б.а. — Буттарды кененирээк жазып түз тур. Колдорду бөйрөккө така (27-*a*, *b* сүрөттөр). 1 — он бутту бүгүп, буттун учунда тур. 2 — он буттун тама-нын жерге толук тийгизип, дene оордугун ушул бутка



көчүр. 3 — сол бутту бүгүп, учунда тур. Көнүүлөрдү далынын артка айланма кыймылы менен кайтала. 4 — колдорду кезеги менен алдыга сун. 5 — колдорду кезеги менен кепталга, жогоруга сун.

2-көнүгүү. Б.а. — буттарды кен жазып түз тур, сол колду бөйрөккө такап он колду жан жакка сун (28-*a*, *b* сүрөттөр). 1 — он колду айланча боюнча айландыр.

**28-сүрөт.**

2 — сол кол кыймылдабайт, он колду алдыга сун. 3 — буттарды кененирээк коюп, он колду тұз алдыга сунуп, алдыга пружинасымал ийил. 4 — эки колду алақандардан чиркелиштирип, алакандарды сыртка каратаип алдыга тұз сун жана эки жолу онго бурул. Ушунун өзүн сол жакка да жаса.

3-көнүгүү. Б.а. — буттардын учун эки жакка каратаип тұз тур, колдорду белге така (29-*a*, *b* сүрөттөр). 1 — он бутту тизеден бир аз бүгүп, сол бутту жамбашка сун жана учу менен кой, желкелерди жорору көтөрүп, чыканактарды алдыга чыгар. 2 — сол бутту жарым отурған абалга чейин бүгүп, он бутту тұз сунуп учу менен кой, колдорду эки жакка узат. Көнүгүүнү эки-үч жолу кайтала. 3 — он бутту капиталга



29-сүрөт.

буруп тизеден жарым отурган абалга чейин бўк жана сол бутту артка тўз сун, колдорду тўз ылдыйга тушур. 4—сол бутту капиталга буруп, жарым отур, он бутту артка тўз сун, колдорду жогоруга көтөр жана пружина сымал отуруп-тур. Ушунун өзун эки жакка тен үч жолудан кайтала.


4-көнүгүү. Б.а. — буттарды кененирээк коюп тўз тур (30-сүрөт). 1 — тулку бойду онго ийип колдорду канат каккандай кыймылга келтир. 2 — он бутту тизеден бўгуп жогору көтөр жана аны колдор менен кучктап тарт. 3 — он бутка жарым отуруп, он колду он жакка сун. Тулку бойдун оордугун бўгүлгөн он бутка тушур. Сол бут менен сол колду артка тўз сун. Ушуладарды экинчи жакка да аткар. Көнүгүүнү эки жолу кайтала.



30-сүрөт.


5-көнүгүү. Б.а. — буттарды кененирээк коюп, түз тур (31-*a*, *b*, *c* сүрөттөр). 1—он бутту бүгүп, бут учунда тур, он колду жогору көтөр. 2—баштапкы абалга кайтып, он колду бүгүп желкеге тийгизип карма. Ушунун өзүн сол жакка да жаса. 3—он бутту бүгүп учу менен кой, сол колду ылдыйга түшүрүп, он колду капиталга түз сун. 4—эки бутту тең бүгүп жарым отур жана буттардын учуна тур, эки колду жогоруга көтөр. 5—он бутту түздөп он колду түшүр, сол колду жогору көтөрүп, сол бутту бүгүп учунда тур. 6—баштапкы абалга кайт.

6-көнүгүү (колдор жана ийин алкагы үчүн көнүгүлөр). Б.а.—колдорду эки жакка сунуп, түз тур




a

31-*a* сүрөт.

**31-б, в сүрөттөр.**


(32-а, б сүрөттөр). 1 — колдорду чыканактан бұғып, жарым отуруу абалын ээле, кийин колдорунду алдыга айландыр. 2 — жарым отурган абалда колдорду желкеге тең көтөрүп чыканактан бұғып ылдыйга түшүр, кийин айланана боюнча айландыр. 3 — баштапкы абалга кайт. 4 — бир аз алдыга эңкейип, жарым отур жана колдорду күч менен кайчылаштырып бириктir. 5 — ушул абалды өзгөртпөй туруп, бутту түздө жана колдорду керип көтөр. 6 — ушул абалды өзгөртпөй туруп, колдорду бирин алдыга әкинчисин артка кезеги менен бур.

7-көнүгүү (тулку бой үчүн көнүгүүлөр). Б.а. — колдорду эки жакка жазып, буттарды кең коюп, түз тур

**32-сүрөт.**


(33-*a*, *b* сүрөттөр). 1 — он бутту тизеден бүгүп учу менен көтөр жана сол бутту сол жакка түз сун, колдорду көкүрөк тушта кайчылаштыр. 2 — түздөнүп туруп, буттарды кененирәэк ач жана колдорду жогоруга көтөрүп кайчылаштыр. 3 — он бутту алдыга сунуп бүк, артынан сол бутту да артка узат жана бир аз бүк сол колду чыканактан бүгүп белге кой, он колду бүгүп чекене така. 4 — буттарды кен коюп, колдорду ылдыйга түшүрүп, түз тур. 5 — жарым отуруп, буттарды кен ач жана колдорду алдыга кайчылаштыр. 6 — буттарды кен коюп турган абалда тулку бойду онго ийип, колдорду түз сун. 7 — буттарды кен коюп алдыга эңкей жана колундун учун жерге тийгиз.

8-көнүгүү (тулку бой үчүн көнүгүүлөр). Б.а. — колдорду түшүрүп, буттарды бир аз кен коюп, түз тур

**33-сүрөт.**


(34-*a* сүрөт). 1 — сол бутту тизеден бўгўп, он бутту туз тут жана он кол менен тизеден ылдыйыраактан карма, сол колду бўгўлгөн абалда колтукту көздёй бир аз көтөр. 2 — онго кебурёек ийилип, он кол менен он буттун кызыл ашығынан карма, сол колду туз жогоруга сун. 3 — он бутту бўгўп артка ийил жана он колду балтырга тийгиз, сол колду жогоруга туз сун. 4 — баштапкы абалга кайт.

9-көнүгүү (*тулку бой учун көнүгүлөр*). Б.а. — колдорду баштын аркасына чиркеп, буттарды кен коуп туз тур (34-*b* сүрөт). 1 — жарым отурган абалда он жакка ийилип, тизелерди эки жакка бур жана он чыканакты он тизеге тийгиз. 2 — баштапкы абалга кайт. 3 — жарым бўгўлгөн буттун тизелерин сыртка буруп, онго ийилип он чыканакты он тизеге тийгиз,

**34-сүрөт.**

сол колду баштын жанынан тулку бойго параллель багытта сун. 4—сол бутту жарым бұгұп оң чыканакка оң тизени бұгұп жорғу көтөрүү менен тийгиз.

10-көнүгүү (*түлкү бой жана буттар үчүн көнүгүллөр*). Б.а. — буттарды кененирәэк жазып, колдорду сандын үстүнө кой, түз тур (35-*a*, *b* сүрөттөр). 1—оң бутту бұгұп, алдыга ийил, оң колду сандын үстүнө коюп желкенди алдыга чыгар. Сол колду сол бутка түз кылып кой. 2—ушунун өзүн сол бутту бұгұп аткар. 3—баштапкы абалга кайт жана колдорду баштын үстүнө кайчылаштыр. 4— жарым отурған абалда тизелерди эки жакка бур жана колдорду да эки жакка сун. 5—оңго бурулуп, оң бутту бұгұп колдорду тизеге кой, сол бутту артка сунуп учу менен кой. Ушунун өзүн пружинасымал кыймыл менен кайтала.

**35-сүрөт.****11-көнүгүү (жалпы таасир берүүчү көнүгүүлөр).**

Б.а. — түз туруп, буттардын учун эки жакка бур жана колдорду желкеге кой (36-сүрөт). 1 — сол бутта жарым отуруп, он буттун тизесин желке денгээлине чейин көтөр жана тулку бойду онго буруп сол колдун чыканагын он буттун тизесине тийгиз. 2 — сол бутта жарым отуруп, сол колду түз жогору сунулган он буттун учуна тийгиз. 3 — сол бутту бир аз бүгүп, артка бүгүлгөн он бутту мүмкүн болушунча жогору көтөр, колдорду чыканактан бүгүп, белден жогору көтөрүп тур. 4 — сол бутту бир аз бүгүп, он бутту жана колдорду артка түз сун.


12-көнүгүү (арка жана таз булчундары учун көнүгүүлөр). Б.а. — чалкалап жатып колдор капиталга сунулган, буттар тизеден бүгүлүп таманы жерге толук тийип турат (37-сүрөт). 1 — колдорго жана буттардын



36-сүрөт.

учуна таянган түрдө тулку бойду жогору көтөр. 2 — баштапкы абалдан оң жакка бириккен жана бүгүлгөн буттарды буруп жат. Колдор кыймылга кошулбайт. 3 — эки кол менен жерге таянып баштапкы абалдан оң бутту алдыга түз сун.



13-көнүгүү (буттар үчүн көнүгүүлөр). Б.а. — чалкалап жатып буттар тизеден бүгүлгөн, сол кол капиталга сунулган (38-а сүрөт). 1 — оң бут тизеден бүгүлгөн, сол буттун таманын оң буттун тизесине дал келтирип



37-сүрөт.

көкүреккө карай тарт, сол колду қапталга сун. 2—ошол эле 1 —абалдан туруп, сол бутту түздөп сун. 3—солго бурулуп, сол бутту тизеден бұғып, он бутту түз сунуп учун жерге тийгиз, әки колду әки жакка таяп жат.

14-көнүгүү (буттар үчүн көнүгүрлөр). Б.а. — онго жамбаштап, он колго таянып буттарды түз сунуп жат (38-б сүрөт). 1 — баштапкы абалдан сол бутту бұғып тизесин көкүреккө жакыннат. 2 — бұғулғөн сол бутту түздөп жогоруга көтөрүп шилте. 3 — бұғулғөн сол буттун учун түз сунулган он буттун тизе муунуна тийгиз. Ушунун өзүн солго жамбаштап алышп кайтала.

*a**б*

38-сүрөт.



ЖЕҢИЛ АТЛЕТИКА

Байыркы замандардан баштап эле адамдарда тез чуркоо, ар түрдүү тосмолордон шамдагайлык менен өтүп кетүү, түрдүү буюмдарды алыска ыргытуу зарылчылыгы пайда болгон. Адам баласынын аңчылыкка чыккан учурдагы ийгилиги керектүү олжого жетип алуусунан, аны сөзсүз жеңе билүүсүнөн, табияттын табышмактуу күчтөрү менен күрөштө туруктуулук жана чыдамкайлык менен эпчилдик көрсөтүп жеңүүсүнөн көз каранды болгон. Дагы кошумча айта кетүүчү нерсе, байыркы адамдарга чуркоо да, секириүү да, нерселерди аралыкка ыргытуу да эң чоң турмуштук зарылдык болгон. Демек, мезгилдер өтүп азыркы жеңил атлетика пайда болду. Белгилеп кеткенибиздей, азыркы жеңил атлетиканын пайдубалына ошол убактарда эле негиз салынган деп айтууга болот. Мына ошентип, спорт жана Олимпиаданын мекени деп эсептелген Байыркы Грецияда баштап атлеттер бир этап (стадиондун узундугуна барабар болгон аралык — 192 м 27 см) боюнча мелдешишкен. Кийинчөрээк программага алыс аралыктарга чуркоо, диск ыргытуу, узундукка секириүү, найза ыргытуу жана күрөш да кошулган. Ал кездерде атлеттер узундукка секириүүдө колдоруна атайын гантеддерди кармап алышкан (бул каражат чоң аралыкка секириүүгө жардам берет деп эсептешкен). Найза жана дискинчи анчалык чоң болбогон дөңсөөдөн ыргытышкан. Найза ыргытуучулар найзанын тийүүсүнүн тактыгына, диск ыргытуучулар болсо алыстыгына карай мелдешишкен. Майрамдарда толук согушчан абалдагы куралданган чуркоочулардын мелдеши өткөрүлгөн. Мелдештин жеңүүчүлөрү гүлдестелер менен сыйланган, алардын урматына акындар мактоо ырларын (ода) окушкан, кээ бирөөлөрүнө эстелик орнотулган. Мындан эки жарым мин жыл мурда Марафон кыштагынан Афинага чейин эллиндик жоокер — гректердин персияндиктарды жеңгендиги жөнүндөгү кабарды жеткириүү үчүн чуркап келгендиги бизге белгилүү. Ал шаарчага жолдо токтобостон чуркап келген жана «Биз жеңдик!» деген кабарды айтып эле жыгылган жана


ошол учурда жан берген. Ушул аскердин каармандыгынын урматына Олимпиада оюндарынын программасына Марафондон Афинага чейин чуркап өтүлгөн жол, (42 км 195 м) жүгүрүү аралыгы катары киргизилген.

Азыркы заманда өткөрүлүүчү Олимпия оюндарынын бириңисинде (1896-жыл.) Афинада жеңил атлетикачылар 12 түр боюнча мелдешишкен. Стадионго бириңчи болуп гректин Марузи шаарчасынан жөнөкөй бир почтачы (кат ташуучу) жеңүүчү катары кирип келген, муну көргөн Грециянын ошондогу падышасы кубанганынан ордуунан туруп кетип, акыркы айлананы жеңүүчү менен бирге чуркап өткөн. Ошентип, Луис мамлекеттин улуттук каарманына айланган.

Олимпиада 100 метрге чуркоого өзгөчө көнүл бурулган. Жүгүрүүчү спортчулар стартка кыска ак шым жана кыска кончулуу өтүктө чыгышкан. Бир гана американлык Томас Берк трусы жана өз заманында кийилген шиповка (таманы тиштүү) бут кийиминде болчу. Анын атаандаштары стартты туруп кабыл алышкан, Берк болсо бир тизесине чөгөлөп, колдору менен жерге таянып турду. Көрүүчүлөр анын бул аракеттерине күлө башташты. Бирок Берк финишке бириңчи болуп жетип келгенде бардыгы ага таң калышкан. Ошондон баштап төмөнкү старт бардык материкитерде спринтердик жарышууларда жалпысынан кабыл алынган.

Бардык мезгилдердин жана элдердин улуу атлети болгон, 1936-жылдын Олимпиадасынын жеңүүчүсү негр чуркоочу Жесси Оуенс (ал 100 жана 200 м ге чуркоо, аралыкка секириүү жана 4×100 м ге эстафеталуу чуркоо мелдештеринде жеңүүчү болгон) эсептелген. Оуенс кенже класста окуган кездерде эле шамдагай, эпчил жана спорттук машыгуулардын техникасын бат эле өздөштүрүп үлгүргөн экен. Жарышуулардын биринде 11 жаштагы спортчу аралыкты ушунчалык тез чуркап өткөндүктөн, судья секундомерди бузулуп калды бекен деп ойлогон. Жесси 15 жашында 100 м ди 10,8 секундада чуркап өткөн, бийиктикке 1 м 83 см ге жана узундукка 7 м ге секирген. Сен да келечекте ушундай натыйжаларга жетишишин мүмкүн.

Ардактуу окуучу! Өткөн класстарда сен кыска жана алыс аралыктарга чуркоо техникасы, чуркап ке-




39-сүрөт.

лип аралыкка жана бийиктике секириүү, топту ыргытуунун ыкмалары менен үстүртөн таанышкан элән. Сен эми секириүү жана чуркоого байланышкан эң негизги абалдар менен таанышасын.


Кыска аралыктарга чуркоо. Чуркаган учурда ийгилиттүү старт алгандан кийин, ылдамдыкты дагы да жогорулатып, аны бүтүндөй чуркоо аралыгында сактап турушун өткөндөн кийин (чуркоону улантып), желкелерди алдыга чыгарып жана кескин токтобостон дагы 5—8 метрге чейин чуркап барыш өткөндөн кийин чуркап барыш өткөндөн кийин чуркап барыш керек (39-*a*, *b* сүрөттөр).

Кросстук жүгүрүү. Чуркоого старт алганда ынгайллуу абалды тандап алуу, баштапкы 30—50 метрди жогорку ылдамдык менен басып өтүү, кийин ылдамдыкты бир аз акырындытап, чуркоо учурунда күчтү бүткүл чуркоо аралыгына бирдей бөлүштүрүү керек. Чуркоодо токтоп калбастан дем алуу, күчөнбөстөн, эркин чуркоо керек (40-сүрөт). Эгерде ылдамдык сага оордук кылса, анда ылдамдыгынды бир аз төмөндөтүшүн керек. Тескерисинче, эгерде ылдамдыгың өзүнө ылайык болсо, анда тезде (акыркы 100 метрде чуркоо ылдамдыгындык менен жогорулатып бар). Чуркап келгендөн кийин, дароо эле өзүнө келсен, демек чуркоо усулдарын туура тандапсын. Бул жакшы натыйжаларды көрсөтүү учун негизги себептерден болуп саналат.



40-сүрөт.

Бутту бүгүү. Кум төгүлгөн чунқурга тескери туруп, теминүүчү жайдан чуркап келүүнү баштоочу жайга карай 20—22 кадам басып өлчө, кийин бир бутунду алдыга коюп, чуркоо учурунда ылдамдыкты тез арттырууга аракеттен. Сага ыңгайлуу болгон бутун менен темин жана сага кандай ыңгайлуу болсо, ошондой чурка. Бул чуркап келүүнүн негизги эрежеси болуп эсептелет. Эгерде, теминүүдө бир бутун ыңгайсыз болсо, экинчи син пайдалан. Жерден бир бутта теминип жатканда бутунду болушунча бийик көтөр, кийин анын жанына таяныч бутунду алып кел. Өзүндү «Учуп жатам!» деп элестетип, эми бутунду мүмкүн болушунча көпкө чейин бирге кармоого аракеттен (белинди түз карма жана башынды алдыга соз). Чунқурга эки бутун менен




41-сүрөт.

(жумшак) түшүүгө умтул. Чунқурдан алдыга же капиталга карап чык (41-*a*, *b* сүрөттөр).


Бийиктикке «аттап өтүү усуулунда» секириүү. Бул көнүгүүнү аткарғанда, биринчи орунда теминүүчү жайды белгилеп алыш керек. Ал үчүн (жакын турган ма-мычага тескери туруп) тосмону бойлоп (ортого карай) үч кадам, кийин тосмону карай түз дагы Эки кадам өлчөп басыш керек. Бул чекит теминүү жайы болот (бор менен белгилеп кой). Эки жөнөкөй кадам бир чуркоо кадамына барабар деп кабыл алынган. Мектеп окуучулары үчүн орточо чуркап келүү аралыгы, бою жана дене-тарбиялык даярдыгына карай 5—7—9 кадам болушу мүмкүн. Чуркап келе жатканда теминүүчү бутун менен белгилеп коюлган чекитке кадам коюуга аракеттен жана бир бутун менен теминип, тосмодон шилтэнген бут менен секирип өт.

Темингенде колдор жогоруга-алдыга сунулушу керек. Желкелер алдыга бир аз ийилет (42-*a*, *b* сүрөттөр).





42-сүрөт.

Топту ыргытуу. Бул көнүгүүнү жаса-
ганда 10—14 жөнөкөй кадам (5—7 чуркоо
кадамы) өлчөнөт, топту атып жатканда,
баштап, топту 43-сүрөттө көрсөтүлгөндөй
кылып карма жана колунду башындан
бийигирээк көтөр. Чуркап келип, топту
ыргытууга 2—3 кадам калганда, сол бут менен алдыга
алкакка кадам таштап жаткандай кыймыл менен кең
адымда (он колдо топ ыргытуучулар үчүн) (44-*a*
сүрөт). Мында топту ыргытуучу колунду артка өткөрүп,
кийин кескин жоруга-алдыга шилтэ. Бул жай, кадам
таштоо-ыргытуу жайы деп аталат. Топ колдон чыккан-
дан сон, акырын токто. Топту ыргытууда чечүүчү кый-
мыл болуп бул таяныч (сол) бутту алдыга таштоодо
тизени көп бүтүп жибербестик эсептелет. Эгерде бул
жагдай эрежедегидей болбосо, анда атуу анык атка-



43-сүрөт.



44-сүрөт.

рылбастан, топ ылдыйга карап кетет. Топту атуудан мурда сен алыста жайгашкан үйдүн тамына, даракка же дубалдын артына атууну көздөп ал. Топтун учуусун ал жерге барып түшкөнгө чейин күзөтүп турууну унупта. Женил атлетика менен машыгып жатканда же чуркоо, секириүү жана предмет ыргытуу боюнча окуу нормативдерин тапшырып жатканда коопсуздук эрежелерине амал кыл, анткени алдыңа койгон максатына жетишүүң көбүрөөк ушул эрежелерге амал кылышындан көз каранды болот (44-б сүрөт).

Машыгууну баштоодон мурда 5—6 минута кыздыруучу көнүгүүлөрдү жасашың керек, б.а. акырындык менен чуркашың, 8—10 жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдү жана 30—60 метрге 3—4 жолу тез чуркоолорду жасашың керек. Булар сага кыймылдарды так жана туура жасоого, жаракаттануунун алдын алууга жардам берет. Машыгуулар үчүн жайды жакшылап даярда. Секирип түшүү чункурун жакшылап жумшат, чуркоо тилкесинде ашыкча нерселерди алып ташта, предмет атууга коопсуз болгон жерди танда. Топ ыргытууну өз алдыңча жасаганында терезелер, дарактар, адамдар зиян тартпай турган бағытты тандагын.

Бийиктике жана аралыкка секириүүдө теминүүчү жай кургак жана тегиз экендигин текшергиле. Секирип түшүүчү жайда учтуу нерселер болбостугу керек. Бийиктике секирип жатканга жардам берүүдө секириүүчүнүн жерге түшүү жагына эмес, тескерисинче чуркап келе жаткан жагында тур, антпесе тосмо сага тийип кетиши мүмкүн.

Чуркоо бүткөндөн кийин чуркоо тилкесинде дароо токтоп отуруп алба. Токтобостон жай кадамдар менен дагы 15—20 метрге чейин жүр, алыс аралыкка чуркаган учурда 150—200 метрге чейин жүрүш керек.

Классташтарың чуркап жатканда чуркоо тилкесинде турба жана жолун да кесип өтпө. Андан сыртта, алысыраак тур. Эгерде чуркоого катышпаган болсон, анда чуркагандар менен кошуулуп чуркоого сага тыюу салынат.

Чуркап бүткөндөн кийин дароо муздак суу ичип алба, себеби бул сенин жогорку дем алуу каналдарынца

суук тишишине, б.а. бронхит, ангина ж. б. ооруларга чалдыгышына себеп болушу мүмкүн.

Дене тарбиялық көнүгүүлөрдү жасаганда ден-соолугуңа зыян келтириши мүмкүн болгон ашыкча на-грузкалардан сактан:

1. Өзүндө талыгуу (чарчоо) же булчундарда жана боордо ооруу сезсен нагрузканы азайт.
2. Машыгууларды 2—3 күнгө токтотуп тур.
3. Аптада бир күндү толук эс алуу үчүн ажырат.
4. Машыгуулардын ордун өзгөртүп тур жана машыгуулардагы бир түрдүүлүктөн алыс бол.
5. Жок дегенде 2 айда бир жолу враачтын көзө-мөлүнөн өтүп тур.
6. Өзүндүн спорттук даярдыгындын ийгилиги — туура гигиеналык тартиптен, өз убагында тамактануу жана тынч уйку менен экендигин дайыма эсинде тут.
7. Нагрузканы пульс аркылуу аныкта (15 секунда ичинде).

Ашыкча нагрузканын сырткы белгилери: тез-тез дем алуу, пульстун ылдамдыгынын тездешиши, беттин агарып же кызарып кетиши, кыймылдын координациясынын бузулушу, көнүлдүн бир жайда эместиги, көздүн же жүздүн түрүнүн өзгөрүшү, ар кандай кокустук окуяларга көнүлкош жооп бериши болушу мүмкүн.

Коюлган максатка жетишүү үчүн ар күнү машыгыш керек. Ал үчүн мүмкүн болсо, бак же паркта 10—15 минут кросстук чуркоо, 90 секундда 100 жолу отуруп-туруу, турникте күч жеткенче тартылуу, 10 минуттук өзүн-өзү массаждоо жана душ кабыл алууга болгон (жуунууга) ар бир мүмкүнчүлүктү ишке салуу керек.

Мындан сырткары, жумасына 3—4 жолу (ар күнү болсо, андан да жакшы) женил атлетиканын кайсы бир түрү менен үзгүлтүксүз машыгуу керек.

Күчтү өнүктүрүү үчүн кошумча түрдө гантелдерден, медицинбולדордон пайдаланып, гимнастикалык снаряддарда көнүгүүлөрдү жаса.

Жалпы чыдамкайлыкты өстүрүү үчүн кросско чурка, велосипедде жарыш, сууда сүз, секириүүчү жипте секир.

Кыймыл ылдамдыгын өөрчүтүү үчүн баскетбол, волейбол, акробаттык оюндарды ойно, 20—50 метрге жөнөкөй учурда жана старттан белгиленген убакытта, о. э. эстафеталык түрдө чурка.

Ийкемдүүлүктүү, шамдагайлыкты өнүктүрүү үчүн ийилүү, айлануу жана бурулуу боюнча көнүгүүлөрдү о. э. снаряддар менен акробаттык көнүгүүлөрдү жаса.

Женил атлетикада он натыйжаларга жетишүү үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү аткарууга аракет жаса.

Тез чуркоону үйрөн

1. Жүрүнү билсөн, чуркоону да үйрөн. Жылдын ар кандай мезгилинде бардык жерде, тегиз, тегиз эмес жолдордо, бактарда, эс алуу жайларында, жайлоодо, дарыянын боюнда, көлдүн жээгинде, үйдүн тегерегинде, стадион же мектептин спорттук аяңтасында да чуркаш мүмкүн.

2. Чуркоо кадамдары өтө чоң болбостугу керек, антпесе күчүн бекерге сарпталат. Чуркоонун ритминде ооз менен терең дем аласың. Желkelер чуркоонун жүрүү темпине жараша кыймылга келтирилет. Кадамды ашыкча кең таштоо чуркоо ылдамдыгынын ақырындашына себеп болот. Бойду түз карма. Чуркоо учурнуда алдыга эркин умтул.

3. Беш минут чуркап, соңунан жөн басууга өтүп көр. Бир жолу чуркаганда чарчабасаң, анда аны эки жолу кайталап көр (кросстук чуркоодо). Старт менен финиши дайыма бир жерде белгиле. Ар жумада чуркоо аралыгын аз-аздан көбөйтүп бар (биринчи жумада бир жакка 500 м, кийин аркага кайтканда да чурка ж.б.).

4. Өз ылдамдыгынды текшерип, секирип-секирип чуркап көр. Дайыма түз сзыык боюнча чурка, чуркаганда колду адымдоонун багыты боюнча кезеги менен алмаштырып шилтеп чурка. Тепкичтен жогоруга 8—10 тепкич секирип чурка. Дөңсөөгө карай жана андан ылдыйга 10—20 кадам чурка. Чуркоодо буттар таманга чейин жерге толук тийсин. Жер бутунду күйдүрүп (өтө ысытып) жаткандай кыймылдалап чурка. Түз сзыыкты

бойлото так жана тұз чуркоого аракет кыл. Кезек-кезеги менен 20 м жай, 20 м тез чурка. Мүмкүн болсо 2—3 жолу кайтала. Тулку бойду бир аз алдыга чыгар. Баш бүткүл дененин кыймылын башкарсын. Женцил, шамдагай чуркап келип, белгиленген жерге келгенде ылдамдыкты ашыр.

5. Төмөнкү старттан чуркаганды билесинбі? 60 м аралыкты үч бөлүккө 20 м, 40 м, 60 м ге бөлүп чык. Бул аралыктарға досторуң менен куушуп чуркап көр. 60 м ге чуркоо 13 жаштагы кыздар үчүн 10,2 секунда болсо — жакшы, 9,9 секунда — эң жакшы; 13 жаштагы балдар үчүн 9,7 секунда — жакшы, 9,3 секунда — эң жакшы натыйжа деп эсептелет.

Узагыраакка секириүнү үйрөн

1. Темингенден кийин, абада учууну билесинбі? Кичине чуркап келип, ылдыйыштын четинен секирип көр. Теминүүгө чейинки акыркы кадам чуркап келүү кадамдарына караганда тезирәэк коюлушу керек. Теминүүдөн бир аз мурдараак тулку-боюнду түздөп ал. «Бийигирәэк көтөрүлүүгө» аракет кыл. Темингенден соң өзүнө «Абада калкып уч» деп буйрук бер жана учуп жатып түздөн. Сунулган бутту тездик менен тұз абалга чейин көтөр.

2. Секириүүдөн кийин жерге түшүнү үйрөн. Кумдуу чункурдун четине эки буттап туруп, жогоруга жана алдыга катуу темин. Жерге түшүүдө түздөн тұз эки бутту баштап алдыга сун жана денени ушул эле учурда алдыга ий. Тизелерди дароо же таманың жерге тийээри менен бүткүп ал.

3. Эми үйрөнгөндөрүндү практикада аткарып көр. Учуу учурунда өзүнө «алга!» (же «учамын!») деген буйрукту бер. Артка жыгылып түшпөстүк жана колго жөлөнүп калbastык үчүн кумга түшүп жатып жоон сандарынды алдыга сун. Эки бутундун жерге бирдей түшүшүнө аракет кыл.

4. Чуркап келүү. Чуркап келүү аралыгын орточо кадамдар менен өлчө. Чуркоону дайыма бир буттан башта жана бир калыпта кадамдап чурка. Чуркап келүү ылдамдыгын сыйыкка жакындалған сайын көбөйт

жана акыркы кадамды өтө тез кой. Чуркап келүүдө теминүүчү сзыыкка караба, башынды түз карма.

5. Секириүү узундугу жерге түшүүдө устунга эң жакын болгон буттун, жоон сан же колдун изинен устундун алдыңкы четине чейин же секириүү запасындағы темингтен жайдагы буттун изине чейин өлчөнөт. 13 жаштагы кыздар үчүн жакшы натыйжа 3 м 30 см, балдар үчүн 3 м 60 см; ал эми кыздар үчүн 3 м 60 см, балдар үчүн 4 м эң жакшы натыйжа деп эсептелет.

Баарынан бийик секиригүү келеби?

1. Бир орунда туруп эки буттта ким бийик секириүү боюнча шеригин менен мелдеш. Ким бутун көтөрүп дарактын бутагына тийгизе алат деп да мелдешкиле. Досун менен 3 кадамдан чуркап келип бир бут менен теминип жогоруга секириүү оюнун ойногула.

2. Алыска эмес, бийигирээкке секириүүгө аракеттен. Үйдө же бакта (дарагы бар жерде) 2—3 кадамдык кыска аралыктан чуркап келип, дарактын денесине чуркап кадамдап көтөрүлүп алып, кайра артка женил секирип түш.

3. Секиргичтигинди текшерип көр. Шеригин менен мелдеш. Дубалдын жанында туруп, секирип колду мүмкүн болушунча бийигирээкке тийгизүүгө аракет кыл. Алаканындын изин дубалда калтырууга аракеттен. Кийин дал ушунун өзүн 2—3 кадам нарыраактан чуркап келип, бир бут менен теминип аткарып көр.

4. Өтө тез чуркап келбе. Акыркы эки кадамда теминүү үчүн көнүлдү бир жайга топтоого умтул. Акыркы кадамдарда теминүүчү бутту тезирээк жана кыскараак кой. Теминүүчү жай тайгак болбостугу керек. Теминүүдө жоон сандарды алдыга жана жогоруга көтөр, денени түз тутуп тур.



БАСКЕТБОЛ

Таланттуу регби оюнчусу жана дene тарбия мугалими Нейсмит кыш мезгилинде окуучулардын нагрузкасын көбөйтүү үчүн залда топ менен ойноло турган оюн ойлоп тапты. Ошондон кийин ал оюндуун эре-

желерин иштеп чыкты жана мектептин залында биринчи **баскетбол матчын** өткөрдү. Ал кездерде команда да 9 оюнчукатышат эле, кийинчөрөк оюнчулардын саны 5 кишиден тура турган болду. Мына ошентип, оюн жалпыга белгилүү боло баштады жана Кытай, Индия, Италия, Франция ж.б. өлкөлөргө жайылды. Азыркы күндө, баскетбол дүйнөдө эң кеңири жайылган спортук оюндардын бири болуп саналат. Азыркы баскетболду дүйнөнүн 165 өлкөсүндө 200 миллиондон ашуун адам ойнот.

Баскетбол — кишинин ылдамдык, күч, чыдамкайлык сыйктуу дene тарбиялык сапаттарын өөрчүтүү үчүн эң жакшы каражат деп эсептелет. Кыймылдын татаалдашкан шарттары жана оюн учурунdagы көтөрүнкүлүк оюнчудагы бардык мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүүгө үндөйт. Тажрыйбалуу баскетболчу оюндун жүрүшүндө саатына 17 км ылдамдык менен 7 км ге жакын аралыкка чуркайт. Ал мунун жарымына жакын бөлүгүн өтө чоң ылдамдык жана ылдамдануу менен, кыймыл ылдамдыгын 350 жолу, багытын 500 жолу өзгөртүп, коргонууда бут менен 500, кол менен 150 дөй кыймылдарды аткарат. Оюнчу тулку бою менен 260 жолу ийилип-түздөлөт, 300 жолу бурулууларды жана 200 жолу секириүү кыймылдарын жасайт.

Эл арасында баскетбол гиганттардын оюну болуп саналат. Адатта, баскетболчулар бийик (220 см жана андан узун) бойлуу болушат.

Баскетбол менен үзгүлтүксүз машыкканда баскетболчулардын кыймыл-тыяныч аппаратында сезилерлүү даражада өзгөрүүлөр байкалат. Кол жана буттар, сөөк жана муундардын узундугу артат. Өзгөчө желке менен жоон сандын узундугу өсөт.

Өзбекстандын баскетбол боюнча курама командасында да эң узун бойлуу аял жана эркектер болгон. Алардын арасында эң узун бойлуу аял дүйнө чемпиону Р. Салимова, эркектердин арасында дүйнөлүк чемпионаттын сыйлыгынын ээси, Европа чемпиону сыйлыгына татыктуу болгон А. Жармухамедов болчу. Анын бою 207 см болгон. Азыркы баскетбол дene-тарбиялык даярдыкка жогорку (күчтүү) талаптарды коёт, демек, сен бул сөзгө өзгөчө көнүл бурушун керек.

Баскетбол — командалык оюн болгондуктан ал оюнчуларда достук, биримдик, өз ара урмат жана өз кыймылы үчүн команданын алдында жоопкердик сезимин тарбиялайт. Өспүрүмдүк кездерде өтө маанилүү болгон чеккиндүүлүк жана максатка умтулуучулук сапттарын калыптандырат.

Баскетбол эки команданын оюну. Анда ар бир команда 5 тен оюнчу бири-бирине каршы ойношот. Оюндин максаты — топту колго киритүү жана аны тезинен алып барып каршы команданын себетине түшүрүү. Баскетбол аянынын узуну 28 м, эни 15 м лүү тик бурчтук түрүндө болот жана аянттын карама-каршы жактарында баскетбол устундары жайгашат. Устун жерден 2,75 м бийиктиктө болот. Алкак 3,05 м бийиктиктө жайгашкан болуп, баскетбол тобунун салмагы 567—650 г болот.

Оюн борбордук айланадан башталат. Өз ара ти-решүүгө чыккан эки оюнчунун аларга ыргытылган топту илип алууга укуктары жок, кол менен уруп ше-риктерине узатышы мүмкүн. Топту колго кириткен команданын оюнчулары аны бири-бирине чыгарышы мүмкүн. Оюнчулар топту бир колдо гана алып жүрүүгө укуктуу. Эгерде топту алып жүрүп кармап токтосо, кайра топту алып жүрүүнү улантуусу мүмкүн эмес. Чабуул жасап жаткан команданын каалаган оюнчусу себетке топ таштоого акылуу. Топ таштоону аткаруу үчүн 30 секунда берилет. Эгерде ыргытуу учурунда оюнчуну түртүп жиберишсе же колуна урушса (кокус, ушул себеп болуп топ себетке түшпөсө), бул оюнчуга эки штрафтык топ ыргытуу мүмкүнчүлүгү берилет. Эгерде бул эреже бузуу 3 очколук зонада болуп өтсө, анда оюнчу 3 очколуу штрафтык топ ыргытууга укук алат. 5 жолу өзүнө эскертуү алган оюнчу оюндан чыгарылат. Колдо топ менен чуркоону, эки кол менен же кезектеп топту алып жүрүүнү кош колдоп алып жүрүү деп аташса, топту аянттан сыртка бут менен чыгарып жиберүүнү, бут менен ойноо дешет. Мындай эреже бузудан соң, оюн топ чыгып кеткен жерден топту оюнга киритүү менен кайрадан башталат. Себетке топ түшкөндөн кийин, оюн алдыңкы сыйыктан, б. а. устун-

дун жанынан башталат. Штрафтык топ торчого түшсө 1 очко, оюн учурунда түшүрүлсө 2 очкого ээ болот. 6 метрдик атаандаш аянты сыртынан туруп ыргытылса жана торчого түшүрүлсө командаға 3 очко берилет. Көп очко топтогон команда жеңет. Оюн 5—10 минуттук тыныгуу менен 4 таймга созулат. Оюн учурунда оюнчуларды алмаштыруу чектелген санда гана ишке ашырылат. Чабуулчу оюнчуга 3 секунддук зонада 3 секундан көп болуусуна уруксат берилбейт. Эгерде оюнчу топту 5 секундадан ашык кармап туруп биреөгө узатпаса же ыргытпаса, тоголотпосо жана алып журбөсө анда командадан топ алып коюлат жана каршы командаға берилет, алар топту капитал сыйыктан оюнга киргизишет.

Баскетбол оюнунун техникасы


Оюндин негизги техникалык усулдары: бир жерден экинчи жерге ыргытуу, ордунда туруп эки колдо топту токтотуу, кармап алуу жана узаттуу, торчого топ ыргытуу.

Топту бир колдо желкеден ашырып ыргытуу — бул эң көп тараалган узаттуу усулу болуп саналат. Топ желке тушунан бир колдо жакын жана орто аралыкка узатылат. Топ он желкенин үстүнө эки кол менен алып келинет. Он кол топтун артында, бир аз жогорураакта жайгашат, бармактар жогоруга, алакан ыргытылуучу жайга карай багытталат. Сол кол топтун алдыңкы бетинде жайгашат. Топ он кол менен алдыга ыргытылат, мында сол кол дароо топтон ылдыйга түшүрүлөт. Топ алакан менен шилтөөчү кыймылдан кийин коюп жиберилет (45-сүрөт).

Топту эки колдо жерге чекитип туруп узаттуу. Шериктин жолунда каршы оюнчу турган болсо, анда узатуунун бул усулун колдонуу ыңгайлуу. Топ жерге буттун жанында жана каршы оюнчунун узаткан колунун астында каршы оюнчу блок койбостугу же узатууну бөлүп койбостугу үчүн чеки-



45-сүрөт.



46-сүрөт.

тилет. Узатуу төмөнкүдөй усулда аткарылат: топ көкүрөккө тен қылыш кармалат, бармактар кең жазылат жана ал ылдыйга-алдыга багытталат (46-*a* сүрөт).

Карама-каршы кыймыл учурунда топту узатуу. Мында бир команданын оюнчулары бири-бирине каршы аракет қылышат. Топту узатууда шериктин көкүрөк тушу мээленип, топту алдыга узатылган колдор менен кармап алынат.

Топ узатууну ишке ашырып жатканда төмөнкүлөрдү эсинде тут: топту узатууда тез жана так багытта ыргыт; топту узатууда колдорунду аягына чейин түздөп жаз; топту бармактарың менен узат; узатуучу жагына караба; топту коюп жиберген учурунда манжаларың шеригинди көздөй багытталган болот.

Кыймыл учурунда топ узатуу. Топту эки колдо жогорудан ыргытууну колдонуу кыймыл учурунда себетке чабуул жасоо учурунда жакшы натыйжа берет деп эсептелет. Оюнчу топту тутуп алгандан кийин қыска эки кадам таштап, он бут менен теминип топту баштан ашырып жогоруга секирет жана секирген абалында алакан менен топту тиешелүү багытка түртүп жиберет.


Кыймыл учурунда секирип туруп топту ыргытуу. Секирип туруп ыргытуу техникасы ордунда туруп бир колдо жогорудан топ узатууга окшойт, болгону бул учурда оюнчу биринчи секирет, кийин секирүүнүн эң

жогорку чекитине жеткенде топ узатууну ишке ашырат. Туура ыргытуу үчүн секирүүнүн эң жогорку чекитинде ыргытуу керек жана секиргенде тулку бой түз, кыйшайбаган абалда болуш керек. (46-б сүрөткө кара).


Штрафтык топту ыргытуу. Бул кыймыл штрафтык сзыыктан туруп аткарылат. Мында, эң жакшысы, өзүндүн жактырган ыргытуу усулуундан пайдалан. Бул учурда топ ыргытуучунун буттары штрафтык сзыыктан сыртта желке кендигинде жайгашат, тамандар бири-бирине барабар, тегиз турат же бир бут алдыга чыккан болот.

Ыргытууну ишке ашырып жатканыңда төмөнкүлөрдү эсте тут:

- 1) манжалар, алакан, кол, желкени бошоштуруу, эркин тутуу үчүн топту ыргытуудан мурда жерге үчжолу чекитип ал;
- 2) ыргытуу бүткөнгө чейин бутага (себетке) караптур;
- 3) өз алдына «топту торчолуу алкактын алдыңкы жарымына жогорудан түшүрөм» деген максатты кой;
- 4) ыргытуудан мурда терен дем ал, кайра чыгар жана ушул абалда (дем тартпай) туруп топту ыргыт (47-а сүрөт).
- 5) ыргытууну секирбей аткар;
- 6) ар дайым, ар жолу туруктуу бирдей ыргытууну жаса.



47-а, б сүрөттөр.



47-б сүрөт.

Топту каршы оюнчудан тартып алгандан кийин, жерге чекитип алуу. Топту кескин алыш коюуда аны эки колдоп тутуп алуу жана өзүн көздөй тартуу керек, тартканда тулку-бой да кошо бурулат. Каршы оюнчунун колунан топту уруп алыш коюу алакандын ылдыйдан же үстүнөн жасалган кыймылы менен ишке ашырылат (47-б сүрөт).

Оюнда коргонуу кыймылдарын колдонуп машыгууга өзүнчө көнүлүндү бур, бул атаандаш оюнчуга тоскоолдук кылуу үчүн керек.

Каршы оюнчуну кароо. Коргоочу өзү карап жаткан оюнчу менен биргэ өзүнүн зонасынын арасына дайыма топту коруп туруучу болуп жайгашат. Өзү карап жаткан оюнчу себеттен канчалык алышта болсо, коргонуучу андан ошончолук алышта ойнойт. Бир колу өзү карап жаткан оюнчуну көздөй, экинчи колу топту көздөй сунулат (47-б сүрөт).

Баскетболдо топ узатууну батыраак өздөштүрүп алуу үчүн төмөнкү оюн техникасын жакшылап үйрөнүп ал:

- 1) топту дубалга ордуnda туруп, көкүрөк тушунан эки колдо узатууну;
- 2) топту бир колдо (он жана сол) желке туштан узатууну;
- 3) топту дубалга бир жана эки колдо алдыга, артка, жүрүп же чуркап, жылып узатууну;
- 4) топту онго, солго, капиталга жылып жүрүп узатууну;
- 5) топту эки колдо же бир колдо желкеден тез жетсин үчүн узатууну;

6) дубалга чейинки болгон аралыкты акырындык менен арттырып барып, топту жерден чекитип узатуу;

7) топту эки колдо көкүрөк туштан, бир колдо желке туштан, эки колдо бир орунда туруп жерге чекитип узатууларды кезек-кезеги менен аткар, эми ушуларды өтө тез, алдыга жана артка жылып, жүрүп жана чуркап туруп жасоо.

Сенин жогоруда көрсөтүп берилген техникалык усулдарды ийгиликтүү өздөштүрүшүн, албетте, денетарбиялык даярдыгындын даражасынан көз каранды. Ылдамдыкты, күчтү, чыдамкайлыкты өөрчүтүү үчүн үзгүлтүксүз түрдө машигууларды өткөрүшүн керек. Ал үчүн көбүрөөк секириүн, чуркоон, оор предметтер менен иштешин (көнүгүү жасашын) керек. Бул маселени чечүүдө сага төмөнкү көнүгүүлөрдү жасоо жардам берет:

1. Ылдамдыкты жана кыймылды өзгөртүп чуркоо.
2. Дөңсөөгө чыгуу жана дөңсөөдөн түшүү.
3. Ар түрдүү тосмолордон ашып өтүп, чуркоо.
4. Арты менен чуркоо.
5. Ар түрдүү баштапкы абалдардан туруп теминүү.
6. Кескин токтоп, кайра чуркоо.
7. Ордунда туруп бир бутта теминин секириүү.
8. Эки же бир бутта алдыга жылып секириүү.
9. Илип коюлган буюмдарды алуу үчүн секириүү.
10. Секириүчү жипте ордунда туруп, алдыга жүрүп жана чуркап секириүү.
11. Тосмолордон секирип өтүү.
12. Дөңсөөдөн кийинки багытка карай секириүү.
13. Тепкичке секирип чыгуу.
14. Үч аттап аралыкка секириүү көнүгүүсүн аткаруу.
15. Кызыл ашыктардын арасына кыстырылган топ менен алдыга, артка, онго жана солго секириүү.
16. Топтун үстүнөн онго, солго, артка жана алдыга секириүү.
17. Баскетбол тобун жогоруга ыргытып, аны кайра секирип туруп тутуп алуу.
18. Баскетбол тобун жогоруга ыргытып, анын астынан чуркап өт жана артка бурулуп кармап алуу.
19. Топту алдыга ыргытып жиберип артынан ыргып барып тутуп алуу.

20. Топту жерге тоголотуп жиберип, артынан кууп жетип алып кол менен кармап калуу.

21. Толтурма топ менен бирге отуруп-туруу, аны ыргытуу ж. б. көнүгүүлөрдү жасоо.



ВОЛЕЙБОЛ

Волейбол башка спорт түрлөрүнө салыштырмалуу жаш түр болуп эсептелет. Бул кызыктуу оюн 19-кылымдын аягында кирип келген.

Көрсө, бул ачылыш көрөрмандарды өтө таң калтырган Гешок шаарынын (АКШ) чогулган бир топ өрт өчүргүчтөрүнө таандык экен. Оюн жаш өрт өчүрүүчүлөрдүн баскетбол тобунун желденген камерасын эки устундун арасына тартылган аркандан ашырып бири-бирине узатып берүүсүнөн башталган. Бир аз өткөндөн кийин, оюндуң эрежесин ушул шаардын дene тарбия мугалими Вильям Морган түзгөн, деп эсептелет. Ошондон кийин волейбол оюну бир гана Америкада эмес, о.э. Япония, Кытай, Канада, Франция, Италия, мурдагы Чехословакияда да тез таралып кеткен. Бирок бул оюнду ар башка мамлекеттер ар түрдүүчө ойношкон. Команданын составын 9 киши түзүп, алардын орун алмашуусуна уруксат берилбеген, бир оюнчунун топко тийүү саны чектелбеген. Волейбол оюну Олимпия оюндарына кошуулушунун натыйжасында гана оюндуң эрежелерине бир аз тактык киргизилген. Оюндин аталышы англис тилинен каторгондо «учуп кетип жаткан топ» же «топту учуп келе жатканда кайтаруу» деген маанилерди билдирет. Волейбол түрдүү мамлекеттин адамдарын эмнеси менен өзүнө тартып алат? Биздин оюбузча, оюндуң активдүүлүгү жана саналуу минуталарда ойнот жаткан команданын женишке жакыннатуучу кезектеги очкону утуп алуунун мүмкүндүгү жана дагы бир минутадан соң каршы команда да ушундай ийгиликке жетишиши мүмкүн экендигинде болсо керек. Мындан сырткары, бул оюндин көрүү үчүн гана эмес, ден-соолукту чындоо үчүн да пайдалуу оюн экендиги кийин баарына белгилүү болду. Демек, анын организмге кандай таасири бар? Оюнда анчалык чоң болбогон аянтта (9×18 м) 12 киши ойнойт, демек, ар бир оюнчуга баскетболдогуга караганда 3 эсе, футболдогуга караганда 17 эсе аз жай туура келет. Во-

лейбол оюну булчун аппаратынын өрчүүсүнө зор мүмкүнчүлүк жаратат, реакциянын тездиги, шамдагайлык, чыдамкайлык, секиргичтик сыйактуу турмуштук зарыл дene тарбиялык сапаттарды дагы да күчтөүүгө жардам берет, дем алуу, жүрөк-кан тамыр жана булчун системаларын чыңдайт, абыл ишмердүүлүгүндөгү талыгууну жоготот. Волейбол организмге он таасир берет, ал команда болуп аракеттенүүгө үйрөтөт, тартиптүү болууга, өз командасынын мүчөлөрүнө жардам берүүгө көнүктүрөт. Мындан сырткары оюндуун мазмуну эмнеде экенин билесинби?

Волейбол оюну 9×18 өлчөмдөгү тегиз аянтта өткөрүлөт. Аянттын туурасынан капитал багытта кендиги 1 м жана узундугу 9,5 м болгон тор тартылат. Тор аянттан сыртта жайгашкан устунга же дубалга бекемдеп байланат. 13—14 жаштагы балдар үчүн тордун үстүнкү четинин бийиктиги — 2 м 20 см, кыздар үчүн болсо 2 м 10 см, ал эми топ тоголок жана салмагы 250—300 г болушу керек.

Оюнчулар аянтта төмөнкүдөй тартипте жайгашышат: үч оюнчу торго жакын жана үч оюнчу арткы сзызыктын жанында болот. Оюн аянттан сыртта турган оюнчунун топту узатуусу менен башталат. Бул оюнчу топту жогоруга ыргытат жана топко бир колу менен сокку берип, аны каршы команданын оюн аянына карай багыттайт. Эгерде оюнчу топту узатып, ага колу тийген болсо, топ узатып берилди деп эсептелет. Эгерде топ тордун үстүнөн жогорудан өтсө, топту оюнга киритип берүү туура аткарылды деп эсептелет (топ тордун жогорку четине тийип кетиши мүмкүн). Топту оюнга киритүүдө оюнчу секириши, чуркап келиши жана сокку берилгенден кийин аянттын ичине кирип келиши мүмкүн. Топту каалаган усул менен урууга болот. Бирок ар бир команда топту 3 жолу гана урууга укуктуу. Бир оюнчу топко 2 жолу удаалаш тийүүгө тыюу салынат. Эки оюнчунун бир учурда топко тийиши 2 сокку деп эсептелет. Эгерде топ дарактын бутактарына, шыпка, ж.б. тийсе, ал оюндан чыгып кеткен деп, команда болсо катага жол койгон деп эсептелет.

Төмөнкү учурларда оюн токтолулуп топ каршы командаға берилет: топ жерге тийгенде, команда топту 3 жолудан көп урганда, топту илип алганда, топту


кайтарбастан башка жакка узатып жибергенде, оюнчу торго тийгенде же орто сзықты тебелеп алганда, топ оюн аянынан сыртка чыгып жерге түшкөндө же тордун астынан өтүп кеткенде.

Оюн 3 же 5 партиядан турат. 25 очко топтогон команда женген деп эсептелет. Команда очколорунун айырмасы экиге барабар болмоюнча оюн улантыла берет. Ар бир партиядан кийин командалар оюн аянттарын алмашышат.

Волейболчунун ойноо техникасы

Волейбол оюну топко кол менен кыска убакытта жана катуу уруусу, топту токтотуп калуунун мүмкүн эместиги менен айырмаланат. Ошондуктан мында топту өз убагында күтүп алуу жана ыңгайлуу башталгыч абалды ээлөө үчүн оюн аянында тез кыймылдоону, б. а., топту оюнга туура киритип берүүнү жана топту туура кабыл алууну; көздөтөн орунга карап жана тескери туруп топ узатууну; тордун жанында секирип топту муш менен кайтарууну; тордон кайткан топту кабыл алууну; о.э., блок коуюну жана эки жактуу оюнду үйрөнүү талап кылынат.

Туруу абалдары жана кыймылдоо. Топту шерикке узаттууга же тордон ашып өтүп жаткан топту кабыл алууга даярданганда эн ыңгайлуу туруу абалы орто, тордун үстүнөн узатууда болсо жотору туруу болуп саналат.




48-сүрөт.

Мындай туруу абалында бир бут алдыда же та-
мандар тен, бирдей жайгашкан болот. Топту күтүп
алуу абалында оюнчу кыймылдабайт, кээде бир буттан
экинчи бутка оорун салат. Волейболчу оюнда адатта-
гыдай кадам менен же капиталга жылып жүрүп, чуркап
кыймылдайт (48-*a*, *b* сүрөттөр).


Топту эки кол менен жогорудан узатуу. Мында
баштап туруктуу башталгыч абалды ээлеш керек. Кий-
ин бут жана колдорду бир аз бүгүп, бармактын учтары
менен топко кескин тийип, ага керектүү багыт бери-
лет. Колдун топко тийүү чекити болжол менен беттин
тушунда жайгашат. Бул жерде топту алакандар менен
кайтаруу мүмкүн эмес экендигин айтып өтүү керек
(49-*a* сүрөт).

Торго тескери туруп топту узатуу. Мында колдор-
дун топко тийүү чекити беттин үстүндө жайгашкан
болот жана топту узатуу колдорду чыканактан бүгүп,
дененин көкүрөк, бел бөлүгүнө чейин көтөрүү кыймы-
лынын натыйжасында аткарылат.

Топту секирип туруп узатуу. Бул усул секириүүнүн
эн жогорку чекитинде колдорду тез бүгүү менен ат-
карылат. Секириүү эки буттан бирдей теминүү жайы-
нан же бир-эки кадам койгондон кийин ишке ашы-
рылат. Секирип туруп узатууда топ тордон ашырылып
багытталат (49-*b* сүрөт).



49-сүрөт.




50-сүрөт.

Тордун жанында туруп топту муш менен кайтаруу. Оюн учурунда топ торго жакындашканда ылдыйлайт. Мындай абалдарда секирип муш менен топту кайтаруу жардам берет. Бул учурда жакшысы торго капитал менен же тескери бурулуп турган он. Бул абалда топту тордун үстүндө күтүп алуу үчүн жетиштүү денгээлде секириүү керек (50-а сүрөт).

Топту оюнга киритүү. Оюнга топту киритип берүү менен оюн башталат. Башталгыч абалда тулку бой бир аз ийилген болот, топту урууда он кол ылдыйга-артка тартылат, сол кол топту бел курчоого чейин бийиктиктө кармап турат. Сол кол топту бир аз жого-руга ыргытып берет, ушул учурда он кол ылдыйга-алдыга кыймылдай баштайт жана сокку берет. Ушул тартипте топ тордон ашырып берилет (50-б сүрөт).

Оюнга киритилген топту кабыл алуу. Команда топту кабыл алып каршы оюнчулардын чабуулун кайтарат. Топту зор ишеним менен кабыл алуу жаны баштоочу оюнчуларга да, тажрыйбалуу оюнчуларга да оюндагы ийгиликтин жааралышы болуп саналат. Топту ылдыйдан эки колдо кабыл алганда, баштап туруу абалы тандалат. Буттар тизеден бир аз бүгүлөт, колдордун бармактары бириктирилип муш жасалат, колдор түздөлүп алдыга-ылдыйга түшүрүлөт. Мында топ билектердин төмөнкү бөлүгүнө келип тиет. Топ тийген



51-сүрөт.

учурда колдорду чыканактан бүгүнүн же колдор менен катуу каршылык көрсөтүүнүн кереги жок. Ка-был алынган топту карши оюнчуларга кайтарыштан мурда өз аянындагы шеригине тордон 2 м берирээке торду бойлото ылдыйлатып узатылат (51-сүрөт).

Карши команда тарабынан оюнга киритилген же чабуул менен узатылган топту ылдыйдан кабыл алсан болот. Мында көп нерсе топко карай кыймылдоо ылдамдыгынан көз каранды болот. Оюн учурунда топ кээде торго тиет, мындай абалда тордон кайткан топтун учуу багыты торго тийген абалына жараша болот. Тордун төмөнкү бөлүгүнө тийген топту кабыл алуу оноюраак. Топту кээде бир кол менен да кабыл алсан болот.

Өз алдынча машыгуу

Өз алдынча машыгууну кыздыруучу көнүгүүлөрдөн башта. Мында баштап жөнөкөй, капиталга карай кадамдар менен алдыга, аркага, онго жана солго жүр, чыканактан бүгүлгөн жана түздөлгөн колдорунду айландыр, онго жана солго жөнөкөй кадамдар менен чурка. Андан соң тулку-байду онго, солго, алдыга жана артка ийип, айланма кыймылдарды жаса. Кийин отуруп-тур жана отурган абалда жүр. Аягында эки бутта, бир бутта кезеги менен секириүүлөрдү жаса. Буларды бүткөндөн кийин атайын көнүгүүлөргө: ылдамдык-күч сапаттарын, шамдагайлыкты өрчүтүүчү, оюнга байланышкан тапшырмаларды аткарууга өт.

Дене тарбиялыш сапаттарды өөрчүтүүчү көнүгүүлөр

1. Багытты өзгөртүп, нерселерди, дарактарды айланып өтүп чурка.
2. Сызыктан сыйыкка бутту чалыштыруу кыймылында чурка.
3. Капталга кадамдап онго жана солго которул.
4. Ордунда туруп, түрдүү абалдардан (тик туруп, жарым отуруп, отуруп, жатып) ылдамдануу менен кыймылдоону, бул кыймылдан токтоону жана топту кабыл алууну, узатууну туурап машык.
5. Кезек-кезеги менен оң жана сол бутта, эки бутта секирип («бака», «кенгуру»га окшоп) кыймылда.
6. Теминип эки бутта секирип жогоруга илинген нерселерге колунду тийгизүүгө аракеттен.
7. Баштап, дубалдан эки колдун, кийин кезеги менен оң жана сол колдун алаканы менен түртүл.
8. Толтурма топту дубалга ыргытып, кайра илип ал. Ушунун өзүн шеригин менен жаса. Топту бир орунда туруп жана кыймылда (дубалга же шерикке каратаип же терс бурулуп), секириүү учурунда ыргытууну, секириүү менен илип алууну аткар.
9. Толтурма топту дубалга эки кол менен баштан ашырып, бир орунда туруп жана секирген учурда ыргыт.

Волейбол оюнунун техникасын жакшы өздөштүрүү үчүн көнүгүүлөр

1. Топту эки колдо ордунда, алдыга, солго, онго кыймылдоодон соң узат.
2. Топту көп жолу удаалаш түрдө дубалга ыргытып кабыл ал, андан соң дубалга ыргытуу жана жогоруга узатууну кезеги менен аткар.
3. Топту жогоруга көп жолу узат.
4. Топту бир шеригин менен бириңер өз ордунда туруп, экинчин алдыга, артка, онго жана солго жылып өз ара узаткыла.
5. Секирип туруп топту дубалга ыргыт: бир жолу ордунда туруп, бир жолу секирип, бир нече жолу удаалаш секирген түрдө.
6. Топту экөөлөшүп ар түрдүү абалдарда бириңер тээп, экинчинер кол менен узатып тосууну аткарғыла.

7. Топту экөөлөшүп тордун (аркан) үстүнөн ашырып узаткыла же аларды 200, 210, 220 см бийиктике илип коюп, ага колду тийгизүүгө аракеттенгиле.

8. Дубалдан кайткан топту эки колдо ылдыйдан илип ал.

9. Топту жогорудан узатып, ылдыйдан кабыл алууну (дубалдын жанында) кезеги менен аткар. Экөөлөшүп биринер топту жогорудан узатып экинчи-нер ылдыйдан кабыл алгыла, кийин орун алмашыла.

10. Толтурма жана волейбол топторун кезеги менен узатууну аткар (3 жолу узатып 3 жолу оюнга кирит).

11. Аянтын оң жана сол жарымына топту ылдыйдан анык узатып берүүнү аткар.

12. Топту дубалга 4—6 м алыстан туруп ур жана аны ылдыйдан эки колдо кабыл кылып ал.

13. Топту 6—9 м аралыктан таштап бер жана аны шеригин кабыл кылып алсын (эки адам). Ушунун өзүн тор менен кайталап көр.

14. Эки киши болуп, биринер 1—2 м дубалдан алыстыкта ага тескери туруп экинчин толтурма топту 1—2 м аралыктан туруп жогорудан шеригиңе узат. Топту бут жана колду бүгүп баштын үстүндө кармап ал, кийин түздөнүп жатып топту жогоруга-артка дубалды көздөй ыргыт жана 180 градуска бурулуп тутуп ал. Ушунун өзүн волейбол тобу менен кайтала.

15. Тордун жанына илип коюлган волейбол тобун муш менен уруп түшүр. Дал ушуну кайтала, бирок эми топту шеригин ыргытып берсин.

16. Эки-экиден болуп топту тордон ашырып өзара узаткыла. Ушунун өзүн топту ылдыйдан кабыл алып кайталагыла. Топту ылдыйдан кабыл кылып алып, аны баштын үстүнөн уруп тордон өткөр.

17. 2×2 (төрт кишилик) болуп ойногула. Ар бир жуптук топко үч жолу тийүүгө укуктуу. Ушунун өзүн 3×3 , 4×4 , 5×5 , 6×6 тартипте болуп кайталап ойногула. Азыркы учурда «пляж» волейболу (2×2) адат түсүнө (модага) айланууда жана бул боюнча дүйнөлүк чемпионат өткөрүлүп жатат. Өз алдынча машигууларда астейдил машық, ошондо гана мектеп программынын волейбол бөлүмүн жакшыраак өздөштүрөсүн. Натыйжада волейбол оюнун жакшы ойнооруңа шектенбесе болот.



ГАНДБОЛ (КОЛ ТОБУ)

Бул оюндун артыкчылыктарынын бири анын жөнөкөйлүгүндө. Бул оюнду эркек жана кыз балдар залда да, ачык абада (сыртта) да жөнөкөй волейбол же баскетбол аянттарында да ойносо болот. Жердин бети чөп менен капиталган же асфальт болушу мүмкүн. Оюн үчүн бир топ, аянт жана 2×3 метрлүү жыгач дарбаза гана керек. Оюн аянына төмөнкү сыйыктар сыйылат. Дарбазанын алдында радиусу 6 м болгон жарым айланы сыйылат жана бул жерден туруп топту дарбазага карай атуулар ишке ашырылат. Кол тобу оюнунун эрежелеринин аткарылуу техникасы да жөнөкөй жана оңой. Аянтты бойлоп кадамдап жана чуркап кыймылдоо, топту бири-бирине узатуу, топту кол менен дарбазага атуу бул оюнdagы жасалуучу иш-ара-кеттер болуп саналат. Булардын бардыгы сага тааныш жана аларды билесин да. Ошондуктан бул оюн ары шандуу, ары кызыктуу спорттук оюндардын бири деп эсептелет. Бул оюнда ар бир спортчунун жогорку тездикте кыймылдашы, топ менен тез жана күтүлбөгөн кыймылдарды жасашы, командаагы шериктери менен өз ара ынтымакта, бирдикте аракеттениши, тез өзгөрүүчү оюн абалдарына өз убагында жооп кайтарылышы, спорттук жеке күрөштүн (ар бир оюнчу тарабынан) алып барылышы, булардын бардыгы — ушул оюнга гана мүнөздүү өзгөчөлүктөр болуп саналат. Кол тобу оюнунун жогорку эмоционалдык көтөрүнкүлүгүнө кыймылдардын өтө ар түрдүүлүгү, оюн абалдарынын курчтугу, спорттук күрөштүн өзгөрүлмөлүүлүгү, ар бир оюнчунун жана команданын өз ара тыгыз байланышта болуусу, оюндун натыйжаларынын дароо эле көзгө көрүнүп, бааланышы дагы бир кошумча себеп болуп эсептелет.

Демек, эгерде сен кол тобу менен үзгүлтүксүз түрдө машыксан, ал сенин негизги дене тарбиялык сапаттарындын өрчүшүнө жардам берээри айдан ачык көрүнүп турат. Мисалы, күч — топту дарбазага атуулардын аткарылуу ылдамдыгында, топту алышка узатууда, секириүүдө, чуркоонун тездигинде, чуркоо багытын өзгөртүү жөндөмүндө, баштапкы ылдамдык жана башкаларда өөрчүйт. Бул сапаттарды мындан да жогору

өрчүтүү үчүн гантелдер жана толтурма топтор менен көнүгүлөрдү, секириүү менен отуруп турууларды, секириүүлөрдү, аркан тартышмайларды, арканга асылып (жармашып) чыгууну, секириүүчү жипте секириүүнү аткарышың керек. Кол тобу оюнунда, өзгөчө, сендеги ылдамдык сапаты өрчүйт. Оюндин жүрүшүндө шамда-гайлык, ийкемдүүлүк, чыдамкайлык сапаттарың тарбияланат. Оюнчуда байкоонун курчтугу, көнүл буруунун, ой жүгүртүүнүн тездиги, чечкиндүүлүк, тартиптүүлүк калыптандырылат жана ошол эле учурда сезимдерди жылоолой алууга тарбиялайт.

Оюндин негизги маңызы жана мазмуну әмнеде? Оюнда мелдешип жаткан команда оюнчулары оюндин эрежелерине амал кылган түрдө, атаандаштарынын дарбазасына эң көп топ киргизүүгө жана топту өз дарбазасына өткөрбөстүккө умтулушат. Карши команданын дарбазасына эң көп топ киргизген команда жеңип чыгат. Команда 6 оюнчу жана бир дарбазачыдан турат. Оюн аянттын борборунан каалаган багытта топту атуу (узатып берүү) менен башталат. Топ дарбазага түшкөндөн кийин оюн кайра борбордон башталат. Оюнчулар топту өз ара бир же эки колдо узатышат. Топ бир колдо гана алып жүрүлөт. Топту алып жүрүү узатуу же дарбазага атуу менен бүтөт. Топ каалагандай усул менен: кол, билек, дене, таздын жардамында узатылат (атылат) жана кабыл кылып алынат. Эгерде алып жүрүүдөн сон оюнчу топту кармап алса, ал топту шеригине узатууга же дарбазага атууга мажбур. Колдо топ менен үч кадамдан ашык жүрбөйт, топту колдо 3 секунддан ашык кармап турбайт. Оюнчу тарабынан дарбазага топ атуу али ал дарбазачынын аянтчасына кире электе ишке ашырылат. Дарбазачы топту бардык усулдар менен: колдон сырткары, бут менен да тосууга укуктуу. Эгерде топ коргонуучу команданын оюнчусуна тийип аянттан сыртка чыгып кетсе — бурчтан топ узатуу белгиленет. Эреже бузулган жайдан эркин топ узатуу белгиленет. Эгер чабуулчук топту дарбаза аянтчасына алып кирип жатканда коргоочу да дарбаза аянтчасына кирсе жана чабуулчуга топту ыргытууну аткарууга тоскоолдук кылса же коргоочу топту алып өз дарбазачысына узатса жана ал


илип алып, чабуулчу дарбазага топту атуусуна орой түрдө тоскоолдук кылса, жети метрдик штрафтык тобу белгиленет.

Оюнда: атаандаштан ал топту толук ээлеп турганда топту алып коюшуна, аны (карши оюнчуну) кармап алууга, кармап туррууга, тартууга, урулууга, тұртұғе, бутунан чалууга, дарбаза аяңтасына қысып коюуга, ага атайын топ атууга жана топко карай жығылууга уруксат берилбейт. Одено жана спортко мұнәздүү болбогон кыймылдарды жасап тартипти бузганың үчүн 2 же 5 минутка оюндан чыгарыласын. Үчүнчү жолу да әрежени бузсан, анда оюндан аягына чейин оюндан чыгарыласын. Эгерде эки команданын тен оюнчулары бир убакытта әрежени бузушса же оюн кандайдыр бир себепке көрө токтолулган болсо, анда ошол жерде ал оюнчулардың үстүнө топ таштап (талаш тобу) берилет. Футболка (майка), трусы, спорттук бут кийим — бул оюнчулардың кийими болуп эсептелет. Дарбазачынын кийими, әреже катары аяңтагы оюнчулардың кийимдеринен айырмаланып турат.


Кол тобу оюнунун техникасы

Мында сен топту кыймыл учурунда бүгүлгөн кол менен узатууну, топту жогорудан, жамбаштан жана ылдыйдан атууну, тоголоп келе жаткан топту кармап алууну, топту қыска чекитип алып жүрүүнү, өздүк коргонууну, эки жактуу оюнду үйрөнөсүн.

Кыймыл учурунда топту узатуу. Топту узатууну өздөштүрүүнү топту кармоону үйрөнүүдөн башташ ке-



52-а сүрөт.




52-б сүрөт.

рек. Топту туура кармоо аны, өзгөчө, атаандаш менен беттешкенде эң ишенимдүү түрдө сактап калууну камыздайт. Оюнда топ бир же эки колдо кармалат. Көбүнчө топту тутуп алгандан кийин, аны узатуудан мурда эки колдо кармалат. Топту узатуунун негизги түрү бул топту тутуп алуу, аны кармоо, шилтеп туруп желке туштан узатуу (52-а сүрөт) болуп саналат.

Оюндуун түрдүү учурларында атаандаш оюнчу үчүн күтүүсүздөн топту бүгүлгөн кол менен тез жогорудан, ылдыйдан, ондон жана солдон, түз кол менен керилип туруп жогорудан-артка, эки кол менен жогорудан (жана көкүрөк тушунан), оюн аянында чекитип, баштын артынан аркага, колдун үстүнөн, капиталдан колду буруп туруп узатыш керек. Кыймыл учурунда узатуу секириүүдө, топту узатып жаткан жана кабыл кылып жаткан шериктердин кыймылында аткарылышы мүмкүн (52-б сүрөт).

Топту жогорудан, ылдыйдан жана капиталдан бүгүлгөн жана түз кол менен атуу. Кол тобу оюнун жакшы ойноону билүү үчүн, атууларды да чебердик менен аткарууну билиш керек. Мисалы, бүгүлгөн кол менен капиталдан топ атуу коргоочуну алдап өтүп дарбазага топ киргизүү үчүн аткарылат. Түз кол менен жогорудан атуу дарбазанын коргонуу блогун жарып өтүү үчүн колдонулат. Ал бир орунда туруп, секирип аткарылышы мүмкүн. Түз кол менен капиталдан топ узатуу же атуу оюнчу менен атаандаш бетме-бет келип турган учурда иштетилет. Оң кол менен ылдыйдан топ атуу дарбазага атаандашка күтүлбөгөн жана



53-сүрөт.


байкабаган учурларда пайдаланылат. Жерден чекип көтөрүлүп жаткан топту тутуу үчүн оюнчу ага карай бир кадам коёт жана топту колуна алат. Топту кыска чекитип алып жүрүү — коргоочуга жакын туруп аны алдоо жана кийин дарбазага атууну аткаруу үчүн бош жайга өтүп алууда иштетилет (53-*a*, *b*, *c*, *г* сүрөттөр).

Өздүк коргонуу — бул кол тобу оюнунда коргонуу кыймылдарынын негизги көрүнүшү болуп саналат. Өздүк коргонууда ар бир оюнчу чабуулчулардан бирин өзүнө кароого алат, ага дайыма өзү коргоп жаткан дарбазасын көздөй топ ыргытууга, оюнчуларынын жакындашуусуна тоскоолдук кылат. Өздүк коргонуунун эрежелерин толук өздөштүргөн оюнчу гана ишеничтүү коргоочу боло алат.

Ордунаң бурулуулар. Бул усул коргоочунун каршылыгынан куттуу, топту бекитүү, дарбазага гол уруу үчүн ынгайлдуу позицияны ээлөө, финт иштетүү үчүн колдонулот. Бурулуулар топ менен жана топсуз, алдыга жана артка карай жасалышы мүмкүн.

Топту узаттуу. Бул усул шериктердин топту колдон-колго көкүрөк туштан узаттуусу болуп саналат. Узатту баштап каршы кыймылда жай басып, чуркап жана башкаларда жасалат. Узатту учурунда топтун узатту багытын өзгөртүш мүмкүн (54-*a*, *b* сүрөттөр).

Жети метрдик штрафтык тобун атуу. Кол тобунун пенальтиси — дарбазанын тушундагы атайын белгиленген жайдан судья ышкыргандан (белги бергенден) кийин 3 секунда ичинде аткарылат. Аны атуу эки бутта туруп да, артта турган бутту көтөрүп да ишке ашырылат (54-*c* сүрөт).



54-сүрөт.

Атылган топту тосууда дарбазачынын тандай турган жайы. Ал дарбазанын жанында туруп, көбүрөөк, капитал багытталган кадамдар менен, чуркап, секирип, топко өзүн атып же жыгылып, шпагат жана жарым шпагат кыймылдарын жасайт. Мында негизгиси — дарбазаны мээлөө (бутага алуу) бурчун кичирейтүү болуп саналат (54-гүй сүрөт).

Кол тобу оюнчусунун дене тарбиялык даярдыгы

Күчтүү өөрчүтүү үчүн көнүгүүлөр: **1.** Жерде отуруп тулку бойду, бутту түздө, андан соң буттарды жерден көтөрүп тар бурч пайда кылып 10—30 секунд кармап тур. **2.** Жогорудан кол менен кандайдыр бир нерсени кармаганча отуруп алып секир. **3.** Горизонталь абалда колго таянып 30—60 секунд ушул абалды сактап тур. **4.** Эми жаткан абалда тизе жана чыканактарга таянып 30—60 секунд тур. **5.** Кол менен айланы боюнча онго жана солго жүр. **6.** Бир бут менен 30—40 см болгон предметке (стулга) таянып жогоруга секир. **7.** Устунга асылып тартыл тизлерге таянып колдорду бүгүп-жаз (кыздар). **8.** Арканга асыл. **9.** Толтурма топ менен эңкей, отуруп-тур жана ушуга окшош көнүгүүлөрдү жаса. **10.** «Бака», «кенгуру»га окшоп, о. э. ылдыйга, жогоруга, онго жана солго бутунда секир.

Чыдамкайлыкты өөрчүтүү үчүн көнүгүүлөр: **1.** Секириүүчү жипте секир. **2.** Жоон санды бийик көтөрүп ордунда, дөңсөөгө, тепкичтен жогору карай чурка. **3.** 30—40—50 метрдик аралыктын арасында өзгөрмөлүү ылдамдык менен алдыга тез, артка болсо жай чурка. **4.** Команда менен эстафетага чурка. **5.** 10—20 минут 30—60 м ге ылдамдануулар менен кросстук чуркоо жаса.

Ылдамдыкты өөрчүтүү үчүн көнүгүүлөр: **1.** Жогору секирип, бутунду-бутуна эки жолу кагыштыр. **2.** Түрдүү баштапкы абалдардан (жатып, отуруп, туруп ж.б.) сигнал боюнча чурка. **3.** Толтурма топту отуруп, толук тегеренип, торчого секирип туруп жогоруга ыргыт жана илип ал. **4.** Секиргич жип менен максималдык ылдамдыкта, бир секиргенде жипти эки жолу айлан-

дыр. **5.** Өтө көп жолу «кенгуру» сымал секир. **6.** 20, 30, 40, 50, 60 м аралыктарга тез чурка.

Ийкемдүүлүктүү өөрчүтүү үчүн көнүгүүлөр: **1.** Гимнастикалык таякчаны түз кармаган колду алдыга жана аркага кайыр. **2.** Чалкалап жатып буттарды баштан ашырып жерге тийгиз. **3.** Жерге отуруп, этият болуп, биринчи алдыга ийилип мандайды тизеге, алакандарды таманга жеткир. **4.** Тизелеп туруп, артка көбүрөөк ийилип, колдорду дубалга таяп, «көпүрө»чө пайда кыл. Жаткан абалда «көпүрө» чө жаса жана аны 3—5 секунд кармап тур. **5.** Кол менен бир нерсеге таянып, этияттык менен шпагатка отур. **6.** Алдыга түз буттарга эңкей, колдорунду жерге тийгиз (алаканыңды тийгизсөң да болот).

Шамдагайлыкты өөрчүтүү үчүн көнүгүүлөр: **1.** Жөнөкөй топту (гандбол тобун) бармактын учунда айландыр. **2.** Алкактын үстүнкү бөлүгүнөн кармап туруп аны ылдыйга түшүр, кийин алкактан алдыга, артка секирип өт. **3.** Секириүүчү жипте башты онго, солго айландырып, тегеренүү менен, тизени бийик көтөрүү менен секир. **4.** Бетме бет туруп (эки окуучу), шеригиндин кыймылдарын кайтала. **5.** Тизелеп жүрүп тосмодон өт, кийин алдыга, артка тоголон, туруп «сегиз» түрүндө эки тосмону айланып өт жана старт берилген жерге келип чуркоону аякта.

Кол тобу оюнунун техникасын ийгиликтүү өздөштүрүү үчүн көнүгүүлөр. Бул максатта сен машигууларда — атайын дene тарбиялык даярдык үчүн көнүгүүлөрдү жаса: топту 10—25 м аралыкка көп жолу тез алып жүр; коргоочу турган учурда андан квадрат бойлоп качуучу кыймылдарды жаса, алып качып чабуул жасоодо топту кабыл кылып алууну жана топту эн алыс аралыкка узатып берүүнү үйрөн. Дарбазага жыгылып туруп, блоктон, бийик тоскоолдук аркылуу ж. б. татаал абалдардан туруп топ атууну, ар түрдүү финтирди аткар. 1, 2, 3, 4 кг дык толтурма топторду узатууну, топту тосмолордун арасынан жыландын изиндей кыймылдап алып жүрүүнү, турган жана кыймылдагы шериктерин менен өз ара топ узатышууну үйрөн.



ФУТБОЛ

Жашы 2000 жылдан ашкан Хан мураскорлорунун калтырган кол жазмаларында футбол оюну жөнүндө айтып өтүлгөн, демек, футболду Кытайда пайда болгон десек болот. Байыркы Грецияда, Римде да футболго окшош оюндор ойнолгон. Британияда болсо (Англия азыркы футболдун Мекени деп эсептелет), базар аянтындагы ар жылы болуучу элдик майрамдарда топ оюну эрмек катары башталган. Оюн өтө орой, катуу жана көбүнчө оюнчулардын өмүрү үчүн коркунучтуу түрдө өткөн 1863-жылга келип гана оюндуң биринчи расмий эрежелери белгиленген. Азыркы оюндуң эрежелери ошол эрежелер менен көптөгөн жалпылыктарга ээ болгондуктан азыркы оюндуң мазмуну анчалык деле өзгөрбөгөн.

Футбол сөзсүз түрдө дүйнөдө эң сүйүктүү жана эң көп ойнолуучу оюн болуп эсептелет. Мунун себеби ал оюндуң жөнөкөйлүгү жана онойлуугунда даана байкалат. Ошол себептүү бул оюн мектеп окуучуларынын ден соолугун чындоо жана жакшыртуу үчүн кол келет. Футбол менен машыгуу адамда ылдамдыкты, шамдагайлыкты, чыдамкайлыкты, күчтү, секиргичтики, кыймыл координациясын өрчүтүүгө жардам берет. Оюн учурунда футболчу нормадан ашыкча жогорку нагрузканы аткарат, машыгуулар, негизинен, ачык абада өткөрүлгөндүктөн оюн дene-тарбиялык чыныгууга да жардам берет, организмдин иммунитетин арттырат. Оюндуң негизинде эки команда мелдеши жатат жана ал футболчуларды команда болуп аракеттенүүгө, өз ара жардамдашууга үйрөтөт, достук жана шериктик мамилелерин бекемдейт.

Демек, футбол боюнча окуу материалдарын сен сабактарда өздөштүрөсүн. Анткени футбол оюнунун техникасы татаал жана ар түрдүү. Ал эки бөлүмгө, б. а., топ менен жана топсуз аткарылуучу оюн техникасы деп бөлүнөт.

Топсуз аткарылуучу оюн техникасы. Мында сен чуркоо, жүрүү, токтоо, бурулуу жана секирилөрдү үйрөнөсүн. Футболчунун чуркоо усулдары да ар түрдүү. Булар — алдыга карай, артка карап, алдама жана кап-


талга багытталган кадамдар. Мисалы, аянтта туура кыймылдоо үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү жасоону бил: жөнөкөй жүрүүдөн чуркоого өтүүнү, чуркоодон жүрүүгө жана кайра чуркоого өтүүнү; 10—15 минутага старттык чуркоолорду, предметтердин арасынан «жылан изи» сыйктуу жүрүү жана чуркоого өтүүнү; командага көрө ылдамдыкты жогорулатып чуркоону, баштап алдыга, кийин артка карай чуркоого өтүүнү; капитал багытта жана алдама кадамдар менен эстафеттага чуркоону; түрдүү усулдар менен багытты жана кыймылдоо усуулун буйрукка ылайык өзгөртүп чуркоону өздөштүрүп ал.

Кыймыл координациясын жана шамдагайлыкты чындоо, өнүктүрүү үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү жаса:

- бир бутта секир, кийин алдыга чурка, бир буттан экинчи бутка секир, белгиге ылайык ар жерге коюлган толтурма топтордун арасынан чуркап өт;
- бир орунда туруп эки бутта түрдүү жактарга 90, 180, 360° ка бурулуп секир, буйрукка көрө алдыга секир;
- чуркап келип бир же эки бут менен теминип секир жана илинген топту башың менен сүз.

Топту ээлеп алуу техникасы. Футболчулар үчүн, эң биринчи орунда топ менен кыймылдарды жасоо мүнөздүү. Топту ээлеп алуу техникасы төмөнкүлөрдү өз ичине камтыйт: топко бут жана баш менен сокку берүү, топту токтотуу, аны алыш жүрүү жана аянттын сыртынан атуу, о. э. дарбазачынын оюнунун техникасы. Футбол боюнча өтүлүүчү сабактарда учуп келе жаткан топко буттун ички жагы жана үстүнкү жагынын ортосу менен сокку берүүнү, топту буттун үстү, ички жагы менен ылдамдыкты жана багытты өзгөрткөн абалда алыш жүрүүнү, топко баш менен сокку берүүнү, топту капитал сызыктан ыргытып берүүнү жана алдоочу кыймылдарды ўйрөнөсүн.


Топту буттун үстүнкү, ички, сырткы бөлүгү менен алыш жүрүү жана ылдамдык менен багытты өзгөртүү. Сен чонураак аралыкты тезирәэк басып өтүшүн керек болсо, анда топту өзүндөн 5—8 метр алдыда алыш жүр. Атаандаш оюнчунун каршы кыймылы учурунда топту алыш коюу коркунучу пайда болсо, топту үзгүлтүксүз көзөмөлдөп тур жана аны 1—2 метрден алыштатпа.



55-сүрөт.

Тоголонуп келе жаткан топту буттун ұстұнқу бөлгүнүн учу менен тебүү. Тоголонуп жаткан (алыстап жаткан) топко сокку берүү учурунда топтун тынч абалдагыдай турушу үчүн таяныч буту топтон бери коюлат. Оюнда буттун учу менен сокку берүү усулу анчалык көп иштетилбейт. Бул усул, негизинен каршы оюнчудан топту алып коюу (топту жылдыруу)да же башка усул менен топту тебүүнүн мүмкүнчүлүгү жок болгондо колдонулат (55-сүрөт).

Топту баш менен сүзүү. Топко баш менен сокку берүү оюндин кыйла маанилүү техникалык усулу боллуп саналат. Бул усулду баш менен эң зарыл узатууларды жасоодо, топту дарбазанын алдыдагы кооптуу зонадан чыгарып жиберүүдө, дарбазага анык жана кооптуу соккуларды берүүдө колдонулат. Баш менен сүзүү бешененин ортосу жана бешененин бурчу менен берилүүчү соккуларга бөлүнөт. Баш менен сүзүүнү



56-сүрөт.

секирбей, секирип жана жыгылып бара жатып аткарышат.


Топту капитал сзыыктан ыргытып берүү. Футбол эрежелерине ылайык, эгерде топ оюн учурунда капитал сзыыктан чыгып кеткен болсо аны оюнга сзыыктан чыгып кеткен жайынан колдо ыргытып берүү менен киритишет.

Топту оюнга киритип жаткан оюнчу сзыыктын артында же сзыыкта эки буту тең жерге толук тийип турган абалда аянтка карап турат (56-сүрөт).

Учуп келе жаткан топко буттун ички жагы жана үстүнкү бөлүгүнүн ортосу менен сокку берүү. Бул соккулар оюнда өз дарбазасын коргоодо жана топ узатууларда колдонулат. Учуп келе жаткан топко жамбаштан сокку берүү үчүн тулку бойду таяныч бутту көздөй ийүү керек (57-а, б сүрөттөр).

Алдоочу кыймылдар (финнтер). Алдоочу кыймылдардан атаандашты алдап кетүү үчүн же кийинки кыймылдар үчүн шарт түзүү максатында пайдаланылат. Жаш футболчулар үчүн эң оңойлору «сокку»га жана «токтотуу»га финт иштетүү болуп саналат.

Бут менен топко «сокку» берүү финти. Бул финт шерик топту узаткандан кийин, аны алып жүрүү учурунда, токтоткондон кийин колдонулат. Карши оюнчу менен бетме-бет келгенде бутту шилтеп жалган кыймыл жасалат. Мында атаандаш шилтөөгө жооп катары, топту алып коюу же топтун учушу күтүлгөн зонаны тосууга аракет кылат. Бул үчүн жакын келүү, алдыга кадам коюу, шпагатка отуруу кыймылдары жасалат.



57-сүрөт.


Андан соң, оюндун жүрүшүнө ылайык түрдө топту бир (бош) жакка күсүз сокку берип алыш өтүлөт. Бул чыныгы кыймыл болуп саналат.

Бут менен топту «токтотуу» финти. Топту алыш жүргөндө, аны алыш коюуга капиталдан же жамбаш-аркадан аракет кылымганда «токтотуу» финти колдонулат:

а) карши оюнчу бастырып келе жатканда оюнчу таяныч бутун топтун артына коёт жана экинчи бутунун таманы менен топту үстүнөн басат. Мында топ менен алдоочу «токтотуу» кыймылы жасалат. Ушуну менен, карши оюнчунун кыймылы акырындалылат жана ушул учурда топко сокку берип аны алыш жүрүнү улантырат;

б) топту баспай «токтотуу» финти — мында топту токтотуу жалгандан, окшоштуруп аткарылат. Футболчу бул кыймылды кыйла акырындалып, бутун топтун үстүнө алыш келет, атаандаштын реакциясынан кийин керектүү багыт боюнча топ менен тез кыймылдоону улантат.

Жерге түшүп келе жаткан топту буттун ички жагы менен токтотуу. Жогорудан учуп келе жаткан топту токтотууда оюнчу топтун учуу багытына капиталы менен турат. Топту токтотуу учурунда буттар бир аз бүгүлөт, мында топту токтотуучу бутту жерден көтөрүп топтун чекүүчү чекитине тосот. Мында топ канчалык чон бурч менен түшсө, бут ошончолук бийик көтөрүлөт. Бул абалда токтотууну ишке ашыруучу бут бош (эркин) коюлушу керек (58-сүрөт).



58-сүрөт.

Эки жактуу оюн

Машыгуулар учурунда өтүлгөн сабактарды бышыктоо үчүн чаканыраак өлчөмдөгү аянтарда азыраак оюнчулар менен окуу машыгууларын, оюндарын да өткөрсө болот. Баскетбол аянтчасында дарбазачысыз эле 4×4 болуп, футбол аянынын төң жарымында туурасынан (капталынан) 7×7 , 8×8 болуп ойносо болот. Кол тобу оюнун же футболду дарбазачылар менен кошо ушул аянтта ойносо болот.

Футболчулардын дене тарбиялык даярдығы

Сенин кээ бир жолдошторун дene тарбиялык да-ярдыктын ар жактуу өнүгүүсүнө гана эмес, ушуну менин эле бирге жогорку даражадагы футболчуну даярдоого зарыл боло турган дene тарбиялык сапаттарды, б.а. күч, ылдамдык, чыдамкайлык, шамдагайлык жана ийкемдүүлүктү өрчүтүүгө да жакшы көнүл бурушпайт. Спорчуда бул сапаттар болбосо футболчу сезилерлүү ийгиликтерге жетише албайт.

Күч. Бул сырткы каршылыкты булчундардын күчү менен жөнүү жөндөмү болуп саналат. Футболдо қыска убакыттын аралыгында тез кыймылдарды жасаш керек болот. Булар топко сокку берүү, топтун артынан өзүн чамдоо, ылдамдатуу, токтотуу жана кыймылдын бағытын өзгөртүүлөр болуп саналат. Мындай кыймылдарды терең өздөштүрүш үчүн төмөнкүлөрдү жаса:

Отуруп, жогоруга секир, бир жана эки бутта теми-
нип секир; чалкалап жатып, бутту шериктин каршы-
лыгына карабай жогору көтөр; кумдун же топондун
үстүнөн бийиктикке карай чурка; футбол тобуна бут
жана баш менен сокку бер; топту ээлеп алуу үчүн
шерикти желке менен тұрт; шерик менен колдо тар-
тышмай ойно.

Ылдамдык — бул кыймылдарды чоң ылдамдык менен аткаруу жөндөмдүүлүгү. Сен да кыймылдарды тездик менен ишке ашырууну жакшы өздөштүрүшүнчүү техникалык усулдарды тез аткарууну жана оюн-дун жүрүшүндө тез ой жүгүртүүнү; ылдамдыкты өөрчүтүү үчүн кыска аралыктарды (10—30 м) түрдүү баштапкы абалдардан барып-келип чуркап өтүүнү; команда боюнча токтоо жана багытты өзгөртүү менен чуркоону; секирип-секирип чуркоону; ылдамдыкты өзгөртүп чуркоону, б. а., тез чуркап жатып токтоп калууну же чуркоону кескин акырындашып, сонунан кайра тез чуркоону; 2×10 м, 4×5 м, 4×10 м, 2×15 м ге тез барып келүүнү; капитал менен, арка менен 10—20 м ге чуркоону, устундардын, шериктердин арасынан чуркап өтүүнү, 25—30 м ге топ менен ылдамданып чуркоону; 10—15 м ден бутага карап сокку берүү жана артынан чуркап чыгууну билип ал.

Шамдагайлык — бул оюнчунун өзгөрмөлүү абалдар-

да техникалык усулдарды үнөмдүү, бат жана кооз ат-кара алуу жөндөмдүүлүгү. Гимнастикалык жана акробаттык көнүгүүлөр (буга кошумча батут)дө, кыймылдуулугу жогору болгон спорттук оюндарда; бир жана эки бутта секирип, чуркап келип бийикке илинген топко башын, бутун, колун менен сокку берүү жана кармоо үчүн секириүүдө (дарбазачылар үчүн); ушунун өзүн $90-180^{\circ}$ га бурулууларда; топту баш менен сүзүп, ордунан жана чуркап келип секириүүдө; топту башта, жоон санда, буттар менен абада калкытып кармап турууда; топту баш менен алыш жүрүүдө өз кыймылдарын башкара алуу шамдагайлыктын көрсөткүчтөрү болуп эсептелет.

Ийкемдүүлүк — билүү макулдуулукту камсыздоо, булчундарды жакшы бошоштура алуу жана кыймылдарды чоң ылдамдыкта аткара алуу жөндөмдүүлүгү. Эгер сен ийкемдүүлүк жөндөмүндү өрчүтмөкчү болсон, төмөнкү атайын созуучу көнүгүүлөрдөн пайдалан. Көнүгүүлөрдү аткарганда ылдамдыкты этият болуп акырындык менен арттырып бар. Мында түрдүү баштапкы абалдардан (колдор көтөрүлгөн, капталга түшүрүлгөн, көкүрөккө коюлган артка бириктирилген), артка пружина сымал, алдыга жана артка ийилүүлөрдү жаса. Акырын чуркоо учурунда жогоруга секириүүлөрдү жана топко баш менен сокку берүүлөрдү же $90-180^{\circ}$ га бурулууларды жаса.

Чыдамкайлык — билүү организмдин көп убакытка чейин дene тарбиялык эмгектенүүгө жөндөмдүүлүгү болуп саналат. Чыдамкайлык жалпы жана атайын түрге бөлүнөт. Жалпы чыдамкайлык — узак убакыттын ичинде кандайдыр бир жумушту орточо ылдамдык (темпер) менен аткаруу, мисалы көркөм чуркоо. Атайын чыдамкайлык — машигуучулардын берилген ылдамдыкты бүткүл оюн учурунда эки жактуу, оюнчулардын саны азайтылганда да, оюндин убактысы көбөйтүлгөндө да кармап туруу жөндөмү болуп эсептелет. Топ менен чоң ылдамдыкта (3×3 , 3×2 ж. б.) оюн көнүгүүлөрүн жасоо. Комплектик тапшырмалар, б. а. топту алыш жүрүү, оюнчунун жанынан айланып өтүү, топту узаттуу жана 2 минуттан 8 минутка чейин дарбазага топ тебүүнү ишке ашыруу чыдамкайлыкка мүнөздүү көнүгүүлөрдөн болуп саналат.



СҮЗҮҮ

Байыркы замандарда сууда сүзүүнү билбегендерди «аксак» деп аташкан. Сууда сүзүүнү билбегендер бир жагынан өз дөн соолуктарын чындоонун эң сонун каражатынан пайдалана албаса, экинчи жагынан өз өмүрлөрүн дайыма коркунучка коючулардан болуп эсептелишкен. Бизге белгилүү болгондой, жыл сайын канчалаган адамдар сууга чөгүп өлүшөт жана булар, негизинен сууда сүзүштү билбей тургандар болот. Мындай бактысыздык бардык шарттары бар пляждарда да, адамдардан оолак болгон жерлерде да болуп оттөт. Балким, сен балдары кайыкта сейилдегени кеткен ата-энелердин тынчсызданданганын көргөндүрсүн? Алар бекеринен тынчсызданышпайт. Сууда сүзүүнү билбегендер же начар сүзгөндөр үчүн суу өлүмгө алыш келиши мүмкүн. Демек, сууда сүзүүнү үйрөнүү – бул турмуштук зарылдык экен.

Белгилүү болгондой, сууда татаал кыймылдарды жасоо кургактыктагыга караганда кыйла кыйын болот. Бул ошону менен бирге буттун астында туруктуу таянычтын жоктугу, тулку бойдун адаттагыдан сырткары горизонталь абалда болушу, дем алуу жана дем чыгаруунун кыйындыгы менен байланышкан.

Эгерде андай болсо, 12–14 жашта сууда сүзүүнү үйрөнсө болобу? Албетте! Чындыгында сууда сүзүүнү үйрөнүүнүн эрте-кечи жок. Сүзүүнү үйрөнсөн дөн соолугун чын, күчтүү, шамдагай, чыдамкай, коркпос болосун. Суудагы адамдын дene мүчөлөрүнө сүзүү кыймылдары өзгөчө бир жагымдуу чындоочу таасир көрсөтөт. Сууда сүзүү дем алуу системасына да жакшы таасир көрсөтөт жана ал аба аркылуу өпкөгө кириүүчү түрдүү зияндуу микробдорго қаршы туруу жөндөмүн арттырат. Сууда сүзүүнүн ысык жана суук чөйрөгө чындоочу таасири бар. Сүзүү организмдеги зат алмашшууну да активдештиреет. Анткени, сүзүү учурунда көп кыймылдар, ашыкча энергия (кубат) сарпталат жана семиз адамдар үчүн бул азуунун (арыктоонун) жакшы каражаты болуп эсептелет. Сууда сүзүүчүнүн бир калыптагы жана ритмикалык кыймылдары кан айлануусун жакшыртат, жүрөк-кан тамыр системасын чындайт. Ошондуктан

сууда сўзүү менен үзгўлтўксуз машыксан жакшы өрчўгөн булчундарга, көркөм келбетке жана муундардагы эн жакшы кыймылдуулукка ээ болосун.

Сўзүү уйкусуздук ж. б. тўрдўү нерв ооруларынын да эн жакшы айыктыруучу каражаты болуп эсептелет. Сўзүү бошошкон адамдарды тетиктештирип, ачуусунан тез тўшўрет, нерви жукаларды болсо тынчтандырат. Кээ бирёёлөр сўзүү менен машыгуучуларды сууда гана көнүгўлөрдү жасашат деп туура эмес ойлошот. Мисалы, сўзўчү спортчулардын күндөлүк машыгууларынын катарына: кросс, гимнастикалык көнүгўлар, кол булчундарын өөрчўтүүчү атайын көнүгўлөр жана сөзсүз тўрдө сўзүү да кирет. Мына ошентип, сууда сўзўчү турмуштук жана дene тарбиялык зарыл сапаттарга: чыдамкайлык, кыймылдуулук, ылдамдык, күч, ийкемдүүлүк сапаттарына ээ болушу керек. Кургактыкта жўргўзулўчү машыгуулар аталган сапаттарды өөрчўтүүгө кийла эле жардам берет. Сўзўчү өтө күчтүү болушу керек. Эгерде сен кол жана бут булчундарынын күчүн кургактыкта машыгып өөрчўткөн болсон, сууда өткөрүлгөн биринчи машыгууда эле мунун натыйжасын билип аласын. Ошондуктан ар тараалтуу машык.

Эгерде сен буга чейин начар сўзсөң жана мындан ары жакшы сўзүүнү үйрөнүүнү кааласан, анда алгач сууда өзүнду тутуунун негизги эрежелерин билип ал:

1. Баштап жанында мугалим, спорттук устарат же ата-энен бар учурунда машык.

2. Таза суулуу сўзўчү жерлерде суунун температурасы $+20^{\circ}\text{C}$ тан төмөн болбогон учурда гана машык. Сўзүүнү жана машыгууларды өткөрүүчү жайды тўрдўү булгануулардан сакта.

3. Сууга тердеп, ысып туруп, түздөн-түз күн ваннасынан соң, кыймылдуу спорттук оюндардан кийин түшпө.

4. Сўзўгө байланышкан бардык көнүгўлөрдү жээк жакты карап же жээкти бойлоп атайын ажыратылган жerde аткар.

5. Эгер сууда чыйрыксан, анда тезинен суудан чыдымп, ысынуу үчүн сұлгү (чачык) менен тез-тез аарчын жана кийинип ал.

6. Бир аз көнүлүн бузулуп, сыркоологонсуп турсан, анда сўзүү менен машыкпа.

7. Тааныш эмес жерде сууга эч качан башын менен таштаба, чумуба, бул кескин тыюу салынат.

8. Жалган эле («Чөгүп жатам!», «Жардам бергиле!») жардамга чакырып кыйкырба.

9. Бассейнде же ар кандай сүзүүчү жерде сууда өзүн тутуунун эрежелерин билүү жана ага сөзсүз амал кылуу керектигин эсиден чыгарба жана окуп ал.


Сууда сүзүүнү үйрөнүү процесси чоң нагрузкалар менен байланышкан болбосо да, бирок машыгууларды баштоодон мурда врач менен кенешип ал, анан машык. Машыгуу үчүн ынгайлуу жайды танда. Бул жер сүзүүгө уруксат этилген пляждын кайсы бир жайы болушу мүмкүн. Эгер бассейн болсо, анда ал 1—2 м ден терен, сууга түшүү жайы өтө кыйгач болбостугу жана таза болушу керек. Көлмөдөгү суу ағын суу болушу жана анын агымынын ылдамдыгы өтө күчтүү болбостугу керек.

Машыгууну баштоодон мурда жээкте кыздыруучу көнүгүүлөрдү жаса: 3—4 минута жүр, женил чурка, түрдүү булчун топтору үчүн бир нече танкы гимнастика көнүгүүлөрүнөн пайдалан. Биринчи машыгууда жээктеги көнүгүүлөргө 25—30 минут, ал эми сууда болууга 20—30 минут ажырат. Кийинчерээк сууда болуу убактысын акырындык менен көбөйтүп бар. Машыгуудан сон бир нече кыздыруучу жана тынчтандыруучу көнүгүүлөрдү жаса.

Машыгууларда «дем алуу»га өзгөчө көнүл бур. Сүзүүнү үйрөнүп жаткан бир машыгуунун жүрүшүндө 80—100 жолу терен дем алуу жана сууга толук дем чыгаруу керек. Сүзүүчү да 100 м дик аралыкка сүзгөндө, ошончо жолу дем тартып, кайра чыгарат.

Сууда сүзүүнү кандай усулду үйрөнүүдөн баштоо керек? Ал үчүн сен эң көп таркалган эки усул — көкүрөктө крол жана брасс усулдарында сүзүүнү үйрөн.

Көкүрөктө крол усулунда сүзүү. Бул усулда сүзгөндө тулку бой суунун үстүндө горизонталдык абалда турат. Беттин жарымы сууга матырылган, тулку бой эркин, күчөнүүсүз кыймылдайт. Буттар эркин сунулат. Буттар эркин түрдө бир калыпта жана тез-тез сууга кирип-чыгып турат. Сууга жогорудан матырылган бут суунун каршылыгынын натыйжасында бир азга тизеден



59-сүрөт.


бүгүлөт, суудан чыгып жатканда болсо кайра түздөлөт. Буттардын үзгүлтүксүз, бир калыптағы кыймылы сүзүү техникасын жакшы өздөштүргөндүктүн белгиси болуп саналат. Крол усулуунда сүзүүдө колдордун кыймылы өзгөчө мааниге ээ. Колдор суунун үстүндө алдыга сунулат жана кезек-кезеги менен сууну жирөө кыймылы жасалат. Колду суудан чыгарганда чыканактан бир аз бүгүлгөн болот жана бул учурда чыканак колдон жогоруда турат. Толук алдыга сунулган кол сууга эркин түшүрүлөт. Кол сууга толугу менен киргенден кийин анын кыймылы акырындык менен тездешет жана жирөөнүн ортосуна келгенде эң чоң ылдамдыкка жетет. (Сууну көбүрөөк жирөө үчүн алакандар бир аз кысылган абалда болот).

Жирөөнү бүткөндөн кийин, чыканакты жогоруга көтөрүп, колдорду тулку бойго параллель түрдө суудан суурат жана дагы алдыга сунуу үчүн кыймылдатат. Көкүрөктө крол усулу менен сүзгөндө колдор менен буттар өз ара төп келишкен түрдө кыймылга келтириллет. Мында буттун алты жолку сууга кирип чыгуусуна

колдун эки жолқу толук кыймылы туура келет (59-сүрөт).

Крол усулу менен сүзгөндө бет сууга матырылган болот жана бул нормалдуу (эркин) дем алууга тоскоолдук калат. Ошондуктан, дем алуу үчүн башты ооз суудан чыга тургандай кылып буруу керек. Аны үчүн башты солго буруп дем алууну төмөнкүчө аткар: жирөө учурунда он кол денеге перпендикуляр болуп, суунун түбүнө түз сунулган учурда, башты ооз суунун бетинде боло турган абалда көтөрүп бур жана демди тарт. Сол колдун алаканы сууга матырылып жаткан учурда ооз суунун ичинде болот, дал ушул учурда сууга деминди чыгар. Дем чыгарууну толук жаса. Аны башынды жаны дем тартуу үчүн бурганында бүтүр.


Чалкалап крол усулуунда сүзүү. Крол усулуунда чалкалап сүзүүдө тулку бой горизонталь абалда болот. Буттар дайымкыдай эле кезеги менен сууга матырылып кыймылдатылат. Аларды күчөнбөй көбүрөөк сууга ылдыйдан жогоруга көтөрүлөт. Колдорду сууга абада жогоруга-жамбашка жана желкеден бир кыйла кенирээк кылып акырын түшүрүлөт. Кол менен ылдамдашуу үчүн суу жирелет жана жирөөнүн ортосуна келгенде кол бүгүлөт. Колдор тынымсыз кыймылдатылат.



60-сүрөт.


Он кол абага көтөрүлгөндө сол кол сууну жирейт ж.б. Абага көтөрүлгөн кол жиреп жаткан колго кара-ганды тезирәэк кыймылдайт. Чалкалап крол усулуунда сүзүүдө бир кол сууда болгон учурда дем тартылат жана абага көтөрүлгөндө мурун аркылуу дем чыгарылат (60-сүрөт).

Брасс усулуунда сүзүү. Башталгыч абалда сүзүүчүнүн тулку-бою сууда дээрлик бирдей тегиз жатат, колдору алдыга сунулат жана бириктирилет, ала-кандар болсо ылдыйга каратылат. Буттар да сунулуп бириктирилет. Сүзүү башталганда колдор сыртка бурулат, кийин эки кол жамбашка бирдей керилип сууну жирей баштайт. Жирөөнүн соңунда колдор чыканактан бүгүлөт жана ылдыйга түшүрүлөт, алакандар жа-кындашып колдор кайра баштапкы абалга кайтат. Бул учурда буттар тизе жана сан үстү муундардан бүгүлүп, жирөөгө даярдана баштайт, кийин таман жана бал-тырлар капиталга керилет. Андан соң колдор түздөлөт



61-сүрөт.

баштаган учурда буттар жамбашка-артка түртүлөт жана жирөө бат аткарылат. Жирөөдөн соң тулку бой баштапкы абалга кайтат. Колдор жирөөнү баштаганда



62-cyneT.

дем тартуу ооз аркылуу жасалат, кыймыл аяктап жатканда дем чыгарылат (61-сүрөт).

Сууда сүзүү учурунда бурулуулар. Мелдешүүлөрдө катышууда жана көлмөлөрдө сүзүүнү үйрөнүүдө түура бурулууларды билүү зарыл.

Көкүрөк менен крол усулуунда сүзүүдө бурулуу үчүн сүзүүчү бурулуучу устунга же дубалга колу менен, мисалы, он жагы менен өтө жакын келет, башты сууга чумуп, ушул убакыттын өзүндө буттарды тез бүгөт жана колу менен устунга таянып, суунун астында бурулат. Бурулгандан кийин, ал бутун устунга коюп, башын көтөрбөстөн туруп алдыга созулат жана күч менен бурулуучу таянычка теминет. Түртүлгөндөн кийин ылдамдык акырындағанда суунун түбүндө ал сүзүүнү баштайт (62-а сүрөт).

лат, бет сууга матырылат, белден бўгулўп онго бурулат, тизеден бўгулгөн буттар көкүрёккө карай тартылат. Буттар менен дубалга тирелгенден кийин колдорду алдыга сунуп, буттарда кўч менен теминет. Тўртулгөндөн соң бир аз туруп, акырындағанда кайра сўзўнү баштайд (62-б сўрөт).

Көкүрёк менен крол усулунида сўзўнү үйрөнүү үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү аткар (буттар үчүн 1—6-көнүгүүлөр, колдор үчүн 7—10-көнүгүүлөр):

1. Сууда жатканда бир кол менен таянып, буттар менен кыймылдарды жаса.

2. Кол менен шеригинди кармап жана алдыга жылып, андан буттар менен кыймылдоодогу кемчилдиктеринди, каталарынди ондоосун суранди.

3. Бассейндин дубалынын жанында буттар менен кыймылдоону үйрөн.

4. Тайгаланууда буттар менен кыймылдоону үйрөн. Көлмөнүн дубалынан тўртўл, бир аз тайгалан, кийин болсо буттардын жардамы менен кыймылдоону башта.

5. Чөкпөөчү сўзў каражаты менен бут кыймылдарын жаса жана сўзў аралыгын акырындык менен арттырып бар.

6. Колдору артка кылып, буттардын кыймылдынын жардамы менен сўз.

7. Кургактыкта колдор менен жасалуучу кыймылдарды үйрөн. Алдыга энкей жана колду суунун астында кыймылдаткандай крол усулуни аткар.

8. Сууда жирөөнү баштап бир колдо үйрөн, кийин жирөөнү эки колдо жасасаң да болот.

9. Тайгалангандан соң колдор менен аткарыла турган кыймылдарды жасоону үйрөн. Бассейндин дубалынан тўртўлуп, бир аз тайгалан жана бир кол менен, кийин артынан экинчиси менен жирөөнү башта.

10. Чөкпөөчү сўзў каражатынын жардамында колдор менен кыймылдарды жаса. Чөкпөөчү каражатты буттардын арасына кысып алып дубалдан тўртўл жана жиреөлөрдүн санын эсепте, канча жолу жирей алдын? Эс алып, кайра кайтала.

Туура дем алууну үйрөн:

а) сууда туруп терен дем тартып алдында калкып сўзўп жўргөн топту үйлөп жылдыр;

б) сууда үйлөп воронка (чункурча) пайда кыл;


- в) суунун түбүндө дем чыгар;
- г) дем тартуу жана чыгарууну крол усуулундагыдай колдун кыймылдары менен бирге аткар;
- д) колдор менен жирөөнү аткар, эки жакта тен дем алууну үйрөн.

Брасс усуулунда сүзүүнү үйрөнүү көнүгүүлөрүн жаса:


1. Брасс усуулунда сүзүү учурундагы буттардын кыймылы. Ал үчүн жерге же стулдун четине отур, колдорун менен артка таян. Тизелерди эки жакка ачып, таманды жерде сүйрөп, буттарынды акырын өзүңө тартып ал. Буттун учтарын жамбаштарга ач. Жарым айланы боюнча буттарынды керип, кийин түз сунуп аларды бириктири.

2. Стулга курсагың менен жат. Брасс усуулунда сүзүп жаткандай кылып буттар менен кыймылдарды жаса. (63-сүрөткө кара).

3. Колдорду брасс усуулунда сүзгөндөгүдөй кылып кыймылдат. Буттарды желке кендигинде коюп, алдыга энкейип, колдорду алдыга түз сун. Колдорду эки жакка керип, ылдыйга жирөөнү аткар, колдорду чыканактан бүк жана аларды тулку боюнча кыс, андан соң колдор-



63-сүрөт.

**64-сүрөт.**

ду кайра башталғыч абалга алып кел. Ар бир көнүгүүнү 10 жолудан кайтала. Мындан соң колдор жана буттар менен жасалуучу кыймылдарды сууда аткарууну үйрөн (64-сүрөт).



КҮРӨШ

Күрөш — спорт түрү катары орнотулган эрежелердин негизинде эки атаандаштын арасында өткөрүлүүчү мелдеш болуп саналат. Күрөштүн тарыхына түрдүү мамлекеттердин балбандарынын күчүн, шамдагайлыгын жана баатырдыгын сүрөттөөчү көптөгөн уламыштар, о. э. көркөм, адабий чыгармалар арналган. Күрөш бардык элдердин жаштарын дене тарбиялык чыныктыруунун эң сонун каражаты болуп келген. Табигыйлык, ынгайлуулук, бул спорттук күрөштүн артыкчылыктары болуп саналат. Өз күчүн сынап көрүү, о. э., тартынбастыгын, кайтпастыгын, шамдагайлыгын, чебердигин жана коркпостугун көрсөтүүнү каалоосу — бул жаш жигиттин табигый умтулуусу болуп эсептелет.

Балбандардын азыркы күч сынашуусунун алдында өзүнчө талаптар бар. Күрөшүү өнөрү абалды туура баалап, көзөмөлдөн качырбоо жана аны өз пайдасына чечүү болуп саналат. Мында балбандар жеке күрөштөрдө атаандашынын кыймылдарындагы каталыктан пайдаланууга аракеттенишет, чалгытуучу кыймылдар менен аны адаштырып, татаал комбинацияларды ишке ашырып, атаандашынын максатын, планын алдын ала билип алууга умтулушат. Мындай шарттарда ойлоп иш кылуу, байкоочулук, сергектик, тезинен туура чечимдерди кабыл алуу, атаандаштын үстөмдүүлүгүн мүмкүн болушунча азайтуу, мелдештин жүрүшүн өз пайдасына чече билүү, тигил же бул абалда атаандашы өзүн кандай тутаарын алдын-ала көрө билүү, усулдарды колдонуу аркылуу анын желкесин жерге тийгизүү сыйктуу сапаттар күрөшчүлөргө таандык.

Күч сынашууда убакыттын көп бөлүгү өз атаандашын ыңгайлдуу кармап алуу учурун күтүүгө, аны ишке ашыруу максатында кандайдыр бир жол менен аракеттенүүгө, атаандашты кармап калуу жана кысууга ошондой эле анын эркин кыймылдоосун чектөөгө сарпталат. Буга ылайык күч сынашуунун темпи өзгөртүлөт, чабуул жасалат, тен салмактуулуктан чыгарылат жана башка. Булардын бардыгы убакыт өтө чектелген, атаандаштын күчтүү каршылыгы жана катуу алышуу абалында болуп өтөт.

Күрөш өзүнчө бир спортун түрү жана анын көп көрүнүштөрү бар. Азырга чейин күрөштүн классикалык, эркин, самбо жана дзюдо сыйктуу түрлөрү, ошондой эле, улуттук түрлөрү калыптанган. Алардын ар бири өзүнчө мүнөзгө ээ болуп, өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен бири-биринен айырмаланганы менен, баары бир булардын бардык түрлөрүндө акыркы натыйжа — атаандаштын желкесин жерге тийгизүү талап кылышат.

Азыркы күндө республикасында жана андан сыртта улуттук күрөшкө болгон кызыгуу кыйла артты. Анын эки түрү бар. Алар күрөш жана белбоолуу күрөш болуп эсептелет. Эми улуттук күрөштүн негизги шарттары менен таанышып ал.

Күрөш. Журтубузда күрөшчүлөр, негизинен, белбоолуу күрөш, белден кармап күрөшүү, улуттук күрөш түрлөрү менен күч сынашышат. Фергана, Андижан,

Наманган облустарында белбоолуу күрөштүн түрлөрү өнүккөн. Бул күрөшкө балбандар тик туруп бир колдору менен бири-биринин белбоосунан, экинчиси менен кийимдеринен, тулку-байдун белден жогорку бөлүгүнөн кармоо менен түшүшөт. Күрөшүү учурунда бир гана колду алмаштырууга уруксат берилет, бирок белбоосунан кармаган болсо, анда коюп жиберүүгө мүмкүн эмес.

Белбоо менен күрөшүү. Балбандар он колдору менен бири-биринин белбоолорунан бекем кармашып турушат (белбоону кармаган колдор күрөшүү учурунда жыгылмайынча же кандайдыр бир башка себептер болмоюнча коё берилбейт), ал эми сол кол менен кийимдин каалаган жеринен кармоо мүмкүн. Күрөшүүдөн максат — атаандаштын желкесин жерге тийгизүү эсептелет. Күрөшчүнүн кийимдери кыска шым, кимоно же өрөөндүн тону, белбоо (чарчы) дон турат жана күрөшкө алар жалаңаяк түшүшөт.

Күрөш менен машыгуу учурунда төмөнкү коопсуз-дук эрежелерине амал кыл:

1. Мугалимдин көзөмөлүсүз күрөш усулдарын колдонбо.
 2. Тартип жана эрежени сакта.
 3. Мугалимдин тапшырмаларын так көрсөтүлгөн ордунда аткар.
 4. Оройлуктан, өзүн менен кошо машыгып жаткандарга менсингбей мамиле кылуудан тыйыл.
 5. Мугалимдин тапшырмасына көрө күрөшүү усулдарын каршылыксыз, жарым күч иштетип, толук күч иштетип аткар.
 6. Өзүндү-өзүн этият кыл, шеригине жардам бер. Ооруну сезсен кыймылды токтотуу үчүн белги берип килемге же атаандашындын денесине алаканың менен эки жолу уруп кой.
 7. Усулдарды үйрөнүп жаткан учурда орточо килемде уч жуптан ашык адам күрөшпөсүн.
 8. Усулдарды үйрөнүп жатканда чабуулдарды килемдин ортосунда туруп аткар.
 9. Машыгуучу күч сынашуу учурунда мугалимдин ышкырыгы угулаары менен күрөштү дароо токtot.
- Күрөшкө шеригин менен салмак категориясы, бир-

дей дene тарбиялык жана техникалык даярдыкка ээ болгондан кийин гана түш.

Ар бир машигууну сен кыздыруучу машигуулардан башта. Орто ылдамдыкта 3—5 минута чурка, багытты өзгөртүп, сол, он, капит менен, аркан менен, бурулуу жана жогоруга секириүлөр менен, эки бутта жана бир бутта чурка. Андан соң колдун алакандары, көкүрөк булчундар, колдор, баш (солго, онго, айланы боюнча), тамандар, тизелер, таз үчүн (айландыруу) көнүгүүлөрдү жаса. Күчтү арттыруучу: жатып колдорго таянып көтөрүлүп түшүү (отжимание); мууну мушта, манжаларга, алаканга таянып) көнүгүүлөрүн жаса. Чалкалап жаткан абалдан туруп отур жана ийил, тамандарды жерге толук коюп, буттарды кененирәэк жазып отуруп-тур, шпагат жана шилтөө сыйктуу көнүгүүлөрдү жаса. Булардан кийин гана күрөшчүнүн атайын көнүгүүлөрүн аткарууга кириш. Бул көнүгүүлөр төмөнкүлөр:

1. Отурган абалда колдорун менен тизенди кучактап алыш артка тоголон, алдыга жана артка термелип, чалкалап жат жана колдорунду эки жакка сун.
2. Тик турган абалындан отур жана артка толук ийилип колунду жерге тийгиз.
3. Тик турган абалда алдыга 1—2 кадам ташта жана кыймыл учурунда алдыга тоголон.
4. Эки жамбашка ийилип, баштапкы тик турган абалга кайт.
5. Артка ийилип бир колуна таян жана тоголон.
6. Колдор жана баш менен килемге таян жана башты алдыга артка бур, моюнга массаж жаса.
7. Көпүрө абалында кол жана баш менен термел. Онго, солго чурка, кийин колдорду алдыга түшүрүп буттун учтарын карма, жамбаштап жатып көмкөрөсүнө бурул.
8. Тоголонуу жана жыгылып берүү көнүгүүлөрүн эки-экиден болуп аткарыла.
9. Атаандаштын алакандарынан, бир колунан, эки колдон чыканак үстүнөн же мойнунан карма жана өзүн жакка аны арты менен бур. Атаандашындын то-нуунун (чапанынын) жакасынан, эки колтугунан тут. Атаандашынды колтугунан алыш колдорунду анын жонунда бириктir.

Күрөшчүлөр үчүн кыймылдуу оюндар

1. Сен «Куушмай» кыймылдуу оюнунаң пайдалансан болот. Мында эки-экиден болуп турасынар жана келишкен түрдө ар ким өз шеригин кубалайт.

2. Бетме-бет туруп алыш эки шериктиң бири (чабуул жасоочу) колун чыканактан бүгүп тик бурч пайдада кылат жана алакандарын ылдый караткан болот. Экинчисинин колу биринчи шериктиң алаканына жогору каратылган абалда болот. Белги берилгенден соң, чабуулчу шеригинин алакандарынын үстүнөн кармап алууга аракеттепет.

3. Бет мандай туруп алыш, колдордон же желкеден кармап алыш, төмөнкү тапшырманы аткар. Мында сен атаандашының чалгытып туруп бутунун учун басып алууга аракет жаса.

«Үчүнчүсү ашыкча» оюну. Бул кыймылдуу оюнда айланы түрүндө жуп-жуп болуп жайгашышат. Айлананын сыртында экөөсү бири экинчисин кубалайт. Биринчи оюнчу шеригин тутууга аракет кылат. Качып жаткан оюнчу кайсы бир жуптуктун жанына келип туруп алат. Ошондо бул жердеги бир оюнчу «ашыкча» болуп калат. Эми ашыкча болуп калган бул оюнчу кacha баштайт.

4. Чынжырлуу командалык күрөш. Команда мүчөлөрү бири-биринин кол астынан кармап, алакандарын курсактын үстүндө чынжыр кылып бириктиришет. Ушул абалда тизилген катар каршы команданын катарына жакындайт жана белги берилиши менен бири-бирин кысышып ордуларын ээлей башташат. Кыймыл учурунда өз катарындагы чынжыры үзүлгөн команда женилген деп эсептелет.

5. Арканды, гимнастикалык таякчаны өз ара тарыштыла.

6. Күрөш килеминде (тизелеп алыш) регби ойно-гула. Мында атаандашты төң салмактуулуктан чыгаруу үчүн, командалык «согуш»ка кирүүн, бардык усулдардан пайдалануун мүмкүн:

1. Шеригинди төң салмактуу абалдан чыгар. Мында бир буттап туруп, желке менен желкеге түрт. Шеригинди бир же эки колдо өзүнө тарт. Командага ылайык тик туруп, отуруп, жатып алыш шериктен топту тартып ал.

2. Манжалар менен мелдешүү. Мандай тескей отуруп алып же туруп, илмек кылып бүгүлгөн орто бармакты ишке салып шеригиндин да илмектенген бармагынан илип алууга аракеттен. Илип алгандан кийин аны өзүнө тарт жана стулдан турууга же ордунан козголууга мажбур кыл. Мында колду кармап кайырууга тыюу салынат.

3. Кол күрөш (Армрестлинг) же күч сынашуу. Карама-каршы отуруп, колунарды чыканактан бүгүп, өз ара кол кармашып бири-биринердин баш бармагындарды кармагыла жана атаандаштын мушун жерге тийгизүүгө аракеттенгиле. Бүгүлгөн колго шартка жараша стол же колдун түбүндөгү тизе таяныч боло алат. Оюнду бири-биринерге карама-каршы абалда курсакка жатып алып деле өткөрсөнөр болот.

4. Бут менен лөлүлөрчө күрөшүү. Жанаша жатып алып, бири-биринердин колунардан кармап алгыла жана бутунарды көтөрүп, аны менен атаандашындарын жакын турган бутун илип алгыла жана аны артка оодарып жибергиле.

Күрөштөгү туруу абалдары, кыймыл жасоолор жана кармоолор



Күрөшчүнүн туруу абалы. Буга колдордун, буттардын, тулку бойдун туруу абалдары кирет. Туруу абалын үч түргө төмөнкү, ортонку жана жогорку туруу абалдары деп бөлүүгө болот.

Күрөшчү өз кыймылдарын жакын, орто жана алыс аралыктардан туруп ишке ашырышы мүмкүн. Эгерде күрөшчүлөр бир-бирлеринен 2 мден ашык алыстыкта турушса, анда алар белгиленген аралыктан сыртта калып кеткен деп эсептелет. Тапшырмаларды жана анда берилген кыймылдарды эки экиден болуп аткарып көргүлө:

1. Шерикти кармап алып алдыга, артка, капиталга, айланча боюнча кыймылдоо (65-а, б сүрөттөр).
2. Шериктин бир аз каршылыгы менен кыймылдоо (66-а сүрөт).
3. Шерикти түрдүү абалдарда кармап өзүнө тартып алуу боюнча (3 жолудан) мелдеш өткөрүү (66-б сүрөт).



65-сүрөт.




66-сүрөт.

Кармап алуу. Бул усулдар бир же эки колдо ишке ашырылат, башкacha айтканда, белбоодон, колдордон, моюндан, тулку бойдон жана аралаш кармап алуулар болуп эсептелет. Бардык кармап алуулар чалгытуучу, башталгыч, негизги, коргонуучу жана жооптук кармап алууларга бөлүнөт.

Күрөштө көбүнчө оң кол менен атаандаштын сол женинин сырткы жагынан же ылдыйдан чыканактын жанынан; сол кол менен болсо кийимдин бел тушунан, оң женден жана оң кол менен кийимдин бел тушунан жана эки колдо атаандаштын белбоосунан кармап алынат. Тажрыйбалуу спортчулар аралаш кармап алуу усулдарынан кенири пайдаланышат: белбоодон жана колдон, белбоодон, колдон жана тулку бойдон жана ушул сыйктуу.

Кармап алуулар күчтүү, ишеничтүү, атаандаштын кийимлдарын акыл менен байкап, сезип турруу үчүн ашыкча күчөнүшсүз түрдө ишке ашырылат. Күрөштүн

**67-сүрөт.**

усулдарын жакшы өздөштүрүш үчүн төмөнкү көнүгүлөрдү жасоого аракеттенип көр (67-*a*, *b*, *c*, *g* сүрөттөр).

1. Атаандаш бир кадам алдыга басат жана шеригин бир колунан, эки колунан, сол кол менен оң колунан, оң кол менен кийиминин бел тушунан кармап алат. Андан соң атаандаштар жарым каршылык менен, алдыга, артка жана капиталга кадам таштап кыймылдашат.

2. Белбоосунан ар бир кол менен кармал алуулар: мында алдыдан, жогорудан, ылдыйдан, капиталынан кармап алууларды билип ал.

**68-сүрөт.**

3. Алыс аралыктан, алдыга, артка же жамбашка тез кадамдап жүрүп, шериктин белбоосунан каалаган кол менен кармап алуулар.

4. Эки колдо белбоодон кармап алууларды аткар: алдыдан, ылдыйдан, жогорудан, тулқу бойдон, желкеден.

5. Эки жактан ар түрдүү, ошондой эле, аралаш кармап алууларды аткар (шерик жарым күч менен каршылык көрсөткөндө).

6. Эркин кыймылдан жана кол менен чалгытуучу кыймылдарды жасап, шартка жараза эркин түрдөгү кармап алууларды ишке ашыр (шеригин толук күч менен каршылык көрсөткөн учурда).

Ардактуу окуучу, сен программадагы буттардын жардамында чабууну, буттардын жардамында жамбашка чабууну, жоон сан аркылуу чабууну, ошондой эле, коргонуу жана каршылык көрсөтүүчү усулдарды үйрөн. Анткени, бул класстарда биринчи жолу окуу-машыгуу мелдештери өткөрүлөт. Ошондуктан негизги усулдарды аткарууга киришүүдөн мурда атаандашты тең салмактуулуктан чыгаруу усулдарын аткарууну (өз күчүндөн пайдаланып жана атаандаштын кыймыл багытын билип алып) үйрөнүп ал. Эми шеригин менен бир нече көнүгүүлөрдү аткарып көр (68-сүрөт).

1. Жуп болуп кармашып алып алдыга, артка жана капиталга, өзүнө тартып, түртүп же шилтеп атаандашыңды кол жана тулқу бойдун кыймылынын эсебинен тең салмактуу абалдан чыгарууга аракет кыл (тең салмактуу абалын жоготкондо шеригин кийимден кармайт).


2. Жуп болуп кыймылдоону, тен салмактуулуктан чыгарууну, кошумча түрдө кадамдап, тулку бойду буруу же кайруу усулдарын аткарып көр.

3. Колду ар түрдүү кыймылдатып, бир орундан экинчи орунга жылып, ынгайлуу абал пайда болгондо кармап алууга, аны тен салмактуулуктан чыгарууга аракет кыл (шеригин каршылык көрсөтөт жана өзү коргонуудан чабуулга өтөт).

4. Алыс, орто аралыктарда кыймылдап, кол жана тулку бой менен чалгытуучу кыймылдарды жаса. Ынгайлуу учур болгондо атаандашты кармап алып жана тен салмактуулуктан чыгарып, өзү жакка арты менен жыгыт (шерик буга жооп катары кармап калууну колдоп, каршылык көрсөтөт).

5. Негизги кармап алууну аткарууга жана тен салмактуулуктан чыгарууга; эң жакшы чалгытуучу кыймылдарды жасоого, кармап алуу жана тен салмактуулуктан чыгарууга мелдеш.

Бул көнүгүүлөрдү өздөштүргөндөн кийин чабуу (жыгытуу)ларды аткарышын мүмкүн. Ал үчүн шерикти кол менен кармап алып кол, тулку бой жана буттардын қыска, чечкиндүү кыймылдарынын жардамында онго же солго бурулуу менен атаандашты тен салмактуулуктан чыгар. Чабууда шериктин тонунун желкесинен кармап туруп жыгыт. Чабууну алдыга, артка, онго, солго жана башка багыттарда ишке ашыруу мүмкүн. Коргонуу — мында шериктин колунун кармап алуусунан күтулуп жамбашка ыргып өтүү, бир аз артка качып тулку бойду ийүү, каршы усул колдонуу сыйктуу иш аракеттер жасалат (69-сүрөт).




69-сүрөт.

Шилтеп жыгытуу. Бул усул ыңгайлуу кармап алгандан кийин, эки кол менен төң атаандашты өзүнө жана ылдыйга, өзүнө жана жамбашка, алдыга жана жамбашка кескин кыймылдарды жасоонун эсебинен ишке ашырылат. Шилтеп жыгытуу усулу — тондон, белбоодон, колдон эки кол менен кармап алгандан кийин аткарылат. Мында колдор кескин шилтенет жана тулку бойду активдүү түрдө буруп атаандаш чалкасынан жерге ташталат. Мындан коргонууда сени кармап алуу мүмкүнчүлүгүн бербөө жана атаандаштын колдорунан чыгып кетүү; жакын аралыктан алыш аралыкка чыгып кетүү; артка чегинүү жана бутту алдырак коюу; каршы усул колдонууга аракет жасоо керек (70-сүрөт).

Чалып жыгытуу. Чалып жыгытуу — бул чабуул жасап жаткан атаандашынын бир же эки бутунун астына бутту тез коюп кыймылдоо. Мында атаандаш коюлган бутка чалынып, анын үстүнөн жыгылат. Чалып жыгытуу кол жана тулку бойдун чалууга карама-каршы коюлган бутту көздөй кескин кыймылынын натыйжасында ишке ашырылат.

Чалып жыгытуу төмөнкү учурларда колдонулат: а) атаандаш чабуул жасап жаткан күрөшчүнүн алдыга чыгарылган бутуна таянып аны өзүнө тартканда (таяныч буттун астына чалуу); б) атаандаш тулку боюнун оордугун бир бутуна түшүргөндө (анын астына чалуу); в) атаандаш бир орундан экинчи орунга жылып буттарын чалыштырганда (алдыда турган буттун же эки буттун түбүнө чалуу); г) атаандаш буттарын кең коюп,



70-сүрөт.


түз турганда (буттарынан бирин чалуу). Мында коргонуу үчүн — колдордун кармап алуусуна жол койбостук; атаандашты артка же жамбашка буруу; атаандашты өзүнө тартуу жана тең салмактуулуктан чыгаруу; буттарды өз учурунда атаандаштын койгон буттарынан көтөрүп ынгайлуу жерге алыш качуу; буттарды тизеден бүгүү жана тулку бойду алдыга ийүү.

Эки буттун астына арттан чалыш жыгытуу. Мында чабуул жасап жаткан күрөшчү он колу менен атаандашынын тонунан, сол колу менен болсо атаандаштын чыканагынын алдынан женинен кармап алат. Чабуулчу шерикти өзүнө (анын тулку-боюнун оордугун он бутуна өткөрүү үчүн) солго тартат жана он бут менен эки бутунун арасынан арттан чалат жана шерикти артына жыгытат. Коргонууда чабуулчунун он жамбашына колдору менен таянып, он бут артка-онго ташталат; чабуул жасап жаткан он бутун чалуу үчүн көтөргөндө аны өзүнөн сол жакка тартат (он буттун ордуна); чабуул кылып жаткандын бутунан аттап өтүлөт; каршы усулда жыгылып жаткан учурда сол бут менен солго-артка ишенимдүү, туруктуу кадам коюлат, он бут алдыңкы буттун астына коюлат жана кол менен алдыга тартылат жана аны артына жыгытат (71-сүрөт).

Белбоодон кармап жамбашка чалыш жыгытуу. Чабуул жасоочу он колу менен он желке аркылуу шериктин белбоосунун артынан, сол колу менен болсо белбоонун алдынан кармап алат. Андан соң шерикти өзүнө тартат, өзүнүн он бутун шерикти жамбашка чалуу үчүн анын бутунун артына коёт жана солго ай-



71-сүрөт.



72-сүрөт.

лантып буруп, шерикти өз үстүнө тартат. Мындан кийин оң жакка жыгылып жатып анын артына өтөт (усулду колдонгондо шериктин тонунан же белбоосунан кармаш керек) (72-сүрөт).

Алды жагынан чалыш жыгытуу. Чабуул кылыш жаткан күрөшчү оң жагы менен, шериги сол жагы менен турат. Шериктин кийими оң кол менен кийиминин артынан же жакасынан кармап алынат. Чабуулчу тулку боюн ийип, шериктин колу жана тулку боюн шилтеп анын оордугун буттун учтарына өткөрүүгө мажбур кылат. Андан соң солго тез бурулуп, сол бутту артка-солго алып, анын учу шериктин бутунун учун түздөп коюлат. Оң бут менен алдыңкы бут чалынат. Мына ошентип, тулку бойдун оордугу сол бутка өткөрүлөт (оң бут түздөлүп килемге коюлган). Эки колду жана



73-сүрөт.

тулку бойду солго-ылдыйга шилтөө менен шерик жыгытылат, муну шерикти сол кол менен он же ниен тартып женил жыгытуу деп аташат (73-сүрөт). Коргонууда: белбоого алакан менен таянып атаандашты тен салмактуулуктан чыгаруу; атаандаштын сол балтырынын учунан илип алуу керек. Каршы аткарылуучу усулда: бурулуу учурунда белбоодон кармап алыш чабуул жасап жаткандын артына таштануу керек (бул арттан бүктүрмә деп аталат).

Артка чалып жыгытуу. Чабуул жасоочу бир колу менен атаандаштын белбоосунан экинчи колу менен артынан кармайт. Чабуул кылуучу шеригинин тулку боюн өзүн көздөй кысып тартат жана оордугун сол бутка өткөрөт. Аны колдору менен кичине тартып көтөрүп «артка чалып жыгытуу»ну ишке ашыруу үчүн өзүнүн он бутун шериктин буттарынын артына коёт, кийин ага бүткүл оордугун салып, он бутун өзүн көздөй тартат жана атаандашын артка жыгытат (шериктин белбоосунан кармап коопсуздук сакталат). Коргонууда сол бут артка-солго ташталат, колдор менен түртүп, он бутту буттардын арасына киришине жол коюлбайт. Каршы усулда он бут менен кармап артка чалып жыгытылат.


Илип алуу. Бул усулда күрөшчү атаандашын бүгүлгөн буту же балтыры менен көтөрөт же турган абалда атаандашынын бутунан кармайт же өзүнө тартат. Мында күрөшчү бутун тизесинен бүгүп атаандашынын бутуна коёт, таманын көтөрүп анын балтыры-



74-сүрөт.

нын төмөнкү бөлүгүнө арттан же алдыдан кысат, ошондой эле тулку бойдун кыймылы менен атаандашын килемге чаап жыгытат. Илип алуу усулу сырттан буттар менен жана тондун жакасынан жогорураак жерден, ошондой эле белбоодон кармап алып бут менен ишке ашырылат (74-сүрөт).

Жеңил тебүү жана мұдүрүлтүү менен жыгытуу. Мұдүрүлтүү — бул күрөшчүнүн өз бутун женил шилтеп атаандашынын бутуна, анын оордук борборунун ылдыйыраагына колдору жана тулку бою менен кара-ма-каршы багытка тартып алып келүү ыкмасы болуп саналат. Жеңил тебүү бул — чабуулчунун өз бутунун учу менен атаандашын чалып жыгытуусу. Ферганача белбоо менен күрөшгүдө буга тыюу салынат, Бухара күрөшүндө буга уруксат берилген. Белбоолуу күрөштүн өзгөчөлүгү мына ушул татаалдыгында. Бул мұдүрүлтүү усулунун төмөнкүдөй түрлөрү бар: жамбаштан жана атаандаштын бутунун алдынан чалуу, атаандаштын бутунун артынан чалуу, атаандаштын бутун сол бут менен түртүп чалуу (75-а, б, в, г сүрөттөр).



75-сүрөт.

Күрөшчүнүн дene тарбиялык даярдыгы

Чебер жана тажрыйбалуу күрөшчү болуш үчүн усулдарды аткаруу техникасын билүү гана жетишсиздик кылат. Ал үчүн жетиштүү даражада дene тарбиялык даярдыкка ээ болушун, башкача айтканда күч, ылдамдык, ийкемдүүлүк, шамдагайлык ошондой эле чыдамкайлык сапаттарын өөрчүтүп, кошумча түрдө машигышың керек болот.

Күчтү өөрчүтүү үчүн гантелдер, таштар (8 кг), эспандерлер, тренажерлер менен көбүрөөк машик. Тартылууга, бүгүлүгө байланышкан толтурма топтор (медицинболдор) (2—3 кг) менен көнүгүүлөрдү жаса.

Ылдамдыкты өөрчүтүү үчүн 30—60 м аралыктарга убакытты белгилеп кооп чурка, ордунда туруп тез чуркоо кыймылын, толук отуруп жогоруга секириүүлөрдү жаса, баскетбол, футбол, күрөшчүлөрдүн регбисин ойногула, секириүүчү жипте 1 минутага чейин секир.

Шамдагайлыкты өөрчүтүү үчүн секир, толтурма топторду ат, манекендерди ыргыт, батутта секир, катуу, жумшак, тайгак жана термелүүчү таянычтарда акробаттык көнүгүүлөрдү жаса.

Ийкемдүүлүктү өөрчүтүү үчүн ар күнү эки жолу желке жана таз-бел муундарын, омуртка тутумдарын созуу боюнча көнүгүүлөрдү жаса. Созулуу көнүгүүлөрүн 30—40 жолу кайталоого аракеттен. Алдыга, артка ийил, шпагатка отур, көпүрөөчө абалын пайда кыл жана башка.

Чыдамкайлыкты өрчүтүү үчүн кросско чурка, футбол, баскетбол ойно, секириүүчү жипте 3 минуттан 6 минутага чейин секириүүлөрдү аткар. Тапшырмаларды аткарып жатканда врач, спорттук устаттын көзөмөлүнүн астында демди бир калыпта карма, ошондой эле тоо шартында машигууларды өткөр жана атайын психикалык даярдык көр, бул өтө пайдалуу.



Бөлүм боюнча суроолор

- Спорт гимнастикасынын адамдын жогорку чекке жетишүүсүндөгү мааниси, орду кандай?
- Сен гимнастиканын кайсы түрү менен машигасын, эмне үчүн?

3. Секириүүчү жип менен машыгуу кишидеги кайсы дene тарбиялыш сапаттарды өөрчүтөт?
4. Секириүүчү жипте секириүү менен жөн секириүүнүн ортосундагы айырманы түшүндүрүп бер.
5. Тегеренип туруп аткарылуучу көнүгүүлөрдөн кайсынысы сага жакты?
6. Кол жана желкелер үчүн буюмдуу жана буюмсуз кандаи көнүгүүлөрдү билесин?
7. Шамдагайлышты өөрчүтүүчү кандаи көнүгүүлөрдү билесин?
8. Гимнастикалык дубалдын жардамында ийкемдүүлүктү жана ийилчектики өөрчүтүү үчүн кандаи көнүгүүлөрдү жасаса болот?
9. Музыка жана саноо менен аткарыла турган кандаи ритмикалык гимнастиканын көнүгүүлөрүн билесин?
10. Кыздыруучу көнүгүүлөр деген эмне? Анын киши организми үчүн кандаи пайдасы бар?
11. «Женил атлетика» деген атоо кандаи маанини билдириет? Ал биринчи жолу качан жана кайсы мамлекетте колдонулган?
12. Кандаи аралыктар чуркоонун ылдамдык сапатын өөрчүтөт? Кандаи аралыкка чуркоодо старттын кайсы түрү пайдаланылат?
13. Аралыкка секириүүдө чуркоо аралыгы канча жөнөкөй кадамга барабар болот?
14. Топту аралыкка ыргытууда кол жана тулку бой кандаи абалда болушу керек?
15. Бийиктике секириүүдө чуркоо кадамдарынын саны канча болот?
16. Баскетбол оюнунда топту эки колдо алыш жүрүүгө мүмкүнбү? Баскетболдо топту ээлеп алгандан кийин канча кадам жүрүүгө болот?
17. Волейбол оюнунун мазмунун айтып бер.
18. Гандбол оюну ким тарабынан, качан жана кайсы мамлекетте ойлоп табылган? Гандболдо команда канча оюнчудан турат?
19. Күрөштүн кандаи түрлөрүн билесин? Күрөш жана белбоолуу күрөштүн түрлөрү бири-биринен эмнеси менен айырмаланат?

III бөлүм**ДЕН СООЛУГУМ ЧЫҢ БОЛСУН ДЕСЕН**

Окуучулардын дene тарбиясында мугалимдин көмөгүсүз өз алдынча жүргүзүлүүчү машигуулар өзгөчө мааниге ээ. Ошону менен эле бирге дал ушул учурда бул машигууларды үзгүлтүксүз түрдө аткарып баруу ден соолугундун чыңдалышына, дene тарбиялык өнүгүү жана кыймылдын даярдык даражасын жогорулатууга, сабакта өтүлгөн материалдарды бышыктоо жана программанын материалдарын эң кыска убакыттарда өздөштүрүп алууга жардам берет. Сабакта, албette балдардын баарына жана ар бирине өзүнчө айрым-айрым көнүл буруу жана аларды байкоо, үйрөтүү, ар дайым эле женил боло бербейт. Бирок көнүгүүлөр окуучуларга бир иштен экинчисине өтүүлөрүнө, бош убактысында активдүү эс алуусуна жардам берет. Ошондуктан, ар кандай абалда да балдардын дene тарбиялык көнүгүүлөр менен үзгүлтүксүз машигууларына шарт жаратып бериш керек. Эгер сен мүмкүнчүлүктөн толук пайдалансан, анда машигуулар алдына коюлган максаттарга: жакшы окууга, коркпос, күчтүү, шамдагай болууга жетишүүдө өзгөчө мааниге ээ болот.

Мектептен сырткарыда, үйдө, көчөдө тенқурларын менен тапшырмаларды аткарып жатканында төмөнкү эрежелерге амал кыл:

1. Көнүгүүлөрдү аткарууну татаал болбогондорунан башта (өзгөчө, биринчи машигууну).
2. Сыркоолоп турсаң же өзүндү жаман сезип жаткан болсоң анда эң жакшысы машикпай тур.
3. Дене тарбия көнүгүүлөрүн ач абалда же өтө тоюп алып кокусунан аткарууга мүмкүн эмес.
4. Көнүгүүлөрдү каалап, эргүү менен аткар. Арада 2—3 минута тыныгуу жаса.
5. Коюлган нагрузканы тамырдын согуусунан (15 секундда) аныктоону үйрөн.

Дене тарбиятлык сапаттарды өөрчүтүүгө байланышкан көнүгүүлөр

Чындыгында, өсүп жаткан организм үчүн эртен мененки гимнастикалык көнүгүүлөр менен гана чектелип калуу жетишсиздик кылат. Ошондуктан, сен төмөндө толук окуу жылы үчүн ылайыкталган бир нече татаал болбогон көнүгүүлөрдүн комплексин аткарсаң эч кандай зыян тартпайсың. Бул комплекстер боюнча машыгууну окуу жылышын башынан, башкача айтканда мектепте окуу башталган биринчи күндөн баштасан, натыйжа күткөнүндөй болот.

Күчтүү өөрчүтүү үчүн аз жана орто каршылыктагы жалпы өөрчүтүүчү көнүгүүлөрдүн комплекси пайдаланылат. Көнүгүүлөр айлана боюнча тегерек болуп аткарылуучу машыгуулар усулу менен жүргүзүлөт.

Ар бир «аялдама» өзүнүн шарттуу атына ээ, анткени анда колдонулуучу көнүгүүлөр түздөн-түз анык бир булчундарды өөрчүтүү үчүн бағытталган.

«Бисепстер» (эки мүйүздүү булчун) дин аялдамасы

1. Б.а. — буттар кенен коюлган, колдор 1—2 кг дык гантелдер менен ылдыйга түшүрүлгөн. 1 — гантелдерди желкеге кой; 2 — баштапкы абалга кайт. Көнүгүүнү 10—12 жолу кайтала.

2. Б.а. — негизги түз туруу абалы. Колго «эспандер» дин, башкача айтканда эки-үч кабатталган серпилгичтүү резина тасманын бир учун кармап, анын экинчи учун он (сол) бут менен тебелеп тур «эспандер»дин каршылыгын жөнип, колдорду 12—15 жолу бүк.

3. Устунга асылган түрдө 5—8 жолу тартын.

«Трисепстер» (үч мүйүздүү булчун) дин аялдамасы

1. Б.а. — тизеде колго таянып тур. Колдорду 10—12 жолу бүгүп-жазып тулку бойду көтөрүп түшүр.

2. 2-көнүгүүнүн дал өзү, бар болгону буттарды бийик таянычка (стул же скамейкага) тире. 8—10 жолу жатып тур.

3. Б.а. — буттарды кең ачып тур, колдорду 1—2 кг дык гантелдерди кармап ылдый түшүр. 1 — гантелдерди көкүрөк тушунда карма жана жогоруга

көтөр; 2 — баштапкы абалга кайтып, көнүгүүнү 8—10 жолу кайтала.

«Арка» аялдамасы

1. Б.а. — буттарды кең ачып, колдорду баштын аркасына алып түз тур. Тулку бойду 10—12 жолу ийилтип-тур.

2. Б.а. — чалкалап жатып, колдорду баштын аркасына алып бириктир. Тулку бойду 10—12 жолу алдыга көтөрүп түшүр, ошол эле учурда буттарынды да бүгүп жаз.

3. Б.а. — түз туруп буттарды керип жана колдогу 1—2 кг дык гантелдерди желкелерге кой. 1 — тулку бойду алдыга ий; 2 — баштапкы абалга кайт жана көнүгүүнү 8—10 жолу кайтала.

«Пресс» (ич булчундарынын) аялдамасы

1. Б.а. — тик бурч түзүлгөндөй абалда отур. Түз сунулган буттар менен карама-каршы кыймылдарды 10—12 жолу жаса.

2. Б.а. — чалкалап жатып түз сунулган буттарды бүкпөй 90° ка чейин көтөр, кыймылды улантып буттун учун баштан ашырып жерге тийгиз. Көнүгүүнү 12—15 жолу кайтала.

3. Б.а. — тик бурч түзүлгөндөй абалда отур. Түз сунулган буттарды ажыратпай 0 дон 10 го чейинки болгон сандарды абада жаз.

4. Б.а. — бруста бутун менен тик бурч пайда кылып, 3—5 секундага чейин бул абалды кармап тур.

5. Б.а. — устунга асылган абалда түздөлгөн буттарды 3—6 жолу 90°ка чейин көтөр.

«Буттар» аялдамасы

1. Б.а. — отуруп 10—12 жолу колдорду алдыга, белгे, башка коюп түшүр.

2. Б.а. — буттарды ийин көндигинде коюп, колдорду белгे така. Жогоруга кескин түрдө секир жана 6—8 жолу пружинасымал отуруп тур.

3. «Тапанча» (пистолет) көнүгүүсүн 5—8 жолу аткар.

4. Эки бутта стулга, скамейкага, тепкичке ордундан туруп теминип секирип чык (тосмонун бийиктиги 20—50 см).

5. Секириүүчү жипте 1 минутадай секир.

Ар бир «аялдама»да көнүгүүлөрдү тандоо уул балдардын дene-тарбиялык даярдыгына карап ишке ашырылат. Тапшырмалардын өздөштүрүлүгүсүнө карай көнүгүүлөр татаалдаштырылып барылат. Үй тапшырмасын аткарғандан сон, булчундарды бошоштурууга байланышкан көнүгүүлөрдү жаса.

Чуркоо чыдамкайлыкты өөрчүтүү үчүн өз алдынча иштөөнүн бир түрү болуп эсептелет. Чыныктыруучу чуркоо бизге эмне берет? Эң жакшы ден соолук жана оорусуз жашоо; туура, көркөм жана сулуу, келишимдүү бой-келбет; бекем нерв системасы жана ачык маанай; ишке жарамдуулук; күчтүү эрк жана бекем ишеним; спорттук көрсөткүчтөрүнүн жаңы денгээлдерге көтөрүлүгүсүн; он жөндөмдөр жана жаны мүмкүнчүлүктөр; убакытты үнөмдөө жана чуркоо учурунда жаңы досторду, тааныштарды арттыруу жана башкаларды берет. Мына ушулардын баардыгы чындоочу чуркоонун натыйжалары болуп саналат.

Андай болсо, ишти эмнеден баштоо керек? деген суроону беришин табигый нерсе. Мында сен биринчи күнкү машыгуулардан баштап эле **жай чуркоону** үйрөн. Бул сен ойлогончолук оңой нерсе эмес. Жай чуркоого сабырдуулук менен узак убакыт үйрөнүү керек. Сен башында көчө жайда жалгыз өзүн чуркоодон, кыймылдарындан уялышын, алар сага одоно жана күлкүлүү туюлушу мүмкүн. Ушундай абал болбостугу үчүн 1—10 минута чуркоону биринчи үйдө, таңкы гимнастика машыгуулары учурунда башташ керек.

Машыгуунун биринчи жумасында жакшысы жалгыз чуркаганың он, анткени ар биринердин даярдык даражанар ар түрдүү. Баштап чуркоо ылдамдыгы жөө жүрүүдөн анчалык деле айырмаланбаганы менен анын женил жана жагымдуу болушуна умтул. Негизгиси — чуркоо үзгүлтүксүз болушу керек. Чуркоонун узакка созулушу, бул пайдасы тийиши мүмкүн болгон негизги шарт деп эсептелет. Биринчи күндөрдө чуркаганында жалпы аралыкты орточо ылдамдыктан да жайыраак баштап, жайыраак аяктаганың максатка ылайык болот.

Буттарың чуркоого көнгөнгө чейин «жумшак», тынч, тұз, жана кескин ойдун-чункурларсыз болгон жолду танда. Транспорт жүрүүчү жолдон жакшысы алыс бол. Кез-кези менен чуркоо жолунду да өзгөртүп тур.

Буттарыңдын тазалығына көнүл бур, күн сайын аларды самындал жуу, өзгөчө, чуркагандан кийин, жылуу душка түш. Машыгуунун алдынан женил тамактансан, алма, мөмөлөрдүн согу же айран ичсөң зиян кылбайт. Бирок кыска чуркоолордун алдынан да тоюп тамактанба.

Аба-ырайынын ар кандай шартында да чуркоого үйрөн, анткени начар аба-ырайы шартында сен өзүндүн эркинди жана чечкиндүлүгүндү тарбиялайсың, организминди чындал, аны суук тийүүлөргө каршы чыдамдуу кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосун. Жол тайгак болгондо, ылдамдыкты азайтып, майда тез-тез кадамдар менен чурка. Эгерде күн ысык болсо, чуркоонун ылдамдыгын жана мөөнөтүн (узактыгын) азайт. Жаңы баштоочулар тамагына суук тийбесин үчүн чуркоо узактыгын азайтса болот. Абаны мурун же ооз аркылуу тарт, бирок суук учурларда адаттагыдай терен дем алба. Кулактарыңды бекитүүчү баш кийим, колуна колкап жана бутуна жүн байпак менен кроссовка кийип ал.

Машыгуулардын биринчи аптасында өзүндү кандај сезип жатканыңды күзөтүп бар. Чуркоону женил жана өтө каалап аткарыш керек.

Чуркоодогу сенин абалыңды билдириүүчү негизги көрсөткүчтөрдүн бири, бул пульс. Аны чуркап бүткөн-дөн кийин 6–8 секунд убакыт өткөрүп туруп өлчөш керек. Мында 15 секундада жүрөк канча жолу соксо, ошону 4 кө көбөйтүү керек. Ар бир адам өз пульсунун өзгөрүү чегин билиши керек. Машыгууну жаңы баштагандарда нагруззканан кийин, жүрөктүн согусу минутуна 120–130 дан ашпастыгы керек. Чуркагандан кийин 5–10 минутанын ичинде пульс адаттагы көрсөткүчкө кайра келиши керек. Чуркоо аралыгын жана пульска карай өзүн кандай сезүүсүн жазып баруу ыңгайлуюу болсун үчүн «өздүк дептерче» тутуш керек. Бул дептерге күндөлүк нагруззканы километрлерде жана

пульсту 15 секунддагы маанисин жазып бар. Ушул тартиппе аптанын, айдын өтүшү менен жалпы километраж (аралык)ды көбөйтүү же азайтуу жана өзүн сезүүнү талдап көрүү мүмкүнчүлүгү пайды болот, о. э. натыйжалар белгилеп барылат. Чуркап өтүлүүчү аралыкты километр менен туюнтуунун мүмкүнчүлүгү болбосо, анда эсептөөнү саат боюнча да жүргүзүүгө болот. Анда километражды төмөнкүдөй эсептөө менен оной аныктап аласың: 1 км ди — уул балдар 5—6 минутада, кыздар 6—7 минутада, 2 км ди уул балдар 10—11 минутада, кыздар 12—13 минутада, 3 км ди — уул балдар 18—20 минутада, кыздар болсо 20—22 минутада басып өтүшсө туура болот.

Жаш чуркоочунун өздүк дептерчесинин үлгүсү (1 айга)

Дата	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	29	30	Ай боюнча
Чуркап өтүлгөн аралык (км)	1												
Чурка-ганга чейин-ки пульс	72												
Чурка-гандан кийинк-и пульс	130	130								130			

Эскертме: дал ушундай дептерчени бүткүл окуу жылы үчүн да түзсө болот. Эгерде зарылдык болсо, анда көрсөткүчтөрдү бир же эки жолу эсептеп көрүү мүмкүн.

Дене тарбиялык сапаттарды: ылдамдыкты, күчтүү шамдагайлыкты, ийкемдүүлүктүү жана башкаларды тен, бирдей өөрчүтүү үчүн татаал болбогон көнүгүүлөрдү жаса. Аларды өз алдынча аткаруу кыйын эмес. Буга секириүүчү жипте секириүү, пресс көнүгүүлөрү, асылып тартылуу, жерге түз жатып таянып колдорду бүгүп-казауу, жогоруга секириүү жана башкалар кирет.

КҮЧТУ, ҮЛДАМДЫКТЫ, ИЙКЕМДҮҮЛҮКТУ, ЧЫДАМКАЙЛЫКТЫ ЖАНА ШАМДАГАЙЛЫКТЫ ӨӨРЧҮТҮҮЧҮ КӨНҮГҮҮЛӨР

Күчтү өрчүтүүчү көнүгүүлөр

1. Буттарды кең ачып түз тур. Кол эспандери менен колду ылдыйда, алдыда, артта, капиталда тутуп ала-канды бүгүп жазып көнүгүү жаса.
2. Дубалдын жанында 0,5—0,7 м аралыкта тизелеп туруп манжаларга (алаканга) таянып колдорду бүгүп жаз.
3. Буттарды кең коюп туруп 1—3 кг дык гантелдерди түз сунулган колдор менен көкүрөк тушунда карма. Колдорду эки жакка жаз. Ушунун өзүн алдыга ийилип же столго жатып алыш аткар. Варианттар: түз туруп, отуруп, жатып колдорду жогоруга, капиталга бүгүп жазуу, керүү.
4. Буттар желкеден кең коюлган, колдогу гантелдер менен алдыга буттун учун көздөй ийил. Түздөлүп колдорду эки жакка керип көтөр. Вариант: алдыга ийилип колдорду бириктирип жерге тийгизүү, туруп жатып колдорду жогору көтөрүү.
5. Гимнастикалык скамейкада жатып таян. Колдорго таянып бүгүлүү. Ушунун өзүн буттарды скамейкага тирөө менен кайтала. Жатып бел курчамда, балтырда, буттун учунда таян жана бүгүл. Бир бутту жогору көтөрүп кол чап.
6. Түз туруп таян. Стулдун жөлөнгүчүнө таянып, колдорду бүк жана ушул эле учурда бутту тизелерден бүк. Ушунун эле өзү, бар болгону буттарды бурч пайда кылгандай түрдө карма.
7. Резина (эспандер) менен көнүгүүлөр жаса. Резинанын ортосунда туруп алыш, анын учтарынан бекем кармап эки жакка бирдей тартып (жогоруга, алдыга) соз жана көкүрөккө керип тийгиз.
8. Аркан менен, устун менен жогоруга кол жана буттун жардамында чык. Дал ушунун өзүн колдор менен гана аткар. Ушунун эле өзү, колдордун гана жардамында жогоруга чыгып-түш.

9. Ич менен стулга (тумбочкага) жатып колдор менен жакын турган таянычты кармап белди бүгүп көтөр жана түшүр. Ушунун эле өзү, бар болгону буттар менен 1—2, 3—4 кг дуу толтурма топту тутуп тур.

10. Түз, буттарды желке кендигинде коюп тур. Колдордо гантель. Ушул абалда толук отуруп-тур. Бир бут менен алдыга кадам ташта жана кайт. Буттардын абалын өзгөртүп секир. Вариант: колдордо гантелдер менен бир бутта отуруп-тур.

11. Шерик менен аткарылуучу көнүгүүлөр: шерикти бир же эки колдо өзүнө тарт. Ушунун өзүн тизелеп туруп аткар.

Ылдамдыкты өрчүтүүчү көнүгүүлөр

1. Баскетбол же волейбол тобун чоң ылдамдык менен дубалга уруп кайра тутуп ал. Эки бутта жана бир бутта секир, ордуңда чурка. Вариант: ушул көнүгүүлөрдүн баарын шерик менен түз туруп, отуруп, жатып, тизеде туруп аткар. Көкүрөк тушунан, баштын үстүнөн, солдон, ондон, ылдыйдан топ ыргытууларды тез аткар.

2. Жогорку тездикте отуруп-туруп секирип дарактын шагына асыл же колунду тийгиз.

3. Чалкалап жатып же колдорго таянып отуруп, жогорку тездикте «велосипед» айдоо көнүгүүсүн аткар. Вариант: жогорку ылдамдыкта алдыга ийил, тур.

4. 3 м, 5 м жана 10 м ге тез барып-келип чурка. Буттан бутка секирип чурка.

5. Тепкичке чуркап чык.

6. Ордуңда туруп тизелеринди көкүрөккө жакын-датып «кенгуру»га окшоп секир. Алдыга «бака»га окшоп чоң ылдамдыкта эки бутта секир.

7. Эңкейип гимнастикалык таякты эки колдо кармап тур жана андан секирип ёт.

8. Ордуңда туруп тизелерди бийик көтөрүп чоң ылдамдык менен чурка. Ушунун өзүн алдыга жылып аткар.

9. Баштап бир бутта ордуңда туруп, кийин алдыга жылып секир. Шеригин менен бир бутта секирип куушмай оюнун ойно.

10. Шеригин менен 20, 30, 40, 50, 60 м дик аралыктарга ким кыска убакытта барууга мелдешип чурка.

11. Резина аркандын каршылыгын женип чуркоого аракеттен («ат» оюну, мында шерик арканды кол менен кармап алат).

Ийкемдүүлүктүү өрчүтүүчү көнүгүүлөр

1. Алқакты он, сол колдо айландыр. Ушунун өзүн бир бутта туруп айландыр.

2. Гимнастикалык таяктан алдыга-артка секирип өт. Вариант: чалкалап жатып гимнастикалык таяктан бир жана эки бутунду ашырып өткөр.

3. Дубалдан 1 м алыстыкта туруп дубалды көздөй артың менен ийил. Ушунун өзүн бир бутта, тизелеп туруп аткар. Колдо гимнастикалык таяк менен артка ийилип колду жерге тийгиз. Чалкалап жатып, кол жана бутту жерге таяп «көпүрө»чө пайда кыл.

4. Курсакта жатып колун менен артка ийилип 5—10 секундка таманынды кармап тур.

5. Жерде бутту сунуп отуруп алдыга ийил жана 10—30 секундка чейин колун менен буттун учун кармап тур.

6. Буттарды бириктирип түз тур. Алдыга ийилип 10—30 секундка чейин колун менен бутундун таманын кармап тур.

7. Гимнастикалык таякты кармаган абалда колдорунду алдыга, артка кайыр.

8. Шеригин менен бири-бириңердин жонунарга жөлөнүп, колдорду чыканактан өз ара чиркелиширип бүккүлө жана кезеги менен алдыга ийилгиле.

9. Гимнастикалык дубал, стол, стулдун алдында бутунду тиреп тизеден бүгүп жаз жана пружинасымал кыймылдап шпагат жасоого аракеттен. Эми чон кадам таштап шпагатка отурууга аракеттен.

10. Буттарын кең койгон шериктин тушуна отур. Шеригин колдорун желкеңе коюп алдыга ийилсин.

11. Гимнастикалык дубалга буттарды желке кенди-гинде коюп тартылуу.

12. Бир кол менен жөлөнгүчтү, козголбос предметти кармап, буттарды шилтөө. Ушунун өзүн алдыга жана артка ийилип аткарару.

Чыдамкайлыкты өрчүтүүчү көнүгүүлөр

1. Секириүүчү жипте 1-3 минутага чейин секир.
2. 30—50 см бийиктиктиги скамейка же башка нерседен бир бутта секир.
3. 15—20 жолу алкакта алдыга жана артка секирип өтүү. Мында алкактын бир жагы жерде, экинчи жагы колдо болот.
4. Колдорду айлана боюнча кыймылдат.
5. Турникке же дарактын шагына асыл.
6. Буттарды тизеден бүгүп бийик көтөрүп түшүр. Ушунун өзүн түз сунулган буттар менен бел курчоого чейин көтөрүп жаса.
7. Колдорду түрдүү абалдарда кармап отуруп-тур. Ушунун өзүн уул балдар колдо гантель менен аткарын.
8. Курсакта жатып колдорду баштын артында бириктирип тулку бойду ийип жогоруга көтөрүл, башкача айтканда көкүрөгүң менен бут бөлүгүндү. Ушунун өзүн стол же стулга окшош бийик жерде кайтала.
9. Отуруп артка кол менен таян. Буттарды кен жаз. Артка таянып буттарды түз жана айлана боюнча кыймылга келтир.
10. Чалкалап жатып, колдорду тулку бойго параллель түрдө, түз сунулган буттарды айлана боюнча кыймылдат: баштап оң жакка, кийин сол жакка айлант.
11. Ордуңда туруп, шеригиндин же эспандердин (резина тасма) каршылыгын женип, тизелерди бийик көтөрүп кыймылдат.
12. Баштап 50—100 м аралыктарга алдыга өзгөрмөлүү — жогорку, орто ылдамдыктарда, кийин артка жай чурка (кайра калыбына келүү).
13. Кросстук чуркоо — жай, орто ылдамдыкта. Чуркоо ылдамдыгын, аралыктын узундугун, чуркоо трассасын жана башкаларды өзгөртүп чурка.

Жайкы эс алуу үчүн ылайыкталган көнүгүүлөр

Жай мезгилинде көбүрөөк сүзүү боюнча көнүгүүлөр менен машыксаң пайдалуу болот. Ал үчүн кыймылдардын туура техникасын өздөштүрүүгө аракет жасап, түрдүү усулдар менен 100—200 метрден сүзүш керек. Дем алуу булчундарынын бышыктыгын жогорулатуу жана организмдин чыдамкайлыгын ашируу үчүн сууга чумуу эң жакшы каражат. Бирок мууну сүзүүнү жакшы билген чондор жана жакшы текшерилген киринүүчү жайда үйрөнүш керек. Жалгыз өзүн турган учурда эч качан сууга чумуба, антикени күтүлбөгөн окуялар болушу мүмкүн.

Эгерде кайык бар болсо жана анда калак тартсанын бол деле жакшы. Аткени, мындай кыймылдын натыйжасында ийин алкагынданагы, арка булчундары, ич пресси жана буттун булчундары жакшы өөрчүйт. Албетте, велосипед тебүү, футбол, волейбол, бадминтон ойноо, кыймылдуу оюндар, туристтик саякаттарда басуунун да пайдасы чон. Мындай мүмкүнчүлүктөр пайда боллоору менен андан пайдаланып кал. Кокус, лагерге бара турган болсон, анда отрядынданагы жана лагер боюнча өткөрүлүүчү бардык мелдештерге, ошондой эле, лагерлер аралык сүзүү, чуркоо, секириүү, футбол, волейбол, «мергендиң» жана башка спартакияларда катышууга аракет кыл. Ошону менен эле бирге, албетте күндөлүк эртең мененки гимнастиканы, чыныктыруучу чуркоону жана негизги дене тарбиялык сапаттарды өөрчүтүүчү көнүгүүлөрдү аткар. Дем алыш күндөрү боло турган спорттук мелдештерге да катышып тур. Бир сөз менен айтканда, дене тарбиясы жана спорт менен достош!



Бөлүм боюнча суроолор

1. Эртең мененки дене тарбиялык көнүгүүлөрдү аткаруу үчүн кандай эрежелерге амал кылыш керек?
2. Эртең мененки көнүгүүлөрдүн комплексинин удаалаштыгы кандай болушу керек?

3. Буюмдар менен жана буюмсуз аткарылуучу көнүгүлөрдү аткаруунун айырмасын жана пайдалысын айтып бер.
4. Гимнастикалык таяк тулку бойдун муундары жана булчундарынын өөрчүшү үчүн кандай роль ойнoit?
5. Чоң жана кичине топтор менен аткарылуучу көнүгүлөрдүн айырмасы эмнеде?
6. Баскетбол жана волейбол тобу менен кандай көнүгүлөрдү жасаш мүмкүн?
7. Турникке тартылуу жана колдорду полго таяп бүгүп жазуу көнүгүлөрүнүн кайсы бириnde күч көбүрөөк өөрчүйт?
8. Ылдамдыкты өөрчүтүү үчүн сен көбүрөөк кыска аралыктарга (30, 60, 100 м) чуркоодонбу же алыс аралыктарга (400, 800, 1500 м) чуркоодон пайдаланасынбы?
9. Барып-келип (10×3 , 10×4 , 10×5 м ге) чуркоо деңгендө эмнени түшүнөсүн?
10. Ийкемдүүлүктө жакшы көрсөткүчтөргө жетишүү көбүрөөк тулку бойдун кайсы бөлүктөрүнүн кыймылдуулугунан көз каранды?
11. Чыдамкайлыкты өрчүтүүде дene тарбиялык сапттардын кайсы бағытын тандаган он?
12. Чыдамкайлыкты өрчүтүүдөгү өлчөм нормативин кандай түшүнөсүн?
13. Жалпы өнүктүрүүчү гимнастиканын спорттук гимнастикадан кандай айырмасы бар?
14. Жалпы өнүктүрүүчү гимнастикада эмне үчүн музықадан пайдаланышаарын айтып бер.
15. Жай мезгилинде чыныгуу жана ден соолуукту сактоодогу эң жакшы иш аракет, машыгуу түрү эмне?
16. Суу процедурасынан кандай пайдаланаарынды айтып бер.
17. Аралыкка чуркоодо кайсы нормаларды кантип эсептөөнү билесинбى?

ТИРКЕМЕ**Окуу нормативдери**

7-класс			Баллдар				
			5	4	3	2	1
1	Бийик турниккө тартылуу (жолу)	уул балдар	7	5	4	3	1
2	Жерге жатып колго таянган түрдө, колдорду бүгүп-жазуу (жолу)	уул балдар	17	12	10	8	6
3	Чалкалап жатып тулку бойду 90° ка көтөрүү (1 минутада) (жолу)	уул балдар кыздар	22 20	20 15	15 10	13 8	11 6
4	Секиргич жипте секириүү (1 минутада)	уул балдар кыздар	80 85	70 80	60 70	55 65	50 60
5	Чон алкакты белде айландашыруу (1 минутада)	кыздар	70	60	45	35	25
6	60 м ге чуркоо	уул балдар кыздар	9 м 30 с 10 м	10 м 10 м 30 с	10 м 30с 11м	11 м 11 м 30с	11м 30с 12м
7	Чуркап келип аралыкка секириүү	уул балдар кыздар	3м 60см 3м 20см	3м 30 см 2м 80см	2м 80см 2м 50см	2м 50см 2м 30см	2м 30см 2м 20см
8	Чуркап келип бийиктикке секириүү	уул балдар кыздар	110 см 100 см	100 см 90 см	90 см 85 см	80см 75 см	70 см 65 см
9	1000 м ге чуркоо	уул балдар кыздар	4 м 5м 30с	4м 20с 6м	4м 50с 6м 30с	5м 7м	5м 30с 7м 30с
10	Теннис тобун ыргытуу	уул балдар кыздар	39 м 25 м	33м 20 м	25 м 16 м	20 м 13 м	15 м 10 м
11	4×10 м ге барып-келип чуркоо (секунда)	уул балдар кыздар	10м 3с 10м 7с	10м 6с 11м	11м 11м 7с	11м 30с 12м	12м 12м 30с

7-класстың тапшырмасы

көнүүчүлөр		Уул балдар					Кыздар		
	Балдар	I чейрек	II чейрек	III чейрек	IV чейрек	I чейрек	II чейрек	III чейрек	IV чейрек
25 секунддун ичинде секирич жипте секириүү (жолу)	1	35	30	40	45	40	45	48	50
	2	40	42	45	50	45	48	50	55
	3	46	48	50	52	52	54	56	58
	4	48	50	52	54	54	56	58	60
	5	50	52	54	56	56	58	60	62
Асылып атрытуу (жолу)	1	4	5	7	8				
	2	6	7	9	10				
	3	8	9	10	11				
	4	9	10	11	12				
	5	10	11	12	13				
Кичине түрниктө жатып тартытуу (жолу)	1					4	6	7	9
	2					6	8	9	10
	3					8	9	10	11
	4					9	10	11	12
	5					10	11	12	13
Таянып туруп колдорду булуп-жазуу (уул балдар — жерде, кыздар — стулда) (жолу)	1	14	16	18	19	8	10	11	12
	2	17	19	20	21	10	11	13	14
	3	20	21	22	23	12	13	14	15
	4	21	22	23	24	13	14	15	16
	5	22	23	24	25	14	15	16	17

Чалкалар жаткын абалдан тулку бойду көтерүү (жолу)

1	15	17	19	21	9	11	13	11
2	17	19	21	23	11	13	15	17
3	19	21	23	25	13	15	17	19
4	21	23	25	27	15	17	19	21
5	23	25	27	29	17	19	21	23
 Бир бутта отуруп-туршүү (жолу)	 1	3	5	7	8	1	2	3
	2	5	6	8	9	2	3	4
	3	7	8	9	10	3	4	5
	4	8	9	10	11	4	5	6
	5	9	10	11	12	5	6	7
	1	160	165	170	175	140	145	150
	2	165	170	175	180	145	150	155
	3	170	175	180	185	150	155	160
	4	175	180	185	190	155	160	165
	5	180	185	190	195	160	165	170
 Турган ордунан аралыкка секириүү (м)	 1	10	12	14	15	6	7	8
	2	11	13	15	17	7	8	9
	3	12	14	16	18	8	9	10
	4	13	15	17	20	9	10	11
	5	14	16	18	21	10	11	12

Окуу номативдери (8-класс үчүн тапшырма)

8-класс			Баллдар				
			5	4	3	2	1
1	Бийик турникке тартылуу	уул балдар	8	6	4	3	2
2	Полго таянып колдорду гимнастикалык орундукка коюп бүгүп жашуу. Гимнастикалык таянып колдорду бүгүп-жазуу (жолу)	уул балдар кыздар	23 12	20 8	18 5	15 3	12 1
3	Чалкалап жатып бойду 90° ка көтөрүү (1 минута)	кыздар	20	17	12	10	8
4	Секиргич жипте секириүү (1 минутада)	уул балдар кыздар	85 90	75 85	65 75	55 70	50 65
5	Чоң алқакты белде айландашуу (1 минутада)	кыздар	75	65	50	40	30
6	60 м ге чуркоо	уул балдар кыздар	9д 2с 9д 7с	9д 7с 10 д 3с	10 д 3с 10д 8с	10д 5с 11д	11д 11д 5с
7	Чуркан келип аралыкка секириүү	уул балдар кыздар	3м 80 см 3м 30 см	3м 50 см 3м	3м 2м 80 см	2м 80 см 2м 50 см	2м 50 см 2м 30 см
8	Чуркан келип бийиктикке секириүү	уул балдар кыздар	115 см 110 см	105 см 100 см	95 см 90 см	90 см 80 см	80 см 70 см
9	1000 м ге чуркоо	уул балдар кыздар	3д 50 с 5д 20 с	4д 10 с 5д 50 с	4д 40 с 6д 20 с	5д 6д 30 с	5 д 30 с 6 д 40 с
10	2000 м ге чуркоо	уул балдар	10д 01 с	10д 40 с	11д 30 с	12 д	13д 30 с
11	Теннис тобун ыргытуу	уул балдар кыздар	42м 25 м	37 м 21 м	28 м 19 м	25 м 15 м	10 м 10 м
12	4×10 м ге ба-рып-келип чуркоо (секунда)	уул балдар кыздар	10 д 10д 3 с	10 д 3 с 10 д 9 с	10 д 6 с 11 д 3 с	11 д 11д 30 с	11д 10 с 12 д

Көнүгүлөр		Жылдык чейректер			
		1	2	3	4
1.	Танқы гимнастика. қыздар чоң алқакты айландыруу (минута) Уул балдар — 2 — 3 кг дуу гантелдер менен көнүгүлөр аткаруу	7 ¹ — 8 ¹ 10 ¹	8 ¹ — 9 ¹ 12 ¹	9 ¹ — 10 ¹ 15 ¹	10 ¹ —11 ¹
2.	Орточо ылдамдыкта чуркоо	9 ¹ —10 ¹	12 ¹	15 ¹	15 ¹ —18 ¹
3.	Тизени бийик көтөрүп барып-келип чуркоо	3×10	4×10	2×15	3×15
4.	Кол күчүн өрчүтүү үчүн көнүгүлөр: а) буттарды бийик предметке таяп, колду жерге бүгүп-жазуу (уул балдар) (жолу); б) турникке, дарاكتын бутагына асылып тартылуу; в) 30—40 см дик скамейканын ара-сынан колдорду бүгүп-жазуу (кыздар); г) жатып, 20—30 см бийиктигети таянычта колдорду бүгүп-жазуу	10 6 12 8	15 8 15 10	18 10 18 12	20 12 22 15
5.	Буттардын күчүн өөрчүтүүгө байланышкан көнүгүлөр: а) эки бутта отуруп кийин жогоруга секирип турзуу; б) бир бутту түз кармап экинчи-синде отуруп турзуу («тапанча»); — кыздар таянычты кармап; балдар таянычты кармабайт; в) тизени көкүрөккө тартып эки бутта секириүү — «кенгуру» (8 ден 3 жолу) (жолу); г) эки бутта алдыга жылып секириүү-«бака»; д) секириүүчү жипте секириүү	15 5 3/8 8/10 120	18 8 5/10 10/15 150	22 10 8/12 13/18 180	25 12 10/15 15/20 200
6.	Пресске көнүгүү жасоо: а) чалкалап жатып тулку бойду көтөрүү, колдор аркада (кыздар); б) чоң алқакты айландыруу (кыздар) (жолу)	10 100	12 150	15 200	18 250

МАЗМУНУ

Киришүү	3
<i>I бөлүм</i>	
Ден соолугун жөнүндө сүйлөшөбүз	5
Көзүндү абайла	7
Туура тулку бой жөнүндө	8
Күн тартибинин бузулушу	10
Пульс	12
Дене тарбиялык өөрчүү көрсөткүчтөрүн билип ал	13
Массаж жасоо (укалоо)ну үйрөн	15
<i>II бөлүм</i>	
Өзүңө өзүң жардам бер	23
Гимнастика	23
Гимнастиканын түрлөрү	24
Танкы дene тарбия көнүгүүлөрү	28
Секириүүчү жип менен аткарылуучу көнүгүүлөр	29
Тегеренип туруп аткарылуучу көнүгүүлөр	30
Жалпы өнүктүрүүчү көнүгүүлөрдүн комплекси	42
Женил атлетика	66
Тез чуркоону үйрөн	74
Узагыраакка секириүүнү үйрөн	75
Баарынан бийик секиргин келеби?	76
Баскетбол	76
Баскетбол оюнунун техникасы	79
Волейбол	84
Волейболчунун ойноо техникасы	86
Өз алдынча машигуу	89
Дене тарбиялык сапаттарды өөрчүтүүчү көнүгүүлөр	90
Волейбол оюнунун техникасын жакшы өздөштүрүү үчүн көнүгүүлөр	90

Гандбол (кол тобу)	92
Кол тобу оюнун техникасы	94
Кол тобу оюнчусунун дene тарбиялык даярдыгы	98
Футбол	100
Эки жактуу оюн	104
Футболчулардын дene тарбиялык даярдыгы	105
Сүзүү	107
Күрөш	116
Күрөшчүлөр үчүн кыймылдуу оюндар	120
Күрөштөгү туруу абалдары, кыймыл жасоолор жана кармоолор	121
Күрөшчүнүн дene тарбиялык даярдыгы	131
 <i>III бөлүм</i>	
Ден соолугум чың болсун десен	133
Ден тарбиялык сапаттарды өөрчүтүүгө байланышкан көнүгүүлөр	134
Күчтү, ылдамдыкты, ийкемдүүлүктү, чыдамкайлыкты жана шамдагайлыкты өөрчүтүүчү көнүгүүлөр	139
Күчтү өрчүтүүчү көнүгүүлөр	139
Ылдамдыкты өрчүтүүчү көнүгүүлөр	140
Ийкемдүүлүктү өрчүтүүчү көнүгүүлөр	141
Чыдамкайлыкты өрчүтүүчү көнүгүүлөр	142
Жайкы эс алуу үчүн ылайыкталган көнүгүүлөр	143
Тиркемелер	145

Усманхожаев Т.С. жана башкалар.

75.1я72

У 74

Дене тарбия: 7—8-класстын окуучулары үчүн
окуу колдонмо 3-басылыши. (Авторлор:
Т.С. Усманхожаев, С.Г. Арзуманов, С.Т. Усман-
хожаев — Т.: «О‘qituvchi» БПЧУ 2017. — 152 б.

ISBN 978-9943-22-114-7

**УЎК 37.037.1(075.3)
КБК 75.1я72**

*TAL'AT SAIDOVICH USMONXO'JAYEV,
SERGEY GEORGIYEVICH ARZUMANOV,
SUR'AT TAL'ATOVICH USMONXO'JAYEV*

JISMONIY TARBIYA

**7 — 8- sinf o‘quvchilar uchun
o‘quv qo‘llanma**

(Qirg‘iz tilida)

Qayta ishlangan va to‘ldirilgan
uchinchchi nashri

*,„O‘qituvchi“ nashriyot-matbaa ijodiy uyi
Toshkent — 2017*

Которгон *A. Зулпихорова*
Редактор *A. Зулпихорова*

Көркөм редактор *B. Ибрагимов*

Техникалык редактор *C. Набиева*

Компьютерде даярдаган *A. Зулпихорова, Ш. Юлдашева*

Басманин лицензиясы АИ №291 04.11.2016.

Оригинал-макеттөн басууга уруксат берилди 17.07.2017 Форматы 60×90¹/₁₆.

Кегли 10, 11 шпондуу. Тауым гарнитурасы. Офсетик басма усуулунда
басылды. Офсетик кагаз. Шартту б.т. 9,5. Эсептик б.т. 5,4.
98 нускада басылды. Буюртма №

Өзбекстан басма сөз жана кабар агентигинин «О‘qituvchi» басма-
полиграфиялык чыгармачылык үйү. Ташкент — 206, Юнусабад району,
Янгишахар көчөсү, 1-үй. Келишим № 76-17.